



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№ 5/2018

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Төрага: Сыдыков А. К.
Коллегия мүчөлөрү: Темиров К. А.
Жаныбекова Ч. А.
Солтобаева Р. Т.
Жооптуу катчы: Куанбек кызы Н.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Юридикалык башкармалыгына:
телефон: (996 312) 61 10 38 телефону
факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 61 08 59 телефону
факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бантык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат.

Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «М-Мaхiтa» тарабынан даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, Горький көчөсү, 48/1-6.

2019-жылдын 6-февралында басууга кол коюлган.

2019-жылдын 11-февралында басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2018-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Сыдыков А. К.
Члены коллегии: Темиров К. А.
Жаныбекова Ч. А.
Солтобаева Р. Т.
Ответственный секретарь: Куанбек кызы Н.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридическое управление:
телефон: (996 312) 61 10 38
факс: (996 312) 61 10 59
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел публикаций Национального банка:
телефон: (996 312) 61 08 59
факс: (996 312) 61 09 92
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.

Предположительная периодичность издания журнала – один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Махима».

г. Бишкек, ул. Горького, 48/1-6

Подписано в печать 6 февраля 2019 года.

Отпечатано 11 февраля 2019 года.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2018 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и английском языках.

МАЗМУНУ:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-ноябрындагы № 2018-П-07/49-2-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2018-жылдын 27-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 10
2. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 7-декабрындагы № 2018-П-15/52-6-(НПА) «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2018-жылдын 18-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 11
3. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 12-декабрындагы № 2018-П-14/53-8-(ПС) «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» токтому (2018-жылдын 18-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 15
4. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 12-декабрындагы № 2018-П-15/53-12-(НПА) «Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) "Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому (2018-жылдын 18-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 39
5. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» токтому (2019-жылдын 10-январында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 43
6. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-36/55-10-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому (2018-жылдын 25-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 74

7. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 24-декабрындагы № 2018-П-07/57-1-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2018-жылдын 27-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган).....85

8. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-14/58-7-(ПС) «Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2018-жылдын 28-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)86

9. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-14/58-8-(ПС) «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2018-жылдын 28-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 117

10. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-12/58-10-(НПА) «Күрөөнү өндүрүү жана кредитөө суроолору боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому (2019-жылдын 18-январында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 119

11. Редакциялык түшүндүрмөлөр

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 ноября 2018 года № 2018-П-07/49-2-(ДКП) «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 ноября 2018 года)..... 135
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 7 декабря 2018 года № 2018-П-15/52-6-(НПА) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 декабря 2018 года)..... 136
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 12 декабря 2018 года № 2018-П-14/53-8-(ПС) «О Положении о лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 декабря 2018 года)..... 140
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 12 декабря 2018 года № 2018-П-15/53-12-(НПА) «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Минимальных требований по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения» от 27 декабря 2017 года №2017-П-15/54-4-(НПА)»» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 декабря 2018 года) 164
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 декабря 2018 года № 2018-П-12/55-6-(НПА) «Об утверждении Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 10 января 2019 года)..... 168

6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 декабря 2018 года № 2018-П-36/55-10-(НПА) «Об утверждении Положения о сервис-бюро СВИФТ Национального банка Кыргызской Республики» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 25 декабря 2018 года) 198
7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 24 декабря 2018 года № 2018-П-07/57-1-(ДКП) «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 декабря 2018 года)..... 209
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 декабря 2018 года № 2018-П-14/58-7-(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 28 декабря 2018 года)..... 210
9. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 декабря 2018 года № 2018-П-14/58-8-(ПС) «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 28 декабря 2018 года) 240
10. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 декабря 2018 года № 2018-П-12/58-10-(НПА) «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам взыскания залога и кредитования» (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 января 2019 года) 242
11. Редакционные уточнения 257

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-ноябрындагы
№ 2018-П-07/49-2-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 4,75 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2018-жылдын 27-ноябрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде жарыялышын камсыз кылсын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 7-декабрындагы
№ 2018-П-15/52-6-(НПА) токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин.

2. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы бул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык

башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын 7-декабрындагы
№ 2018-П-15/52-6-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы
№ 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобонун:

1) «Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата күрөө келишими (Кыймылсыз мүлк)» 4-тиркемесинин:

– 2.4.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2.4.1. Күрөө предметин акысыз өткөрүп бербөөгө, күрөөгө койбоого, милдет жүктөөгө, алмаштырбоого, кандай болбосун түрдө пайдаланбоого, ошондой эле Күрөө кармоочунун жазуу жүзүндөгү макулдугу жок күрөө предметин ижарага бербөөгө»;

– 5.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«5.5. Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирден, ____ нускада түзүлгөн, башка нускалары - каттоо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга жана нотариалдык конторага сунушталат.»;

2) «Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата күрөө келишими (Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугу)» 5-тиркемесинин:

– 2.1-пунктунун 6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«6) ушул Келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган кредиттер, талап кылуу укугу Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) токтому менен бекитилген Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарда каралган мүнөздөмөлөргө туура келет.»;

«Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата күрөө келишимине (Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугу)» карата 1-тиркемесинин Күрөөгө берилген кредиттик келишимдердин тизмеси төмөнкү редакцияда берилсин:

«

№	Кардардын аты-жөнү	Кредиттик келишим түзүлгөн күн	Кредиттик келишимдин номери	Ордун жабуу күнү	Валютасы	Номиналы	Карыз калдыгы улуттук валютада	Пайыздык чен	Долбоордун каржылануучу тармагы	Күрөө келишиминин №	Күрөө келишими түзүлгөн күн	Күрөөнүн аталышы	Күрөөнүн дареги	Күрөөнүн бааланган наркы	Башка зарыл маалыматтар
							0,00								

Саны	суммасы (сом түрүндө)	Үлүшү (% түрүндө)						
Улуттук валютадагы кредиттер								
Чет өлкө валютасындагы кредиттер								
Жалпы кредиттик портфель								

Кызмат орду _____

(кол тамгасы) _____ М.О.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 12-декабрындагы
№ 2018-П-14/53-8-(ПС) токтому

«Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

– Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому;

– Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-14/54-11-(НПА) «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому.

3. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо төлөм системалары боюнча маселелерди тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
12-декабрындагы
№ 2018-П-14/53-8-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө

ЖОБО

1-глава.

Жалпы жоболор

1. «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) тарабынан төмөнкү иш багыттарын лицензиялоо тартиби белгиленген:

а) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу кабыл алууга жана өткөрүүгө, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо;

б) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо.

2. Бул Жобонун талаптары коммерциялык банк менен түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде калкка чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган агенттердин ишине, өз ишин Улуттук банктан алынган лицензиянын негизинде жүзөгө ашырган банк эмес финаны-кредит уюмдарынын ишине таркатылбайт.

3. Ушул Жобонун талаптары бузууга жол берилген шартта Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөм

системасынын операторуна жана/же төлөм уюмуна карата таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.

4. Бул Жободо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамдарында каралган аныктамаларга ылайык келген терминдер колдонулган.

Мындан тышкары, Жобонун чегинде төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат:

Агент – төлөм уюму менен жеке адамдардан жана юридикалык жактардан төлөмдөрдү сунуштоочулардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу ишин жүзөгө ашыруу жөнүндө агенттик келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер.

Агенттик келишим – төлөм уюму менен агент ортосунда ушул Жободо көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча түзүлгөн агенттик келишим. Мында, агенттин сунуштоочу алдында иш-аракеттери үчүн төлөм уюму жооп берет.

Кызмат адамдары – аткаруучу органдын төлөм уюмунун күндөлүк ишин жүзөгө ашырган мүчөлөрү, Башкарманын мүчөлөрү, башкы директор/техникалык директор/директор (төлөм системасынын техникалык ишине жооп берген жетекчи), башкы директордун/техникалык директордун/директордун орун басары, башкы бухгалтер/бухгалтер.

Өтүнүч ээси – төлөм системасынын операторунун жана/же төлөм уюмунун ишин жүзөгө ашыруу үчүн лицензия алуу өтүнүчү менен Улуттук банкка кайрылган юридикалык жак.

Кардар – үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү ишке ашырууда төлөм уюмдарынын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланган жак.

Клиринг – төлөмдөрдү топтоо, иштеп чыгуу, тастыктоо жана системанын катышуучуларынын өз ара милдеттенмелерин эсептөө процесси.

Клиринг борбору – клиринг жүзөгө ашырылуучу уюм.

Лицензиат – Улуттук банктан тиешелүү ишти жүзөгө ашыруу укугун алган төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму.

Товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочу (мындан ары – сунуштоочу) – сатылган товарлар (аткарылган иштер, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн кардардан акча каражаттарын алган юридикалык жак же жеке ишкер.

Юридикалык жак менен байланыштуу жактар:

1) ошол юридикалык жактын кызмат адамдары же алардын жакын туугандары;

2) юридикалык жактын капиталында тике же кыйыр түрдө олуттуу катышкан же/жана контролдукту жүзөгө ашырган башка юридикалык жактар же жеке адамдар;

3) ошол юридикалык жак жана анын кызмат адамдары олуттуу катышуучудан болгон же/жана контролдукту жүзөгө ашырган башка юридикалык жактар;

4) ушул терминдин 2 жана 3-пункчаларында көрсөтүлгөн башка юридикалык жактардын аткаруу органынын мүчөлөрү жана алардын жакын туугандары;

5) жеке адамдар – ушул терминдин 2-пунктчасында көрсөтүлгөн жеке адамдардын жакын туугандары;

6) аларда ушул терминдин 2-пунктчасында көрсөтүлгөн жактар олуттуу катышуучудан болгон жана/же контролдукту жүзөгө ашырган башка юридикалык жактар.

5. Улуттук банк тарабынан берилүүчү лицензия мөөнөтсүз, ажыратып алынгыс болуп саналат жана аны үчүнчү жакка берүүгө болбойт.

6. Төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму өз ишин, анын ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензияда көрсөтүлгөн операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.

7. Улуттук банк өтүнүч ээсинен/лицензиаттан анын ишине жана алардын уюштуруучуларынын ишине тиешелүү маалыматтарды, кызмат адамдары, аффилирленген жана байланыштуу жактары, агенттери, ошондой эле аффилирленген жана байланыштуу жактардын пайдасына ишке ашырылган операциялар тууралуу маалыматтарды талап кылууга укуктуу. Өтүнүч ээси/лицензиат талап

кылынган маалыматты Улуттук банк аныктаган мөөнөттө берүүгө милдеттүү.

8. Процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча кызматтарды сунуштоо жагында ишин башташкан/токтотушкан лицензиаттар, бул ишти анык баштоого же токтотууга чейинки кеминде бир ай мурда, уюмдун аталышын, системанын аталышын көрсөтүп, банк-эмитент менен түзүлгөн тиешелүү келишимдердин көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка билдиришет. Ишти баштоо тууралуу билдирүүдө алдын ала пландаштырылган иш, электрондук акчаларды пайдалануу менен пландаштырылып жаткан операциялардын масштабы жана мүнөзү тууралуу маалыматтар да көрсөтүлөт. Процессингди жана электрондук акчаны жайылтуу ишин токтотууга ниеттенген лицензиаттар алар ортосунда түзүлгөн келишим шарттарына ылайык банк-эмитентке жана өз кардарларына маалымдоого тийиш.

9. Лицензиаттар өз агенттери жөнүндө төмөнкү актуалдуу маалыматтарга ээ болууга тийиш:

а) эгерде агент юридикалык жак болсо – анын аталышы, юридикалык дареги (жайгашкан жери), байланышуу маалыматтары (телефон, факс, электрондук почта);

б) эгерде агент жеке ишкер болсо – жеке ишкердин мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнө же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилген патентине тиешелүү маалыматтар.

10. Лицензиаттар бардык өзгөрүүлөр, анын ичинде уставдык капитал өлчөмүнүн, аткаруу органынын, уюштуруучулар курамынын, айкын жайгашкан жеринин жана юридикалык дарегинин өзгөргөндүгү, ошондой эле обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрү жана туунду юридикалык жактары тууралуу маалыматты (ырастоочу документтердин көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен) 5 (беш) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка маалымдоого милдеттүү.

2-глава.

Өтүнүч ээлерин/лицензиаттарды уюштуруучуларга карата талаптар

11. Жеке адамдар жана/же юридикалык жактар төлөм системасынын операторунун жана/ же төлөм уюмунун уюштуруучусу боло алышат.

12. Төмөнкү жактар төлөм системасынын операторунун жана/же төлөм уюмунун уюштуруучусу боло алышпайт:

1) тизмеги Улуттук банк тарабынан аныкталган оффшордук аймактарда жашаган жана/же каттоодон өткөн же болбосо оффшордук аймактарда каттоодон өткөн аффилирленген жактар алардын катышуучусунан болгон жеке адамдар жана юридикалык жактар;

2) өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы жөнүндө маалыматтарды жана бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды жана документтерди сунуштабаган, же болбосо бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган, ошондой эле өзүнүн кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктай албаган жеке адамдар жана юридикалык жактар.

3-глава.

Өтүнүч ээлеринин/лицензиаттардын кызмат адамдарына карата талаптар

13. Лицензиаттын ишин талаптагыдай уюштуруу максатында, анын штатында төраганын (жетекчинин), техникалык директордун, башкы бухгалтердин кызмат орду каралууга жана алар башкаруунун аткаруу органынын курамына кирүүгө тийиш. Төраганын жана техникалык директордун кызматтарын айкалыштырууга жол берилет.

14. Аткаруу органынын төрагасы төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

- жогорку билимдүү;

- акыркы 5 (беш) жыл ичинде экономикалык жана/же юридикалык жана/же техникалык чөйрөдө иш алып барган компаниянын жетекчиси кызматында кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасына ээ;

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча курстан өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү болууга жана ал күбөлүктүн көчүрмөсү берилүүгө тийиш;

- сот жообуна тартылбаган.

15. Техникалык директор төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

- жогорку техникалык билимдүү;

- маалымат технологиялары жана ушул сыяктуу чөйрөдө кеминде 3 (үч) жылдык, анын ичинде жетекчи кызмат ордунда кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасына ээ;

- сот жообуна тартылбаган.

16. Башкы бухгалтер төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

- жогорку же болбосо орто-кесиптик билимдүү;

- бухгалтер кызматында кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасына ээ;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатына/ лицензиясына ээ билим берүү мекемелеринен алган бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча билимин тастыктаган сертификаты болууга жана ал сертификаттын көчүрмөсү берилүүгө тийиш;

- сот жообуна тартылбаган.

17. Ушул жобонун 13-пунктунда белгиленген кызмат орундары боюнча кызмат адамдары жок учурда алардын милдетин аткаруу, лицензияттын штаттык кызматкеринен болгон жана тиешелүү милдетти аткаруу үчүн кесиптик көндүмдөргө жана билимге ээ адамга жүктөөгө жол берилет.

4-глава.

Документтерди кароо тартиби

18. Лицензия алуу үчүн документтер Улуттук банкка, анын областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө (өтүнүч ээси катталган жер боюнча) берилиши мүмкүн.

19. Улуттук банкка ушул Жобого ылайык сунушталуучу жана бирден көп барактан турган бардык документтердин ар бир барагына номер жана жетекчинин кол тамгасы коюлуп, өтүнүч кат ээсинин мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Улуттук банктын талабы боюнча айрым документтер электрондук формада берилиши мүмкүн.

20. Улуттук банк тарабынан документтерди кароо мөөнөтү 30 (отуз) календардык күндү түзөт.

21. Лицензия алууга тапшырылган документтер топтомун кароодо Улуттук банк документтер тапшырылган күндөн тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде өтүнүч ээсин алдын ала текшерүүгө укуктуу.

22. Алдын ала текшерүүдө, автоматташтырылган системалардын иш жөндөмдүүлүгүн жана сунушталган документтердин ушул жобонун 26-пунктунун талаптарына ылайык келүүсү текшерилет.

23. Эгерде документтер ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп бербесе жана/же болбосо документтер топтому толук сунушталбаса жана/же болбосо өтүнүч катты жана документтерди кароо мезгили ичинде кошумча документтер сунушталса, анда өтүнүч катты жана документтерди кароо мөөнөтү ушул Жобонун талаптарын канааттандырган кошумча документтер алынган күндөн тартып кайрадан эсептеле баштайт.

24. Ушул Жобонун 23-пунктунда көрсөтүлгөн кошумча документтер Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдалгандан кийинки 15 (он беш) жумуш күнү ичинде сунушталууга тийиш. Эгерде документтер Жобонун талаптарына жооп бербесе же эки же андан көп жолу толук эмес көлөмдө же болбосо көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч сунушталса, Улуттук банк аларды кароодон баш тартат. Лицензия алуу үчүн документтер топтомун кайрадан тапшырууга Улуттук банк документтерди кароодон баш тарткан күндөн тартып алты ай өткөндөн кийин гана жол берилиши мүмкүн.

25. Лицензияны алууга берилген өтүнүч кат жана документтер кайтарылып алынган шартта, же болбосо лицензияны берүүдөн баш

тарткан учурда же ушул жобонун чегинде мурда берилген лицензия кайтарылып алынган учурда Улуттук банкка сунушталган документтер жана анын көчүрмөлөрү өтүнүч ээлерине кайтарылып берилбейт.

5-глава.

Лицензиялоо тартиби

§ 1. Лицензия алуу үчүн зарыл документтер

26. Ушул Жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ишти жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн өтүнүч ээси Улуттук банкка төмөнкү документтерди мамлекеттик же расмий тилдерде бир нускада сунуштайт:

1) ушул Жобого карата 1-тиркемеде белгиленген форма боюнча түзүлгөн, өтүнүч ээсинин жетекчисинин кол тамгасы коюлган лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;

2) уюштуруучу документтердин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү: ошол юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн устав, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк, юридикалык жакты түзүү тууралуу, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө, аткаруу органын тандоо жөнүндө чечим;

3) уюштуруучулар – юридикалык жактардын төмөнкү документтеринин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү: ошол юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтери, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө жана акыркы отчеттук күнгө карата түзүлгөн, салык органына тапшырылган финансылык отчет;

4) документтерди тапшыруу учурунда салык органдарынан салыктык карызынын жок экендигин тастыктаган маалымкат;

5) кеминде төмөнкүлөр камтылган бизнес-план:

– операцияларды ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарды аныктоо;

– мындай операцияларды ишке ашыруудан күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептери;

6) чарбалык иш каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн коммерциялык банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдин

көчүрмөлөрү;

7) төлөм уюмдары үчүн – сунуштоочулардын пайдасына кызмат көрсөтүүлөр үчүн калктан жана өз агенттеринен түшкөн акча каражаттарын сактоо жана пайдалануу максатында коммерциялык банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү;

8) сунуштоочуга акча каражаттардын өткөрүлүп берилишин же алардын сатып алуучуга кайтарылып берилишин гарантиялаган, коммерциялык банк менен түзүлгөн төмөнкү келишимдердин биринин көчүрмөсү:

- келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктер жана жоготуулар үчүн каралган камды сактоо боюнча мөөнөттүү банктык аманат (депозит) эсебин ачуу жөнүндө келишим;

- алдын ала төлөө формасында сунуштоочуну тейлөө каралган келишим;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктердин жана жоготуулардын ордун жабууну камсыз кылган банктык гарантия же башка келишимдер.

9) коммерциялык банктагы эсепке уставдык капиталдын 100 пайызы салынгандыгын тастыктаган документ:

- төлөм системасынын оператору үчүн кеминде 1 000 000 (бир миллион) сом;

- төлөм уюму үчүн кеминде 2 000 000 (эки миллион) сом;

Өтүнүч ээси эки лицензия алууга документтерди тапшырган учурда, уставдык капитал кеминде 3 000 000 (үч миллион) сомду түзүүгө тийиш.

Өз иш натыйжасынан болуп саналбаган товарлар үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактар-резидент эместердин пайдасына кабыл алуу жана жүргүзүү кызматтарын сунуштоо ишин жүзөгө ашырууда төлөм уюмунун уставдык капиталы кеминде 5 000 000 (беш миллион) сом өлчөмүндө болууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Бирдиктүү казына эсебине чегерилүүгө тийиш болгон төлөөчүлөрдүн салыктарын төлөө, топтоо жана алардын төлөмдөрү боюнча акча

каражаттарын кабыл алууда төлөм уюму төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш:

- кеминде 10 000 000 (он миллион) сом өлчөмүндө уставдык капиталга ээ болууга;

- бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен тиешелүү келишимдик мамилелерде ушул талапты белгилөө жана тобокелдиктерди контролдоо жана жөнгө салуу боюнча зарыл механизмдерди жүзөгө ашыруу менен Кыргыз Республикасынын бюджет системасына кабыл алынган төлөмдөрдүн бүтүндөй суммасына 100% алдын ала төлөмдү сунуштоо зарыл.

Уставдык капиталды топтоо максатында салынган акча каражаттарын, лицензия берүү/берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин пайдаланууга тыюу салынат. Уставдык капитал өтүнүч ээсинин/лицензиаттын милдеттенмелерин камсыздоо катары кызмат кылат жана ал уюштуруучулардын/катышуучулардын/акционерлердин акча каражаттарынын эсебинен улуттук валютада гана топтолууга тийиш. Уставдык капиталды негизги каражаттардын, материалдык эмес активдердин жана карызга алынган каражаттардын эсебинен топтоого тыюу салынат.

10) тастыктоочу тиешелүү документтерди кошо тиркөө менен уюштуруучулардын уставдык капиталды түзүүгө багытталган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого өбөлгө түзгөн маалыматтар;

11) төлөм системасында жүзөгө ашырылуучу операциялардын финансылык мониторингин жүргүзүү тартибин жөнгө салуучу ички документтердин кеминде төмөнкүлөр камтылган көчүрмөсү:

- финансылык мониторинг жүргүзүү максаты жана милдеттери;
- финансылык мониторинг жүргүзүү принциптери;
- мониторинг жүргүзүү системасын түзүүчү элементтер комплекси.

12) төлөм уюму үчүн – акча каражаттарын инкассациялоо жана сактоо тартибин жөнгө салган ички документтердин көчүрмөлөрү;

13) төлөм системасынын оператору үчүн – жетекчи тарабынан кол коюлган жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн төлөм системасынын иштөө эрежелери, алар төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- системанын архитектурасын жана анын иштөө схемасын;
- системага кирүү жана чыгуу жол-жоболору;
- катышуучуну системага кошуу тартиби;
- процессинг жүргүзүү тартиби;
- төлөм системасынын катышуучуларынын өз иши тууралуу маалыматтарды төлөм системасынын операторуна берүү тартиби;
- тобокелдиктерди тескөөдө колдонулуучу моделди, тобокелдиктерди тескөө иш-чараларынын тизмесин жана ыкмаларын кошо алганда, төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө системасы;
- маалыматтарды коргоого карата талаптар;
- талаш маселелерди чечүү тартиби;
- системада штаттан тышкаркы жагдай келип чыккан шартта, катышуучулардын аракеттенүү тартиби;
- катышуучулардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери;
- системада кардарларды террористтик жана экстремисттик ишке же массалык жок кылуу куралдарын жайылтууга катышкан адамдардын эл аралык жана улуттук тизмеги боюнча текшерүү жагында жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалыматтарын тескөө боюнча механизмдердин бар экендиги жөнүндө баяндама;

Төлөм системасынын эрежеси бирдиктүү документ түрүндө түзүлүүсү зарыл. Төлөм уюмдары үчүн кошумча финансылык агымдардын жана ар бир пункт боюнча түшүндүрмөлөрү менен акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча толук схемалар берилүүгө тийиш.

14) ушул Жобого карата 2-тиркемеге ылайык, башкаруунун аткаруу органынын мүчөлөрү жана уюштуруучулар тарабынан толтурулган жана кол тамгалары коюлган анкета, төмөнкүлөрдүн көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен:

- инсандыгын тастыктаган документтердин;
- башкаруунун аткаруу органынын мүчө-жактарынын тиешелүү кызматтарга дайындалгандыгын тастыктаган документтердин;

– ушул Жобонун 3-главасында көрсөтүлгөн талаптарга шайкештигин тастыктаган документтердин;

15) компаниянын аффилирленген жана байланыштуу жактары жөнүндө маалыматтар (жеке адамдын аты-жөнү, юридикалык жактын аталышы, тастыктоочу документтер, уюштуруу документтери ж.б.);

16) аппараттык-программалык комплексин (мындан ары – АПК) орнотуу жана колдонууга киргизүү актысы;

17) жайды ижарага алуу келишиминин көчүрмөсү же өтүнүч ээсинин/лицензиаттын ээлеген жайга менчик укугун тастыктаган документ;

18) эгерде төлөм системасынын оператору ижарага алынган жайды АПК жайгаштыруу үчүн колдонсо, техникалык жактан чыңдоо жана жабдуу талаптарына жооп берүүгө тийиш болгон, жайдын техникалык чыңдалышы тууралуу түшүндүрмө берилген ижара келишимин сунуштоо зарыл. Ижара келишимин колдонуу мөөнөтү кеминде бир жылды түзүүгө тийиш;

19) электрондук акчанын эсебин жүргүзүү боюнча эсептешүү эсебин ачуу тууралуу коммерциялык банк менен алдын ала түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча кызматтарды сунушташкан өтүнүч ээлери үчүн);

20) электрондук акча эмитенти менен аларды чыгарууга түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча кызматтарды сунушташкан өтүнүч ээси үчүн);

21) өтүнүч ээсинин атынан анын өкүлү ишеним каттын негизинде иш алып барган учурда, лицензияны алууга анын өкүлүнө берилген, жетекчисинин же болбосо уюштуруучу документтерге ылайык ыйгарым укуктуу башка адамдын кол тамгасы жана ошол уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн ишеним кат.

22) операциялык жактан дал келүүнү жана системалар аралык өз ара иш алып барууну камсыз кылуу үчүн Улуттук банк тарабынан аныкталган бирдиктүү эсептешүү борбору менен интеграциялоо мүмкүнчүлүгүн/болушун жана API тарабынан ачылган лицензияланган уюмдун программалык камсыздалышынын колдоого алынышын тастыктоочу документтин көчүрмөсү.

23) техникалык платформалардын интеграциясынын жана чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр боюнча өз ара эсенптешүүлөрдү жүзөгө

ашыруу жагында коммерциялык банк менен алдын ала түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (өз ишинин жыйынтыгынан болуп саналбаган, үчүнчү жактардын резидент эместердин пайдасына товарлар үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана жүргүзүү боюнча кызматтарды сунуштаган өтүнүч ээси үчүн);

24) арызды кароо жана лицензия үчүн лицензиялык жыйымды төлөгөндүгүн ырастаган документ.

§ 2. Лицензия берүү

27. Лицензия ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн иштин ар бир түрүнө өз-өзүнчө берилет (лицензиянын формалары ушул жобого карата 3 жана 4-тиркемелерде келтирилген).

28. Лицензия берүү чечими Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитет тарабынан кабыл алынат. Лицензияга төраганын орун басары/Башкарманын мүчөсү – Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитетинин төрагасы тарабынан кол коюлат.

29. Лицензия эки нускада таризделет. Биринчи нускасы өтүнүч кат ээсине тапшырылат, ал эми экинчи нускасы Улуттук банкта сакталат. Лицензияны берүүдө аны алууга ишеним көрсөтүлгөн адам лицензия берүү журналында лицензияны алгандыгын тастыктаган кол тамгасын коёт.

30. Лицензияланып жаткан уюмдун лицензия берүү үчүн ыйгарым укуктуу адамынын инсандыгын тастыктаган документтер көрсөтүлгөндөн кийин гана ага лицензия берилет.

31. Лицензия берүү, кайра тариздөө, дубликатын берүү, токтотуу, кайтарып алуу жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүндө жүргүзүлгөн реестрге киргизилет.

§ 3. Лицензия берүүдөн баш тартуу

32. Лицензия берүүдөн баш тартууга негиз катары төмөнкүлөр саналат:

1) лицензия алуу үчүн берилген документтер ушул жобонун же Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбесе;

2) берилген документтер ушул жобонун талаптарына ылайык иш түрлөрүнө туура келбесе;

3) Улуттук банкка лицензия алуу үчүн такталбаган жана/же толук эмес маалыматтар берилсе;

4) өтүнүч кат ээсине иштин ушул түрү менен иш алып барууга тыюу салынган соттун чечими болсо;

5) өтүнүч ээсинин иши ушул жобонун талаптарына ылайык келбей тургандыгын тастыктаган алдын ала текшерүү жыйынтыктары.

6) лицензияны кароо жана берүү үчүн лицензиялык жыйымдын төлөнбөшү.

33. Лицензия берүүдөн баш тартуу чечими Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитети тарабынан кабыл алынат.

6-глава.

Лицензияны кайра тариздөө

34. Төмөнкүлөр лицензияны кайра тариздөө үчүн негиз болуп саналат:

- юридикалык жактын кайра өзгөртүп түзүлүшү;
- юридикалык жактын аталышынын өзгөрүшү;
- юридикалык жактын жайгашкан жерин өзгөртүү (бир областтан башкага же болбосо областтан Бишкек (Ош) жана тескеринче), ошондой эле төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму жайгашкан калктуу пункттун аталышынын өзгөрүшү.

35. Калк отурукташкан пункттун ичинде жайгашкан төлөм уюмунун ордунун өзгөрүшү анын лицензиясын кайра тариздөөнү талап кылбайт.

36. Лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздер келип чыккан шартта, лицензиат Улуттук банкка өтүнүч кат менен кайрылууга милдеттүү.

37. Тиешелүү өзгөрүүлөрдү тастыктаган документтерди кошо тиркөө менен кайра тариздөөгө негиздерди жана жаңы маалыматтарды көрсөтүү менен лицензияны кайра тариздөө жөнүндө өтүнүч кат лицензиат тарабынан кайра тариздөө негиздери келип чыккан күндөн кийинки 15 (он беш) жумуш күндөн кечиктирилбестен лицензиарга берилет.

38. Лицензияны кайра тариздөө лицензиар тиешелүү өтүнүч кат алгандан кийинки 10 (он) жумуш күн ичинде жүзөгө ашырылат. Лицензиар лицензияны кайра тариздөөдө тиешелүү өзгөрүүлөрдү реестрге киргизет.

39. Лицензияны кайра тариздөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген, лицензия берүүдө каралган өлчөмгө дал келүүчү өлчөмдө акы алынат.

7-глава.

Лицензиянын дубликатын берүү

40. Лицензиянын түп нускасы жоголгон же бузулган шартта, лицензиат документтин бузулгандыгын же жоголгондугун тастыктаган документтерди кошо тиркөө менен жоголгондугу же бузулгандыгы аныкталган күндөн тартып 15 (он беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен дубликат берүү жөнүндө өтүнүч кат менен Улуттук банкка кайрылат. Лицензия бузулган шартта, өтүнүч катка лицензиянын бузулган бланкы да кошо тиркелет.

41. Лицензиянын жоголгон же бузулган бланктары лицензиат өтүнүч кат берген күндөн тартып анык эмес деп таанылат.

42. Лицензиар өтүнүч катты сунуштагандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде жогорку оң бурчуна «Дубликат» деп жазылган лицензиянын дубликатын берет же лицензиянын дубликатын берүүдөн баш тартуу чечиминин себебине негиздеме берүү менен жөнөтөт.

43. Лицензиянын дубликатын берүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген, лицензия берүүдө каралган өлчөмгө туура келүүчү өлчөмдө акы алынат.

8-глава.

Лицензиянын аракетин токтотуу

44. Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын аракети төмөнкү учурларда токтотулат:

- юридикалык жак жоюлган шартта;
- лицензиаттын лицензиясы кайтарылып алынган учурда;

– лицензияланган иш түрлөрүн жүргүзүү өз каалоосу боюнча токтотулса;

– соттун лицензияны жокко чыгаруу чечиминин мыйзамдуу күчүнө кириши;

– айрым иш түрлөрүн лизенциялануучу иш түрлөрүнүн тизмесинен алып салуу.

45. Жоюу/өз каалоосу боюнча ишти токтотуу чечими кабыл алынган учурда, лицензиат чечим кабыл алынган учурдан тартып 15 жумуш күнү ичинде анда себептерин көрсөтүп, башкармалыктын ыйгарым укуктуу органынын тиешелүү чечимин кошо тиркөө менен Улуттук банкка ишти токтотуу жөнүндө өтүнүч катты жана лицензияны сунуштоого тийиш.

46. Лицензиат тиешелүү лицензияны Улуттук банкка тапшырууга чейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, төлөм системасынын катышуучулары жана кызматтарды сунуштоочулар менен түзүлгөн келишим шарттарын аткарууга жана лицензияланган ишти токтотууга тийиш.

47. Лицензияны кайтарып алуу «Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобого ылайык ишке ашырылат.

9-глава.

Улуттук банктын чечимдерине даттануу тартиби

48. Ушул жобонун чегинде Улуттук банк тарабынан кабыл алынган чечимдерге «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, айрым банктык операция түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобого ылайык даттанууга жол берилет.

1-тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Төлөм системалары башкармалыгы
ӨТҮНҮЧ КАТ

(_____
_____)

(толук аталышы, юридикалык дареги, анык дареги, телефон номери)

төмөнкү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн лицензия берүүнү өтүнөм:

а) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо;

(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)

б) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо.

(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)

Ушул өтүнүч катты толтуруу менен мен, өтүнүч кат ээсинин жетекчиси катары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системалары боюнча ченемдик укуктук актылары менен таанышкандыгымды тастыктайм жана жогоруда белгиленген иш түрлөрү үчүн талап кылынган бардык маалыматтарды жана документтерди, тактап айтканда төмөнкүлөрдү сунуштаймын:

1. Уюштуруучулар тууралуу маалыматтар:

Аткаруу органынын курамы (*Төраганын, техникалык директордун, башкы бухгалтердин аты-жөнү*):

2. Документтер:

2.1. Аткаруучу органдын төрагасынын анкетасы

2.2. Техникалык директордун анкетасы

2.3. Башкы бухгалтердин анкетасы

Төраганын кол тамгасы жана уюмдун мөөрү

20__-жылдын «__» _____

2-тиркеме

АНКЕТА

(сүрөт үчүн)

(Кызматы) _____

(төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун аталышы)

Аты-жөнү _____

Туулган күнү жана жери _____

Паспортунун сериясы _____ № _____ ким тарабынан берилген

Берилген күнү _____

Жарандыгы _____

Анкетаны толтуруу учурунда айкын жашаган жеринин дареги,
телефон номери _____

Үй-бүлөлүк абалы _____

Билими _____

(жогорку)

дипломунун № _____

берилген күнү _____

ким тарабынан берилген _____

Окуу жайынын аталышы жана ал жайгашкан жер	Факультет же бөлүм	Тапшырган жылы	Аяктаган жыл	Алган дипломго ылайык адистиги

Курстарда окуу

Семинардын же курстун темасы	Семинарды уюштуруучу	Өткөрүлгөн жери	Өткөрүлгөн күнү	Сертификаттын болушу

Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер:

Жалпы эмгек стажы:

Жумушка кабыл алынган күн	Жумуштан бошогон күн	Ээлеген кызматы	Мекеменин аталышы, жайгашкан жери	Жумуштан кетүү себеби

Сиз кызматкери же мүчөсү болуп саналган бардык башка уюмдарды, ассоциацияларды, юридикалык жактын мекемелерин көрсөтүңүз.

Уюмдун аталышы	Уюм жайгашкан жер	Ээлеген кызмат орду

Төлөм системасынын оператору же төлөм уюмунун кызматкерлери менен туугандык мамилеңизди, төлөм системасынын операторун же төлөм уюмун контролдукка алган жактар же компаниялар менен байланышыңызды, бардык өз ара милдеттенмелерди жана келишимдерди ж.б. көрсөтүңүз.

Акырына чыгарылбаган сот иши же сизге иштин кайсыл бир түрү менен иш алып барууга тыюу салган соттун чечими барбы?

Сизге Улуттук банк тарабынан эскертүү чаралары жана санкциялары колдонулганбы?

Мен, _____
(аты-жөнү)

жогоруда берилген маалыматтардын аныктыгын жана толук берилгендигин тастыктайм жана бардык өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды мындан ары Улуттук банкка сунуштап турууга милдеттенем. Мен тараптан бурмалоолорго жана калпыстыктарга жол берилген учурда, мага, төлөм системасынын операторуна жана төлөм уюмуна карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, санкциялар колдонула тургандыгын түшүнөм.

20__-жылдын «__» _____
(кол тамгасы)

3-тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

№ ____ **ЛИЦЕНЗИЯ**

Бул лицензия

(төлөм уюмунун юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

(жайгашкан жери)

берилди

жана ал төлөм уюму катары иш алып барууга, ошондой эле операциялардын төмөнкү түрлөрүн ишке ашырууга укук берет:

Маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алууга жана өткөрүүгө байланыштуу, өз иш натыйжасынан болуп саналбаган кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого.

Лицензия берилген күн: 20__-жылдын «__» _____

Төраганын орун басары

(кол тамгасы жана мөөрү)

4-тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

№ ____ ЛИЦЕНЗИЯ

Бул лицензия

(жайгашкан жери)

юридикалык дареги боюнча катталган,

(төлөм системасынын юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

берилди

жана ал төлөм системасынын оператору катары иш алып барууга, ошондой эле операциялардын төмөнкү түрлөрүн ишке ашырууга укук берет:

Үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана аларды төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү кызматтарын сунуштоого.

Лицензия берилген күн: 20__-жылдын «__» _____

Тераганын орун басары _____ (кол тамгасы жана мөөрү)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 12-декабрындагы
№ 2018-П-15/53-12-(НПА) токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы бул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
12-декабрындагы
№ 2018-П-15/53-12-(НПА)
токтому

**Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын
27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк
камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин
алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор**

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптардын:

– 2-пунктун 2 абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кредит портфели – талап кылуу укугу Улуттук банк тарабынан кредит берүү учурунда күрөө катары кабыл алынышы мүмкүн болгон, ушул минималдуу талаптарда белгиленген белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык келген, банк тарабынан карыз алуучуга берилген кредиттер/лизингдер»;

– 4-пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Кредиттик линиянын алкагында кредиттер (транштар) боюнча талап кылуу укугу, ушул минималдуу талаптарды эске алуу менен күрөөлүк камсыздоону ар бир кредит (транш) боюнча өз-өзүнчө идентификациялап бөлүштүрүү мүмкүн болгон шартта, ал күрөөлүк камсыздоо катары каралышы мүмкүн».

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун алкагында

берилген кредиттик ресурстар боюнча күрөөлүк камсыздоо катары улуттук валютада берилген кредиттер каралат.»;

– 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8. Кредиттер/лизингдер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү күрөөлүк камсыздоонун максималдуу көлөмүнө карата талаптар Улуттук банк Башкармасы же Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат.»;

– 13-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«13. Кредиттердин/лизингдердин ушул минималдуу талаптарда көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөргө туура келбегендиги банк тарабынан аныкталган жана/же Улуттук банк тарабынан белгиленген учурда, банк аларды ушул минималдуу талаптарга ылайык келген кредиттерге/лизингдерге алмаштырууга же Улуттук банктын кредиттик ресурстары боюнча күрөөлүк камсыздоо катары берилген Кредит портфелинен чыгарууга милдеттүү.»;

– 15-пунктундагы 6 жана 7-пунктчалары менен төмөнкү мазмунда толукталсын:

«6) лизинг предмети;

7) «Гарантиялык фонд» ААКсынын гарантиялары.»;

– 3 глава 15-1 жана 18-1 пунктулары менен төмөнкү мазмунда толукталсын:

«15-1. Кредит портфелине кирген кредиттер боюнча күрөөлүк камсыздоо башка кредиттер боюнча күрөөлүк камсыздоо катары боло албайт.»;

«18-1. Кредитти «Гарантиялык фонд» ААКсынын гарантиясы менен камсыз кылууда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун талаптары сакталууга тийиш.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 19-декабрындагы
№ 2018-П-12/55-6-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө» нускоо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

– Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) карап чыгуу жөнүндө» нускоо тууралуу» токтому;

– Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/3 «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому;

– Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы № 51/2 «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 «Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик укук бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу жөнүндө» нускоого толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

– Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук

актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомунун 1-пунктунун тогузунчу абзацы жана аталган токтомго карата тиркеменин 8-пункту.

3. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

5. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргыз банктар бирлиги» ЮЖБ, коммерциялык банктарды, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» ЮЖБ, микрофинансы уюмдарын, адистештирилген финансы-кредиттик мекеме «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун, кредиттик союздарды, кредиттик бюролорду, «Альянс» алмашуу бюролордун ассоциациясын», алмашуу бюролорду, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
19-декабрындагы
№ 2018-П-12/55-6-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар
боюнча иштерди кароо жөнүндө
НУСКОО

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө бул нускоо (мындан ары – Нускоо) аркылуу Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин (мындан ары – Бузуулар жөнүндө кодекс) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) компетенциясына кирген тиешелүү беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштерди жүргүзүү жол-жобосу жөнгө салынат.

1. Жалпы жоболор

1. Улуттук банк Бузуулар жөнүндө кодексин 209-216 жана 243-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароого алат.

2. Улуттук банктын бузуулар боюнча иштерди козгоого ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрү (мындан ары - ыйгарым укуктуу бөлүм) болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Көзөмөл блогунун түзүмдүк бөлүмдөрү – Бузуулар жөнүндө кодексин 209-211, 213, 215, 216, 243-беренелеринде каралган бузуулар үчүн;

2) Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы – Бузуулар жөнүндө кодексин 212-беренесинде каралган бузуулар үчүн;

3) Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы – Бузуулар жөнүндө кодексин 213, 214-беренелеринде каралган бузуулар үчүн;

4) Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү (мындан ары – областтык башкармалыктар) – Бузуулар жөнүндө кодексин 209-214,

215 (областтык башкармалыктардын компетенциясынын чегинде), 216, 243-беренелеринде каралган бузуулар үчүн;

5) Төлөм системалары башкармалыгы – Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-211 жана 215, 216-беренелеринде каралган бузуулар үчүн.

3. Бузуулар жөнүндө ишти кароого жана бул иш боюнча токтом чыгаруу аркылуу жаза чарасын колдонууга, ушул Нускоонун 12-пунктунда каралган учурларды эске албаганда, Улуттук банктын буйругу менен ыйгарым укук чегерилген жак (мындан ары – ыйгарым укуктуу жак) укуктуу.

Бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо жана ыйгарым укуктуу жак ишти кароодо ошол бузуу ишин кароо процессине милдеттүү түрдө бузуулар жөнүндө протокол түзгөн ыйгарым укуктуу бөлүмдүн начальниги, бузуулар жөнүндө протокол түзгөн Улуттук банктын кызматкери, Юридика башкармалыгынын кызматкери жана бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча отурумдардын катчысы катышат.

4. Жеке жана юридикалык жактар бузууларды жасагандыгы үчүн Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-216, 243-беренелеринин чегинде жоопкерчилик тартышат.

5. Ушул Нускоонун 2-пунктунда белгиленген, жогоруда аталган Бузуулар жөнүндө кодекстин беренелеринде каралган бузууларды жасагандыгы үчүн Бузуулар жөнүндө кодекстин тиешелүү беренелеринде көрсөтүлгөн өлчөмдө айып пул салынат.

Айып пул – бул Бузуулар жөнүндө кодексте белгиленген учурларда, өлчөмдө жана тартипте жеке жана юридикалык жактарга бузууларды жасагандыгы үчүн салынуучу акчалай түрдө жаза чарасы.

Айып пул түрүндөгү жаза чарасы бузуу жасалган күндөн тартып алты айдын ичинде, ал эми бузуу улантыла берсе, бузуу табылган күндөн тартып алты айдын ичинде колдонулушу мүмкүн.

2. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштү ачуу тартиби

6. Бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү ачууга төмөнкүлөр жүйө болуп саналат:

1) ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн жетиштүү маалыматтардын түздөн-түз табылышы;

2) укук коргоо же башка мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, коомдук бирикмелерден бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн маалыматтар камтылган материалдардын келип түшүүсү;

3) жеке жана юридикалык жактардын билдирүүлөрү жана арыздары, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында (анын ичинде интернетте) бузуу жагдайын көрсөткөн маалыматтарды камтыган билдирүүлөр.

7. Бузуу фактылары аныкталган учурда ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан бузуулар жөнүндө протокол (1-тиркеме) түзүлөт. Ар бир протокол ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан Бузууларды каттоо боюнча бирдиктүү реестрге (мындан ары - Бирдиктүү реестр) киргизилүүгө тийиш.

8. Бузууларды жасаган жакка карата протокол түзүүдө анын инсандыгын тастыктаган документтери жок болсо жана ал өз инсандыгын тастыктоодон жана жашаган жери тууралуу маалымат берүүдөн баш тартса, анда ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери анын инсандыгын тастыктоо үчүн бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жакты укук коргоо органынын тиешелүү жайына жеткирүүгө ыйгарым укук чегерилген укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу. Протокол укук коргоо органынын өкүлдөрү менен биргеликте түзүлөт жана бул учурда протокол түзүү мөөнөтү 3 (үч) сааттан ашпоого тийиш.

9. Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жак протоколго кол коюудан баш тарткан учурда, протоколго бул тууралуу жазылат. Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жак протоколго кошо тиркеле турган сын-пикирлерди, түшүндүрмөлөрдү берүүгө жана ага кол коюудан баш тартуусунун жүйөсүн баяндап берүүгө укуктуу.

10. Протокол 2 (эки) нускада түзүлүп, алардын бири бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жакка кол койдурдуу менен тапшырылат.

11. Ыйгарым укуктуу бөлүм бузуу жөнүндө протоколду ал түзүлгөн учурдан тартып бир күн ичинде бузуу фактыларынын далилдерин жана/же бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын түшүндүрмөсүн камтыган башка материалдар менен кошо ыйгарым укуктуу жакка берет. Мындан тышкары, көрсөтүлгөн материалдардын көчүрмөлөрү Юридика башкармалыгына (зарыл болгон учурларда – башка түзүмдүк бөлүмдөргө) тиешелүү корутунду алуу үчүн жөнөтүлөт. Юридика башкармалыгы материалдарды алган күндөн тартып эки жумуш күн ичинде макулдашууга тийиш.

Ыйгарым укуктуу бөлүм Юридика башкармалыгынын бузуу жөнүндө иш боюнча корутундусун алган күндөн тартып бир иш күн ичинде аны ыйгарым укуктуу жакка берет.

12. Эгерде жак бузууну жасагандыгы тууралуу фактыны, ага айып пул түрүндө жаза чарасын жана кошумча укуктук кесепеттердин колдонуларын талашып-тартышпаса, бузуу жасалган жерде каралып жана чечилиши мүмкүн. Бул учурда бузуу жасалган жерде токтом чыгарылат (1-тиркеме).

Токтомго протокол түзгөн кызматкер кол коёт жана анын көчүрмөсү бузууну жасаган жакка тапшырылган учурдан тартып күчүнө кирет.

Бузууну жасаган жактын аны жасаган жерде кароого макулдугу Бузуулар жөнүндө кодекстин талаптарына ылайык, ага карата жаза чарасын жана кошумча укуктук кесепеттерди колдонууга анын макулдугун билдирет.

3. Бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоо

13. Ыйгарым укуктуу жак бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкү маселелерди аныктайт:

- бул ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирерин;
- бул ишти кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жагдайлардын бар экендигин;
- бузуулар жөнүндө протоколдун, ошондой эле иш боюнча башка материалдардын так/туура түзүлгөнүн жана таризделгенин;
- бузуу жөнүндө өндүрүштү жокко чыгаруучу жагдайлардын болушун;

- бузуунун маңызы боюнча кароо үчүн иш боюнча материалдардын жетиштүү экендигин;

- өтүнүчтөрдүн жана четтетүүлөр бар экендигин.

14. Ыйгарым укуктуу жак бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкүлөр жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу:

- ишти кароо убактысын жана ордун дайындоо (2-тиркеме);

- жактарды чакыруу, иш боюнча зарыл кошумча материалдарды талап кылуу, экспертиза дайындоо (3-тиркеме);

- ишти кароону кийинкиге калтыруу (3-тиркеме);

- иштин протоколун түзүүгө жана башка документтерди тариздөөгө укугу жок жактар иштин протоколун жана башка материалдарды түзгөн учурда; иштин протоколу жана башка документтер туура эмес, так эмес түзүлгөн жана таризделген учурда; ишти кароодо алардын ордун толуктоо мүмкүн болбогон материалдар толук эмес берилген учурда бузуу жөнүндө протоколду жана башка материалдарды ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарып берүү (4-тиркеме);

- эгерде тиешелүү ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирбесе, бузуулар жөнүндө протоколду жана башка материалдарды ведомствого караштуулугу боюнча 3 (үч) жумуш күн ичинде өткөрүп берүү (5-тиркеме);

- Бузуулар жөнүндө кодексте каралган учурларда ыйгарым укуктуу жакты четтетүү (6-тиркеме);

- Бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайларда ишти жүргүзүүнү токтотуу (7-тиркеме).

Ушул пунктунун экинчи-алтынчы абзацтарында каралган чечимдер ыйгарым укуктуу жак тарабынан тескеме түрүндө (2-5-тиркеме), ал эми ушул пунктунун жетинчи-сегизинчи абзацтары боюнча - токтомо түрүндө (6-7-тиркеме) чыгарылат.

15. Ыйгарым укуктуу жак бузуулар жөнүндө ишти төмөнкү учурларда кароого укугу жок, эгерде:

1) бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын, анын мыйзамдуу өкүлүнүн, коргоочусунун тууганы болсо;

2) иштин чечилишине жеке, тике же кыйыр кызықдар болсо.

16. Бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо ыйгарым укуктуу жак протоколдун так эмес/туура эмес түзүлүшүнө жана/же бузуулар жөнүндө ишти кароо үчүн зарыл болгон башка материалдарды тариздөөгө байланыштуу кемчиликтерди аныктаган шартта, ыйгарым укуктуу бөлүм протокол жана/же башка материалдар боюнча аныкталган бардык кемчиликтерди ыйгарым укуктуу жактан материалдарды алгандан тартып эки жумуш күнү ичинде четтетүүгө тийиш. ыйгарым укуктуу бөлүм кемчиликтер четтетилген күндөн тартып бир күн ичинде протоколду жана башка материалдарды ыйгарым укуктуу жакка кайрадан жөнөтүүгө тийиш.

17. Бузуулар жөнүндө ишти жүргүзүү Бузуулар жөнүндө кодексте каралган негиздер орун алган шартта токтотулат. ыйгарым укуктуу жак ишти токтотуу жөнүндө токтом чыгарат (10-тиркеме).

4. Бузуу жөнүндө ишти кароо тартиби

18. Бузуу жөнүндө иш, ыйгарым укуктуу жак тарабынан тиешелүү материалдарды алган күндөн тартып он күн ичинде каралат.

Эгерде ишти кароо орду жана убактысы тууралуу өз учурунда маалымдалып, ишти кароону кийинкиге калтыруу өтүнүчү келип түшпөсө, бузуу жөнүндө иш аны жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жак же анын мыйзамдуу өкүлү, коргоочусу жок болсо да кароого алынышы мүмкүн.

19. Бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн катышуучусунан өтүнмө келип түшкөн же болбосо иш боюнча жагдайларды кошумча аныктоо зарылдыгы жаралган учурларда ишти кароо мөөнөтү ыйгарым укуктуу жактарабынан он күндөн ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

20. ыйгарым укуктуу жак бузуу жөнүндө ишти кароого киришип:

- ишти ким карап жатканын, кайсы иш кароого алына тургандыгын, бузуу үчүн ким жана Бузуулар жөнүндө кодекстин кайсы беренесинин негизинде жоопкерчиликке тартыларын жарыялайт;

- бузууну жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын, ошондой эле ишти кароого катышуучу башка жактардын келгендигине ынанат;

- иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын ким экендигин аныктап, жактын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, жактоочунун жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын текшерет;

– иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын келбей калышынын себептерин айкындайт жана алар жокто ишти кароо же болбосо ишти кароону кийинкиге калтыруу тууралуу чечим кабыл алат;

– ишти кароого катышкан жактарга алардын укуктарын жана милдеттерин чечмелеп түшүндүрөт;

– билдирилген четтетүүлөрдү жана өтүнмөлөрдү чечет;

– бузуу жөнүндө иш боюнча токтомду, ал эми зарылчылык келип чыкса – иштин башка материалдарын жарыя кылат.

21. Бузуулар жөнүндө ишти кароо учурунда ыйгарым укуктуу жак ишти туура чечүү максатында милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү тактайт:

– бузуу болгонбу;

– аны жасаганга ушул жак күнөөлүүбү;

– бузуу үчүн ушул жак жоопкерчиликке тартылууга тийишпи;

– жоопкерчиликти жеңилдеткен жана оордоткон жагдайлар барбы;

– материалдык зыян келтирилгенби;

– ишти туура чечүү үчүн мааниси бар башка жагдайлар барбы;

– бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын түшүндүрмөлөрү жана ишти кароого катышып жаткан башка жактардын көрсөтмөлөрү угулат;

– башка далилдер текшерилет.

22. Бузуулар жөнүндө ишти кароодо милдеттүү түрдө отурумда протокол түзүлөт, ага ыйгарым укуктуу жак жана бузуу жөнүндө иш боюнча отурумдун катчысы кол коёт.

Бузуу жөнүндө ишти кароонун протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– ишти кароо датасы жана орду;

– ыйгарым укуктуу жактын фамилиясы, аты, атасынын аты, кызмат орду;

– кайсы иш каралып жаткандыгы;

– ишти кароого катышкан жактардын келгендиги жөнүндө маалымат;

– четтетүүлөр, өтүнүчтөр, аларды чечүүнүн жыйынтыктары (зарылдыгына жараша);

– ишти кароого катышкан тиешелүү жактардын түшүндүрмөлөрү, көрсөтмөлөрү, чечмелөөлөрү жана корутундулары;

– ишти кароо учурунда иликтөөгө алынган документтер.

23. Бузуулар жөнүндө ишти кароо боюнча отурумдардын катчысы:

– иш боюнча отурумга катышат жана отурумдун протоколун түзөт;

– ыйгарым укуктуу жактыбузуу жөнүндө каралып жаткан иш боюнча зарыл материалдар менен камсыз кылат;

– бузуулар жөнүндө токтомдордун жана ага кошо тиркелген материалдар менен реестрин жүргүзөт (бузуу жөнүндө протокол, отурумдун протоколу, токтомдордун аткарылышы тууралуу белгилөөлөр ж.б.).

5. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтом чыгаруу тартиби

24. Ыйгарым укуктуу жак бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, төмөнкүдөй токтомдордун бирин чыгарат:

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;

2) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө (7-тиркеме).

Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго ыйгарым укуктуу жак, ишти кароого катышкан Улуттук банктын кызматкерлери жана бузуулар жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысы кол коюшат.

Токтом иш каралып бүткөндөн кийин дароо жарыяланат жана белгиленген тартипте ал даттанылбаса, даттануу мөөнөтү бүткөндөн кийин мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет.

25. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомдун көчүрмөсү токтом чыгарылган жакка кол койдуруу менен ага тапшырылууга же 3 (үч) күн ичинде (бул тууралуу көктөмөдө тиешелүү жазуу чагылдырылат) ага почта аркылуу билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш. Мында ыйгарым укуктуу бөлүм мындай билдирүү жөнөтүү тартибинин сакталышына жооп берет.

6. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу тартиби

26. Бузуулар жөнүндө кодексте каралган учурлардан тышкары, бузуу жөнүндө иш боюнча токтому бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жак ошондой эле анын мыйзамдуу өкүлү тарабынан райондук (шаардык) сотко даттанылышы мүмкүн.

Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу токтомдун көчүрмөсү тапшырылган же аны почта аркылуу алган күндөн тартып 10 (он) күндүн ичинде берилиши мүмкүн.

Көрсөтүлгөн мөөнөт жүйөөлүү себептерден улам өтүп кеткен учурда, ага карата токтом чыгарылган жактын арызынын негизинде бул мөөнөт сот тарабынан ордуна келтирилет.

Даттанууну берүү сот тарабынан даттануу каралганга чейин жаза чарасын берүү жөнүндө токтомдун аткарылышын токтото турат.

7. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомду аткаруу

27. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомдун аткарылышы Улуттук банктын бузуу жөнүндө ишти кароону демилгелеген ыйгарым укуктуу бөлүмүнө жүктөлөт.

28. Айып пул салынгандыгы жөнүндө токтом бузуучуга тапшырылган күндөн баштап бир айдан кечиктирилбестен бузуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш.

29. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом даттанылган учурда, ал даттануу канааттандыруусуз калтырылгандыгы тууралуу билдирүүнү алган күндөн тартып 15 (он беш) күндөн кечиктирилбестен айып пул бузуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш.

30. Бузуу үчүн айып пул мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө ыктыярдуу түрдө төлөнбөгөн учурда туум салуу башталат.

Төлөөнүн мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн өз убагында төлөнбөгөн айып пулдун суммасынан 0,05 пайызга барабар өлчөмдө пайыздарда эсептелген акчалай төлөм туум болуп саналат.

Туумдун эң чоң өлчөмү бузуучуга карата колдонулган айып пулдун өлчөмүнөн ашпайт.

31. Айып пулду төлөө жана туум салуу мөөнөтү бүткөндөн кийин ыйгарым укуктуу бөлүм өзүнүн айып пулду төлөө жана туум салуу жөнүндө токтомдорун (9-тиркеме), Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында каралган тартипте, мажбурлап аткартуу үчүн соттук аткаруучуга жөнөтөт.

32. Айып пул салуу тууралуу токтом боюнча айып пул алуу жаза чарасы толук аткарылганда, анын аткарылгандыгы тууралуу белги коюу менен (зарыл учурда төлөнгөндүгүн тастыктаган документти кошо тиркөө менен) ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан бузуулар жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысына каттоо үчүн кайтарылып берилет.

8. Бузууларды жана аларды жасаган жактарды каттоо

33. Бузуу жөнүндө протокол түзүүнүн ар бир учуру, анын ичинде бузуу боюнча бардык маалыматтар жана бузууну жасаган жактар боюнча маалыматтар ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан Бирдиктүү реестрде катталууга тийиш.

34. Бузууларды, аларды жасаган жактарды, ошондой эле колдонулган жаза чараларын жана кошумча укуктук кесепеттерди каттоого негиз болуп, Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык түзүлгөн, бузуу жөнүндө арыз, протокол жана токтом саналат.

35. Бузуу жөнүндө маалымат Бирдиктүү реестрге кирүүгө тиешелүү мүмкүнчүлүгү бар жак тарабынан катталат.

36. Бузуу Бирдиктүү реестрге каттоо бузуу жөнүндө протокол Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык түзүлгөн учурдан тартып 24 сааттан кечиктирилбестен катталууга тийиш.

37. ыйгарым укуктуу бөлүм бузуу жөнүндө иш боюнча чечим чыгарылгандан кийин бир сутканын ичинде ишти кароонун жыйынтыктары тууралуу маалыматты Бирдиктүү реестрге киргизет.

38. ыйгарым укуктуу бөлүм Бирдиктүү реестрге киргизилген маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө, өз убагында жана толук берилишине жооптуу болот.

39. Бирдиктүү реестрде камтылган маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыр чөйрөсүндөгү, ошондой эле жеке маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана колдонуу жагындагы мыйзамдарга ылайык коргоого алынат.

40. Бирдиктүү реестр менен иштөөдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген талаптарга таянуу зарыл.

1-тиркеме

Бузуу жөнүндө
ПРОТОКОЛ

_____ (түзүлгөн орду)

20__-ж. «__» _____ (түзүлгөн убактысы)

_____ (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ыйгарым укуктуу бөлүмүнүн аталышы – мындан ары – Улуттук банк)

_____ атынан

_____ (Улуттук банктын кызматкеринин (перинин) аты-жөнү, кызмат орду толугу менен)

_____ (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактардын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

тарабынан бузуу жөнүндө ушул протоколду түзүштү.

Бузуу жасаган жак жөнүндө кошумча маалыматтар (жеке жактар боюнча):

Паспорттук маалыматтар: _____

Туулган күнү: _____

Туулган жери (милдеттүү эмес): _____ :

Катталган жери: _____

Айкын жашаган жери: _____

Байланыш маалыматтары: _____

Иштеген жери (зарылдыгына жараша): _____

Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юримдикалык жактар боюнча):

Катталган номери: _____

ИНН: _____

Юримдикалык дареги: _____

Айкын дареги: _____

Бузуу жасалган жердин дареги: _____

Бузуу жасалган дата жана убактысы: _____

Бузуу жасагандыгын тастыктаган далилдер: _____

бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин _____ беренесинин талабын бузуу болуп саналат.

Күбөлөр жана жабыр тарткандар жөнүндө маалыматтар (эгерде, болсо):

(аты-жөнү толук, туулган күнү, жашаган/катталган жери, байланыш телефондору)

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын түшүндүрмөсү (эгерде, болсо):

Бузуу жөнүндө ишти чечүү үчүн зарыл башка маалыматтар (эгерде, болсо): _____

(мисалы, кол коюудан баш тартуу тууралуу акт, кол коюудан баш тартуунун жүйөсү ж.б.)

Улуттук банк тарабынан:

(Аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

(Аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жак (бузууну жасаган жактын бул тилкедеги кол тамгасы анын протоколдун ага тиешелүү нускасын алгандыгын күбөлөндүрөт):

(Аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

Эскертүү:

1. Бузуулар жөнүндө протоколду түзүүнүн алдында ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкери бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактардынар бирине төмөнкү укуктарын түшүндүрүүгө милдеттүү:

1) өкүлдүн жардамынан пайдалануу;

2) түшүндүрмө берүү же түшүндүрмө берүүдөн жана суроолорго жооп берүүдөн баш тартуу;

3) ыйгарым укуктуу органдын чечимине сотко даттануу.

Бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын өтүнүчү боюнча ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкери көрсөтүлгөн укуктардын ар бирин кең-кесири түшүндүрүүгө милдеттүү.

Бузуу жөнүндө иш боюнча

ТОКТОМ

20__ -ж. «__» _____

(чыгарылган жери)

(чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан
жактын аты-жөнү/жактын аталышы, толугу менен)

карата бузуу жөнүндө ишти карап чыгып,

Бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):

Паспорттук маалыматтар: _____

Туулган күнү: _____

Туулган жери: _____

Катталган жери: _____

Айкын жашаган жери: _____

Байланыш маалыматтары: _____

Иштеген жери (зарылдыгына жараша): _____

Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юрдикалык жактар боюнча):

Катталган номери: _____

ИНН: _____

Юридикалык дареги: _____

Айкын дареги: _____

жана төмөнкү фактыны аныктоо менен:

_____ ,

(ишти кародо аныкталган жагдайларды чагылдыруу)

бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөнкү беренесин (беренелерин) бузуу болуп санала тургандыгын:

(талабы бузулган берене (беренелер))

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 310-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин беренеси (беренелерине) ылайык _____ категориядагы _____ (_____) _____ сом өлчөмүндө (*суммасы сан менен*) (*жазуу менен*) айып пулдун суммасын мамлекеттик бюджеттин пайдасына которуу менен,

айып пул төлөө тууралуу токтом чыгарат.

Бул токтом, копиясын бузуу жасаган жакка тапшырылган учурдан тартып күчүнө кирет.

Ыйгарым укуктуу жак:

(Аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым _____

(бузуу жасаган жактын бул талаага кол тамгасын койгондугу анын бузууну жасагандыгы тууралуу макулдугун жана өз ыктыяры менен айып пулду төлөөгө макулдугун билдирет)

2-тиркеме

Ишти кароо убактысын жана ордун белгилөө жөнүндө

ТЕСКЕМЕ

(чыгарылган жер)

_____ -ж. « ____ » _____

(чыгарылган датасы)

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып
жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

тарабынан бузуу жөнүндө № _____ иштин материалдарын карап
чыгып,

(кыргыз республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка
ченемдик укуктук актылардын талаптары бузулган беренелер)

1. Ишти 20__-жылдын « ____ » _____

_____ дарек боюнча кароо белгиленсин.

Ыйгарым укуктуу жак:

(аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

3-тиркеме

Бузуу жөнүндө ишти кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө

ТЕСКЕМЕ

_____ -ж. « ____ » _____
(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып
жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

тарабынан _____

(Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка ченемдик
укуктук актыларынын талаптары бузулган беренелер) бузуу жөнүндө № ____
иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен

(кийинкиге калтыруу жүйөлөрүн жана/же негиздерин чагылдыруу: тараптардын
өтүнүчтөрү, кошумча материалдарды талап кылуу зарылдыгы, кызыкдар
жактарды ишке катышууга тартуу, экспертиза жүргүзүү ж.б.),

1. № _____ ишти кароо кийинкиге калтырылсын (_____-ж.
« ____ » _____ бузуу жөнүндө протокол);
2. ишти кароо 20__-жылдын « ____ » _____ белгиленсин;
3. кошумча документтер 20__-жылдын « ____ » _____
чейинки мөөнөттө берилсин (зарылдыгына жараша);
4. ишти кароого катышууга _____ ишке
тартылсын (зарылдыгына жараша);
5. _____ экспертиза дайындалсын
(зарылдыгына жараша).

Ыйгарым укуктуу жак:

_____ (аты-жөнү) _____ (кызмат орду) _____ (кол тамгасы)

Улуттук банкта бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоонун (мындан ары - Нускоо) 16-пунктунда каралган мөөнөттөрдө аныкталган кемчиликтерди четтетсин;

3. _____ сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире
(Ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)

иштелип чыккан материалдар Нускоонун 16-пунктунда каралган мөөнөттөрдө берсин;

4. ишти кароо 20__-жылдын «___» _____ дайындалсын.

Ыйгарым укуктуу жак:

(аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

5-тиркеме

Бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө

ТЕСКЕМЕ

(чыгарылган жер)

_____ -ж. «___» _____

(чыгарылган датасы)

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган
жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

тарабынан _____

бузуу жөнүндө № _____ иштин материалдарын карап чыгып,
төмөнкүлөрдү белгилөө менен _____

(Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин беренеси жана/же
башка ченемдик акт) Ылайык _____

(бузуу жөнүндө ишти кароодо, бул ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына
кирбей тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар) бузуу жөнүндө ишти кароо

(бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча кароого компетенттүү соттун, мамлекеттик органдын/жактын аталышы)

компетенциясына кирерин белгилейт.

1. _____

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

тарабынан жасалган

№ _____ иштин бузуу жөнүндө протоколу жана башка материалдары _____ кароосуна өткөрүп берилсин

(бузуу жөнүндө ишти кароого компетенттүү сот, мамлекеттик органдын/жактын аталышы)

Ыйгарым укуктуу жак:

(аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

6-тиркеме

Четтетүү жөнүндө
ТОКТОМ

_____ 20__-ж. «__» _____
(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып
жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

тарабынан _____
бузуу жөнүндө № _____ иштин материалдарын карап чыгып,
_____ белгилөө менен

(ишти кароодо ыйгарым укуктуу жак Кыргыз Республикасынын
Бузуулар жөнүндө кодексинин 323-беренесине ылайык, бул ишти
карай албай тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар),

1. Өзүн-өзү четтетүү жарыялансын _____

Ыйгарым укуктуу жак:

_____ _____ _____
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)

7-тиркеме

Иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө

ТОКТОМ

 (чыгарылган жер)

_____ -Ж. « ____ » _____
 (чыгарылган датасы)

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк)

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан
 жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

 тарабынан бузуу жөнүндө № _____ иштин материалдарын карап чыгып,

Бузуу жасаган жакжөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):

Паспорттук маалыматтар: _____

Туулган күнү: _____

Туулган жери: _____

Катталган жери: _____

Айкын жашаган жери _____

Байланыш маалыматтары: _____

Иштеген жери (зарылдыгына жараша): _____

Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юрдикалык жактар боюнча):

Катталган номери: _____

ИНН: _____

Юридикалык дареги: _____

Айкын дареги: _____

төмөнкүлөрдү аныктады _____

(бузуу жөнүндө ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 302-беренесине ылайык, бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү жүргүзүүнү жокко чыгарууну аныктаган жагдайларды чагылдыруу).

Жогоруда белгиленгендердин негизинде, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 302-беренесинин _____ пунктуна таянуу менен

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

боюнча бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө токтом кылат.

Ыйгарым укуктуу жак:

(аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым

*(бузуу жасаган жактын кол тамгасы/
билдирүү менен почта квитанциясы)*

8-тиркеме

Бузуу жөнүндө иш боюнча

ТОКТОМ

20__ -ж. «__» _____

_____ (чыгарылган жер)

_____ (чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

_____ (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын аталышы/жактына ты-жөнү толуугу менен):

боюнча бузуулар жөнүндө ишти карап чыгып,

Бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):

Паспорттук маалыматтар: _____

Туулган күнү: _____

Туулган жери: _____

Катталган жери: _____

Айкын жашаган жери: _____

Байланыш маалыматтары: _____

Иштеген жери (зарылдыгына жараша): _____

Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юримикалык жактар боюнча):

Катталган номери: _____

ИНН: _____

Юримикалык дареги: _____

Айкын дареги: _____

төмөнкү фактыны аныктаган: _____

_____ ,

(ишти кароодо аныкталган жагдайларды чагылдыруу)

Бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөнкү беренесин (беренелерин) бузуу болуп саналат:

(талабы бузулган берене (беренелер))

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин _____ беренеси (беренелерине) ылайык, _____
(_____) категориядагы бузуу үчүн _____ сом өлчөмүндө (суммасы сан менен) (жазуу менен) айып пулдун суммасын мамлекеттик бюджеттин пайдасына которуу менен,

айып пул төлөө тууралуу токтом чыгарат.

Токтом, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 332-беренесине ылайык даттанылбаса, бузуу жасаган жакка анын көчүрмөсү берилген же почта аркылуу жөнөтүлгөн күндөн тартып 10 (он) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомго даттануу арызы берилген учурда, ал даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча соттун чечими чыккан күнү дароо мыйзамдуу күчүнө кирет.

Ыйгарым укуктуу жак:

(аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым

(бузган жактын кол тамгасы/ билдирүү менен почта квитанциясы)

9-тиркеме

Туум чегерүү жөнүндө

ТОКТОМ

20__-ж. «__» _____

_____ (чыгарылган жер)

_____ (чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

_____ (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

Бузуу жасаган жакжөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):

Паспорттук маалыматтар: _____

Туулган күнү: _____

Туулган жери: _____

Катталган жери: _____

Айкын жашаган жери _____

Байланыш маалыматтары: _____

Иштеген жери (зарылдыгына жараша): _____

Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юримдикалык жактар боюнча):

Катталган номери: _____

ИНН: _____

Юримдикалык дареги: _____

Айкын дареги: _____

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 342-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттө айып пулду төлөбөй койгондугуна байланыштуу,

_____ (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен),

_____ -жылдын «__» _____ тартып
«__» _____ чейинки аралыкта өз учурунда төлөнбөгөн

_____ (_____) категориядагы _____
сом өлчөмүндөгү айып пулдун суммасынан 0,05 пайызга барабар
өлчөмдө мөөнөтүндө төлөнбөй калган ар бир күн үчүн туум салуу
жөнүндө токтому чыгарат. Жыйынтыгында, салынган туумдун жалпы
суммасы _____-жылдын «_____» карата абал боюнча
_____ (_____) _____
сомду түзөт.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин
343-беренесине ылайык, _____ (_____) _____
сом өлчөмүндө салынган туум мамлекеттик бюджеттин пайдасына
төлөнүүгө тийиш.

Токтом, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин
332-беренесине ылайык даттанылбаса, бузуу жасаган жакка анын
көчүрмөсү берилген же почта аркылуу жөнөтүлгөн күндөн тартып
10 (он) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомго даттануу арызы
берилген учурда, ал даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча соттун
чечими чыккан күнү дароо мыйзамдуу күчүнө кирет.

Ыйгарым укуктуу жак:

(аты-жөнү) _____ (кызмат орду) _____ (кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым

(бузган жактын кол тамгасы / билдирүү менен почта квитанциясы)

10-тиркеме

Бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтото туруу жөнүндө

ТОКТОМ

20__-ж. «__»_____

(чыгарылган жер)

(чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк)

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

тарабынан бузуу жөнүндө № _____ иштин материалдарын карап чыгып,

Бузуу жасаган жакжөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):

Паспорттук маалыматтар: _____

Туулган күнү: _____

Туулган жери: _____

Катталган жери: _____

Айкын жашаган жери _____

Байланыш маалыматтары: _____

Иштеген жери (зарылдыгына жараша): _____

Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юримдикалык жактар боюнча):

Катталган номери: _____

ИНН: _____

Юримдикалык дареги: _____

Айкын дареги: _____

төмөнкүлөрдү аныктаган _____

(ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 300-беренесине ылайык, ишти токтотууга негиз болгон, аныкталган жагдайларды чагылдыруу).

Жогоруда айтылгандардын негизинде, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 300-беренесинин ___ пунктуна таянуу менен,

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

боюнча ишти токтотуу жөнүндө жана, _____ бузган
(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)

жакты табуу жана аныктоо чараларын көрүү тууралуу токтом чыгарат.

Ыйгарым укуктуу жак:

(аты-жөнү)

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 19-декабрындагы
№ 2018-П-36/55-10-(НПА)

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу жөнүндө жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

– Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-февралындагы № 7/4 «SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому;

– Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана айрым ченемдик укуктук актыларды күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомунун 1-пунктунун жетинчи абзацы жана аталган токтомдун тиркемесинин 6-пункту.

3. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине

чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

5. СВИФТ сервис бюросу бөлүмү ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо СВИФТ сервис бюросу бөлүмүн тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
19-декабрындагы
№ 2018-П-36/55-10-(НПА)
токтомуна тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
СВИФТ сервис бюросу жөнүндө
жобо**

1. Жалпы жоболор

1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) СВИФТ сервис бюросунун (мындан ары – сервис бюро) ишинде колдонулган негизги түшүнүктөр жана принциптер аныкталган, ошондой эле коммерциялык банктардын (мындан ары - Катышуучулар) сервис бюро аркылуу SWIFTNet түйүнүнө кошулуусуна, аны пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө жана Катышуучулардын колдоосуна карата негизги талаптар аныкталган.

2. Сервис бюро дегенден улам, SWIFTNet түйүнүнөн бул инфраструктураны колдоого алуучу жана Катышуучулардын SWIFTNet менен өз ара иш алып баруусун камсыз кылуучу тиешелүү персонал менен (мындан ары – сервис бюро персоналы) жамааттык пайдалануу инфраструктурасынын жыйындысын түшүнүүгө болот.

3. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – дүйнөлүк банктар аралык финансылык телекоммуникациялар коомчулугу. SWIFTNet телекоммуникациялык түйүнү SWIFT системасын пайдалануучулар арасында чек ара аркылуу өтүүчү жана ички төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн маалыматтардын жана билдирүүлөрдүн ишеничтүү жана коопсуз өткөрүлүшүн камсыз кылат.

4. Улуттук банк, SWIFT системасынан жамааттык пайдалануу инфраструктурасын колдоого алуучу жана анын иштешин камсыз кылуучу сервис бюронун оператору болуп саналат. Сервис бюро операторунун функциялары ушул Жободо белгиленген талаптарды

аткарууда, ошондой эле SWIFT эрежелери жана талаптарына ылайык, башка уюмга өткөрүлүп берилиши мүмкүн.

5. Сервис бюронун персоналы – бул Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмү. Сервис бюронун персоналынын кызматкерлери SWIFT талаптарына ылайык тиешелүү сертификациядан өтүшөт.

6. Сервис бюронун техникалык инфраструктурасын SWIFTNet түйүнүн пайдалануу үчүн колдонуучу банктар-SWIFT коомчулугунун мүчөлөрү сервис бюронун катышуучулары болуп саналат.

7. Сервис бюронун иштөө процессинде жана инфраструктурасын өндүрүшкө колдонууда Катышуучулардын SWIFTNet түйүнүнөн жамааттык пайдалануу боюнча өз ара мамилелери, тобокелдиктерди бөлүштүрүү, жоопкерчилик, укуктары жана милдеттери Катышуучулар менен сервис бюронун операторлорунун ортосунда түзүлгөн көп тараптуу макулдашууда жана эки тараптуу келишимдерде белгиленет (мындан ары - келишим).

2. Сервис бюронун негизги иштөө принциптери

8. SWIFTNet түйүнүнөн жамааттык пайдаланууда инфраструктуранын иштөөсү жана колдоого алынышы байланыш провайдерлери - SWIFT компаниясынын тармактык өнөктөштөрү менен бирдикте сервис бюро тарабынан камсыз кылынат. Мында:

1) сервис бюро программалык камсыздоонун, SWIFT интерфейс/серверинин жабдуусунун жана келишимдерге ылайык, сервис бюронун жоопкерчилигинде болгон түйүндүк жабдуунун колдоого алынышын жана иштешин камсыз кылат;

2) байланыш провайдерлери, сервис бюронун операторлору жана байланыш провайдерлеринин ортосунда түзүлгөн келишимде белгиленген шарттарга ылайык, сервис бюронун байланыш каналдарынын колдоого алынышын жана иштешин камсыз кылат.

9. Сервис бюронун техникалык инфраструктурасы төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) сервердик жабдуу (негизги жана резервдик);

2) түйүндүк жабдуу;

3) сервис бюродон SWIFT байланыш провайдерлерине чейинки байланыш каналдары (негизги жана резервдик).

10. Сервис бюронун техникалык инфраструктурасы анын персоналы тарабынан тейленет жана колдоого алынат.

11. Сервис бюронун ишин төмөнкүлөр камсыз кылат:

1) SWIFTNet түйүнүнөн жамааттык пайдалануунун техникалык инфраструктурасы;

2) сервис бюронун персоналы;

3) SWIFT системасы тарабынан иштелип чыккан SWIFTNet түйүнүнүн ишин жөнгө салуучу эрежелер жана сунуш-көрсөтмөлөр (мындан ары - SWIFT документтери);

4) Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары;

5) келишимдер.

12. Сервис бюро SWIFT жана Улуттук банк тарабынан берилген ыйгарым укуктардын чегинде Катышуучуларга кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштайт.

13. Катышуучуларды сервис бюрого туташтыруунун эки ыкмасы бар:

1) SWIFTNet түйүндө иштөө үчүн сервис бюронун инфраструктурасын пайдалануу - Access connection;

2) өздүк серверлерин колдонуу менен сервис бюросунун инфраструктурасын пайдалануу - Gateway connection.

14. Сервис бюронун инфраструктурасын (Access connection) SWIFT системасында иштөө үчүн пайдаланган учурда, Катышуучунун интерфейстен пайдалануу мүмкүнчүлүгү браузерди колдонуу менен жумушчу станциялар аркылуу (мындан ары - SWIFT терминалдары) жүзөгө ашырылат. Катышуучу тарабындагы SWIFT системасынын тиешелүү терминалы ар бир Катышуучуну өз алдынча коштоп жүрүү боюнча адистер тарабынан колдоого алынат жана иштетилет.

15. SWIFT системасында иштөө үчүн өздүк серверлер (Gateway connection) пайдаланылган учурда, Катышуучунун SWIFTNet түйүнүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгү SWIFT системасынын өздүк серверлерине туташкан SWIFT терминалдары аркылуу жүзөгө ашырылат. SWIFT системасынын тиешелүү серверлеринин жана терминалдарынын колдоого алынышы жана иштеши ар бир Катышуучуну өз алдынча коштоп жүрүү боюнча персонал тарабынан камсыз кылынат.

16. Катышуучулар SWIFT системасына тиешелүү бардык маселелер боюнча сервис бюронун персоналына кайрылууга тийиш. Эгерде, маселе сервис бюронун персоналынын компетенциясына кирбесе, анда ал Катышуучунун атынан SWIFT системасын колдоо кызматына өткөрүлүп берилет.

17. Сервис бюро, SWIFT Катышуучусунун терминалдарынан/ серверлеринен пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес жана Катышуучунун SWIFT билдирүүлөрүн түзүүгө жана жөнөтүүгө жооптуу болуп саналбайт.

18. Сервис бюронун персоналы SWIFT документтерине, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына, ички жол-жоболорго жана келишимдерге таянуу менен иш алып барат.

19. Ар бир Катышуучу SWIFT системасынын талаптарына жана сунуш-көрсөтмөлөрүнө ылайык, SWIFTNet түйүнүндө билдирүүлөрдү түзүү жана жөнөтүү функцияларын аткаруучу адистердин негизги жана кайталоочу курамына ээ болууга тийиш. SWIFT системасында адистердин курамы жана SWIFT системасында билдирүүлөрдү жөнөтүү боюнча алардын функцияларынын (ролдорунун) бөлүштүрүлүшү Катышуучунун ички документтери менен бекитилет.

20. Катышуучу өз адистеринин SWIFT билдирүүлөрүн түзүүдөгү жана жөнөтүүдөгү операциялык ишине байланыштуу бардык тобокелдиктерге (адистердин кетирген каталары, уруксатсыз пайдалануу, алдамчылык, ж.б.) жоопкерчиликтүү болуп саналат.

21. Сервис бюронун персоналы менен Катышуучунун регламенти, иш жүргүзүү жана өз ара иш алып баруу тартиби, туташуу шарттары, кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгү боюнча талаптар, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын эсептөө жана төлөө, тараптардын жоопкерчилигин бөлүштүрүү тартиби ушул Жобону эске алуу менен сервис бюро оператору менен Катышуучунун келишимдеринде белгиленет.

22. Сервис бюронун иши башка катышуучулардын жамааттык пайдалануунун жалпы инфраструктурасы аркылуу SWIFTNet түйүнүнө туташуу кызматын көрсөтүүчү уюмдар үчүн SWIFT компаниясы тарабынан иштелип чыгып жана бекитилген Shared Infrastructure Program программасы боюнча милдеттүү түрдө сертификацияланууга тийиш.

3. Сервис бюронун инфраструктурасынын коопсуз жана ишенимдүү иштешин камсыз кылуу боюнча негизги талаптар

23. Сервис бюронун коопсуз жана ишенимдүү иштеши төмөнкү принциптерге ылайык камсыз кылынууга тийиш:

1) Операциялык тобокелдиктерден жана иштөө чөйрөсүнүн тобокелдиктеринен коргоо;

2) SWIFTNet түйүнүнө сервис бюронун инфраструктурасы аркылуу Access connection схемасы боюнча туташкан Катышуучулардын маалыматтарынын купуя жана бекем сакталышы;

3) Катышуучулардын SWIFTNet түйүнүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн үзгүлтүксүздүгү;

4) SWIFT компаниясынын талаптарына ылайык келүүсү боюнча жыл сайын аудит өткөрүү/баа берүү.

24. Операциялык тобокелдиктерден жана иштөө чөйрөсүнүн тобокелдиктеринен коргоо төмөнкүлөр менен камсыз болууга тийиш:

1) Сервис бюронун инфраструктурасынын колдоого алынышын жана иштешин камсыз кылуу үчүн жетиштүү квалификациясы менен негизги жана кайталоочу курамдын болушу;

2) SWIFT Катышуучуларынын терминалдары/серверлери үчүн локалдык түйүндүн өзүнчө сегментинин болушу;

3) Бири-биринен обочо аралыкта жайгашкан негизги жана резервдик сервердик, ошондой эле түйүндүк жабдуу;

4) SWIFT байланыш провайдерине чейин негизги жана резервдик байланыш каналдарынын болушу;

5) Чектелген пайдалануу мүмкүнчүлүгү, видеобайкоо жана күзөтүү-өрткө каршы сигнализация менен атайын сервердик жайдын болушу;

6) Электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча тиешелүү жабдуу;

7) Катышуучулардын жана сервис бюронун персоналынын SWIFT интерфейс/серверинен уруксатсыз пайдалануусунан коргонуу каражаттары.

25. Катышуучулардын маалыматтарынын купуя жана бекем сакталышы (кирген/чыккан билдирүүлөрдүн, шифр белгиленүүчү

жана идентификациялоочу ачкычтардын ж.б.у.с. маалыматы) төмөнкүлөр менен камсыз болууга тийиш:

1) SWIFT документтерине ылайык, SWIFT Катышуучусунун ар бир пайдалануучусунун SWIFT терминалынан/серверинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн чектөө;

2) сервис бюронун ички жол-жоболоруна ылайык, сервис бюронун персоналынын Катышуучулардын маалыматтарынын купуя жана бекем сакталышын камсыз кылуу боюнча жоопкерчилигин бөлүштүрүү;

3) сервис бюро тарабынан инфраструктуранын ишине күн сайын мониторинг жүргүзүү жана аныкталган каталар менен үзгүлтүктөр боюнча ыкчам чараларды көрүү (маалыматтардын купуя сакталышы, алардан уруксатсыз (санкциясыз) пайдалануу);

4) сервис бюронун инфраструктурасынын чабал жактарын дайыма тестирлөө (чейрек ичинде бир жолудан кем эмес), ошондой эле, зарылчылыгына жараша, тестирлөө жана чабал жактарын аныктоо иштери үчүн көз карандысыз уюмду ишке тартуу (жылына бир жолудан кем эмес);

26. Катышуучулардын SWIFTNet сервисинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн үзгүлтүксүздүгү, регламенттик иштерди аткаруу убактысын жана калыбына келтирүү мезгилин кошпогондо (системанын максималдуу токтоп туруу убактысы 4 (төрт) саат), сервис бюронун инфраструктурасынын күнү-түнү иштеши менен камсыз болууга тийиш.

27. Сервис бюро инфраструктурасынын ишинде штаттан тышкары жагдай орун алган учурда, келишим шарттарына ылайык, сервис бюронун персоналы бул тууралуу Катышуучуларга билдирет.

28. Штаттан тышкары жагдайдын келип чыгуу себеби четтетилгенге чейин мөөнөттүү төлөмдөрдү кабыл алуу/өткөрүп берүү зарылчылыгы пайда болгон шартта, Катышуучулар келишим шарттарына ылайык, маалыматтарды берүүнүн альтернативдүү каналдарын пайдаланууга тийиш.

29. Сервис бюронун персоналы Катышуучуларга 8/5 режиминде техникалык колдоо көрсөтөт (күнүнө сегиз саат, жумасына беш жумуш күнү).

4. Катышуучуларды сервис бюро аркылуу SWIFTNet түйүнүнө туташтыруу боюнча негизги талаптар

30. Сервис бюронун персоналы Катышуучуларды сервис бюро аркылуу SWIFTNet түйүнүнө туташтырат.

31. Катышуучуну сервис бюрого туташтыруу үчүн негизги талаптар төмөнкүлөр:

1) SWIFT коомчулугуна мүчөлүккө кирүү;

2) Сервис бюро оператору менен сервис бюрого туташуу боюнча келишим түзүү;

3) SWIFT (Access connection) терминалын/SWIFT (Gateway connection) серверин орнотуу жана туташтыруу, ал төмөнкү иш-чаралардын жүргүзүлүшүн камтыйт:

- SWIFT документтерине жана SWIFT сервис бюросуна туташуу боюнча келишим шарттарына ылайык, SWIFT (Access connection) терминалын/SWIFT (Gateway connection) серверин SWIFTNet сервисине туташтыруу үчүн даярдоо;

- SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway connection) серверинин ишин Катышуучунун жалпы локалдык түйүнүнө көз каранды эмес сервис бюродо өзүнчө чакан түйүндө жайгашкан SWIFT интерфейси/сервери менен уюштуруу;

- SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway connection) серверинин коопсуз иш чөйрөсүн камсыз кылуу (чектелген пайдалануу мүмкүнчүлүгү каралган жана күзөтүү-өрткө каршы сигнализация менен жабдылган атайын жай, ж.б.);

- сервис бюро инфраструктурасынын ишинде штаттан тышкары жагдай келип чыккан шартта, билдирүүлөрдүн жөнөтүлүшүн/алынышын камсыз кылуу үчүн маалыматтарды берүүнүн резерв катары, альтернативдүү каналдын болушу, же ал болбогон шартта, мындай каражатты сөзсүз орнотуу;

- маалыматтарды берүүнү камсыз кылуучу SWIFT (Access connection) терминалынан/SWIFT (Gateway connection) серверинен сервис бюронун негизги жана резервдик сайттарына чейин шифр белгилөө менен негизги жана резервдик байланыш каналдарынын болушу;

- түздөн-түз SWIFT системасында иштеген кызматкерлерди окутуу;

- Катышуучунун инфраструктурасынын жана персоналынын даяр болуусуна жараша, автоматташтырылган SWIFT системасы кабыл алуу актынын негизинде тажрыйбалык иштетүүгө киргизилет;

- SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway connection) серверинин иштөө режиминин тест-тренингин жүргүзүү;

- Катышуучунун автоматташтырылган SWIFT системасын өндүрүштүк иштетүүгө киргизүү.

32. Катышуучу сервис бюронун инфраструктурасына туташуудагы негизги талаптарды сактабаган учурда, сервис бюронун оператору Катышуучуга алдын ала билдирүү менен сервис бюрого туташтыруу аракеттерин токтотууга укуктуу жана келип чыгышы мүмкүн болгон натыйжалар үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналбайт.

5. Катышуучуларга SWIFT (Access connection) терминалынан/
SWIFT (Gateway connection) серверинен пайдалануу
мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча негизги талаптар

33. Катышуучу SWIFT системасынан пайдалануу үчүн төмөнкү талаптарды сактоого тийиш:

1) Катышуучунун SWIFT системасын өндүрүштүк иштетүүгө түздөн-түз катышууга тийиш болгон адистеринин курамын дайындоо;

2) SWIFT документтеринин негизинде гана, SWIFT системасынан пайдалануу укугун жана ар бир адистин жоопкерчилигин бөлүштүрүү;

3) SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway connection) серверинин маалыматынын уруксатсыз пайдалануудан тиешелүү деңгээлде сакталышын камсыз кылуу;

4) SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway connection) серверинин колдоого алынышын жана иштешин камсыз кылуу жана жабдуунун, программалык камсыздоонун, байланыш каналдарынын, адистердин операциялык ишиндеги үзгүлтүктөргө (кызматкерлердин кетирген каталары, уруксатсыз пайдалануу, алдамчылык) байланыштуу тобокелдиктерге жоопкерчилик тартуу;

5) SWIFT документтерине, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана

келишимдерге ылайык, билдирүүлөрдү түзүү жана жөнөтүү, маалыматтарды сактоо, анын купуя сакталышын камсыз кылуу жана алардан уруксатсыз пайдаланууга жол бербөө боюнча ички жол-жоболорду, ошондой эле SWIFT (Access connection) терминалын/SWIFT (Gateway connection) серверин өндүрүштүк иштетүү процессинде штаттан тышкаркы жагдайлар келип чыккан учурда персоналдын иштөө тартибин иштеп чыгуу;

6) Катывуучу тарапта штаттан тышкаркы жагдай (чатак маселе, жаңжал окуя) орун алган учурда, Катывуучунун персоналы келишим мөөнөттөрүнө жана шарттарына ылайык, бул тууралуу сервис бюрого билдирет;

7) Сервис бюронун инфраструктурасынын ишинде штаттан тышкаркы жагдай келип чыккан учурда, билдирүүлөрдүн жөнөтүлүшүн/алынышын камсыз кылуу үчүн, маалыматтарды берүүнүн альтернативдүү каналдарын иш абалында кармап туруу;

34. Маалыматтын тиешелүү деңгээлде корголушун камсыз кылуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

1) Коопсуздук принциптерине ылайык, SWIFT (Access connection) терминалынан/SWIFT (Gateway connection) серверинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон персоналдын милдеттерин бөлүштүрүү: SWIFT талаптарына жана сунуш-көрсөтмөлөрүнө ылайык, кызматтык иш зарылдыгы боюнча гана маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгү, минималдуу ыйгарым укуктар жана милдеттерди чектөө;

2) Катывуучунун ички жол-жоболоруна ылайык, сервис бюро жана Катывуучу тарабынан персоналга SWIFT системасынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүү талаптарынын аткарылышын системалуу түрдө контролдоо;

3) SWIFT (Access connection) терминалынан/SWIFT (Gateway connection) серверинен сервис бюрого чейин трафикке шифр белгилөө.

35. Аталган талаптар бузулган шартта, сервис бюро Катывуучуга алдын ала билдирүү менен анын сервис бюро аркылуу SWIFTNet түйүнүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн токтото алат жана келип чыгышы мүмкүн болгон натыйжалар үчүн жоопкерчилик тартпайт.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 24-декабрындагы
№ 2018-П-07/57-1-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 4,75 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2018-жылдын 25-декабрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде жарыялышын камсыз кылсын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-декабрындагы
№ 2018-П-14/58-7-(ПС)

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышы камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш жумуш күнү өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы

китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн grosстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

Т.Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын «26»
декабрындагы
№ 2018-П-14/58-7-(ПС) токтомуна
карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:

– «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр» 1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
10000000	МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР
11000000	Салыктык кирешелер
11100000	Кирешеге жана пайдага салык
11110000	Кирешеге жана пайдага салык
11111000	Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы
11111100	Салык агенти төлөөчү киреше салыгы
11111200	Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы
11112000	Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык
11112100	Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык
11113000	Пайдага салык
11113100	Пайдага салык
11113200	Пайыздарга салык

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11113300	Алтын өндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык
11120000	Атайын режимдер боюнча салыктар
11121000	Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр
11121100	Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык
11122000	Патенттин негизинде салык
11122100	Милдеттүү патенттин негизинде салык
11122200	Ыктыярдуу патенттин негизинде салык
11130000	Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар
11131000	Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
11131100	Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
11300000	Менчикке салык
11310000	Мүлккө салык
11311000	Кыймылсыз мүлккө салык
11311100	Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык
11311200	2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык
11311300	3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык
11312000	Кыймылдуу мүлккө салык
11312100	Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык
11312200	Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык
11320000	Жер салыгы
11321000	Жер салыгы
11321100	Короо жанындагы жана дачалык жер участкалорун пайдалануу үчүн жер салыгы
11321200	Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы
11321300	Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы
11400000	Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар
11410000	Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар
11411000	Кошумча нарк салыгы (КНС)
11411100	Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС
11411200	Евразиялык экономикалык биримдигине кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС
11411300	Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС
11411400	Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11412000	Сатуудан салык
11412100	Сатуудан салык
11420000	Акциз салыгы
11421000	Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы
11421100	Алкоголдук продукция
11421110	Этил спирти
11421120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11421130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11421140	Шараптар
11421150	Коньяктар
11421160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11421170	Идишке куюлган пиво
11421180	Идишке куюлбаган пиво
11421190	Шарап материалдары
11421200	Тамеки буюмдары
11421210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11421220	Чыпкасыз тамеки чылымдары
11421230	Сигаралар жана сигариллалар
11421290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11421300	Мунай продуктулары
11421310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11421320	Реактивдүү отун
11421330	Дизель отуну
11421340	Мазут
11421350	Май жана газ конденсаты
11421360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары
11421400	Башка акциздик товарлар
11421410	Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары
11421490	Башка акциздик товарлар
11422000	ЕАЭБге кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
11422100	Алкоголдук продукция
11422110	Этил спирти
11422120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11422130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11422140	Шараптар
11422150	Коньяктар

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11422160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11422170	Идишке куюлган пиво
11422180	Идишке куюлбаган пиво
11422190	Шарап материалдары
11422200	Тамеки буюмдары
11422210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11422220	Чыпкасыз тамеки чылымдары
11422230	Сигаралар жана сигариллалар
11422290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11422300	Мунай продуктулары
11422310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11422320	Реактивдүү отун
11422330	Дизель отуну
11422340	Мазут
11422350	Май жана газ конденсаты
11422360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары
11422400	Башка акциздик товарлар
11422410	Башка акциздик товарлар
11423000	ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
11423100	Алкоголдук продукция
11423110	Этил спирти
11423120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11423130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11423140	Шараптар
11423150	Коньяктар
11423160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11423170	Идишке куюлган пиво
11423180	Идишке куюлбаган пиво
11423190	Шарап материалдары
11423200	Тамеки буюмдары
11423210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11423220	Чыпкасыз тамеки чылымдары
11423230	Сигаралар жана сигариллалар
11423290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11423300	Мунай продуктулары
11423310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11423320	Реактивдүү отун

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11423330	Дизель отуну
11423340	Мазут
11423350	Май жана газ конденсаты
11423360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары
11423400	Башка акциздик товарлар
11423410	Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары
11423490	Башка акциздик товарлар
11424000	Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
11424100	Алкохолдук продукция
11424110	Этил спирти
11424120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11424130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11424140	Шараптар
11424150	Коньяктар
11424160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11424170	Идишке куюлган пиво
11424180	Идишке куюлбаган пиво
11424190	Шарап материалдары
11424200	Тамеки буюмдары
11424210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11424220	Чыпкасыз тамеки чылымдары
11424230	Сигаралар жана сигариллалар
11424290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11424300	Мунай продуктулары
11424310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11424320	Реактивдүү отун
11424330	Дизель отуну
11424340	Мазут
11424350	Май жана газ конденсаты
11424360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары
11424400	Башка акциздик товарлар
11424410	Башка акциздик товарлар
11460000	Жер казынасын пайдалануу үчүн салык
11461000	Бонустар
11461100	Күйүүчү пайдалуу кендер
11461110	Мунай

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11461120	Күйүүчү газдар
11461130	Көмүр
11461190	Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
11461200	Металл пайдалуу кендер
11461210	Баалуу металлдар
11461220	Сымап
11461230	Сурьма
11461240	Калай, вольфрам
11461290	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
11461300	Металл эмес пайдалуу кендер
11461310	Беттегич таштар
11461320	Курулуш куму
11461330	Гипс
11461340	Акиташ, курулуш ташы
11461350	Түстүү таштар (самоцветы)
11461390	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
11461400	Жер алдындагы суулар
11461410	Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн минерал жана тузсуз суулар
11461420	Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулар
11461430	Жылытуу үчүн ысык суулар
11461440	Ичүүчү жана техникалык суулар
11462000	Роялти
11462100	Күйүүчү пайдалуу кендер
11462110	Мунай
11462120	Күйүүчү газ
11462130	Көмүр
11462190	Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
11462200	Металл пайдалуу кендер
11462210	Баалуу металлдар
11462220	Сымап
11462230	Сурьма
11462240	Калай, вольфрам
11462290	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
11462300	Металл эмес пайдалуу кендер
11462310	Беттегич таштар
11462320	Курулуш куму
11462330	Гипс
11462340	Акиташ, курулуш ташы
11462350	Түстүү таштар (самоцветы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11462390	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
11462400	Жер алдындагы суулар
11462410	Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн минерал жана тузсуз суулар
11462420	Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулар
11462430	Жылытуу үчүн ысык суулар
11462440	Ичүүчү жана техникалык суулар
11462490	Дагы башка жер астындагы суулар
11500000	Эл аралык соода жана тышкы операция үчүн салыктар
11510000	Бажы төлөмдөрү
11511000	Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү
11511100	Кыргыз Республикасы ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11511200	ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11511300	Кыргыз Республикасын ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиш болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11511400	ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары
11511500	Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендер боюнча бажылык төлөмдөр
11511600	Бажылык жыйынды төлөм
11512000	Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү
11512100	Экспорттук бажы алымы
11512200	Экспорттук мезгилдик бажы алымы
11513000	Бажылык жыйымдар
11513100	Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым
11513200	Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар
11514000	Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр
11514100	Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр
11515000	ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11515100	Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11515200	Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11515300	Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11515400	Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516000	ЕАЭБге башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516100	Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516200	Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516300	Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516400	Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516500	Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11517000	Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө протоколго ылайык, чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517100	Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517200	Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517300	Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517400	Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517500	Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11518000	Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма
11518100	Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма
11520000	Ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521000	ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521100	Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521200	Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521300	Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11521400	Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11522000	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522100	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522200	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522300	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522400	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11523000	ЕАЭБдин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11523100	Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11523200	Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11523300	Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11523400	Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11524000	Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууга ылайык, төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11524100	Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11524200	Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524300	Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11524400	Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11525000	Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар
11525100	Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар
11525200	Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар
11525300	Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар
11525400	Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар
11526000	Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду
11526100	Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду
11526200	Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду
11526300	Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду
11526400	Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду
11600000	Башка салыктар жана жыйымдар
11610000	Башка салыктар жана жыйымдар
11611000	Башка салыктар жана жыйымдар
11611100	Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары
11611200	Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

12000000	Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/ чегерүүлөр
12100000	Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/ чегерүүлөр
12110000	Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү
12111000	Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү
12111110	Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусуна камсыздандыруу төгүмдөрү
12111120	Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусунан тышкары)
12111130	Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү
12111210	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна камсыздандыруу төгүмдөрү
12111220	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү
12200000	Социалдык фондунун башка кирешелери
12210000	Социалдык фондунун башка кирешелери
12211000	Социалдык фондунун башка кирешелери
12211100	Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар
12211200	Кайра кайтарууну талап кылуунун жыйынтыгында жумуш берүүчүлөрдөн жана жарандардан алынуучу каражаттар
12211900	Социалдык фондунун жана башка кирешелери
12220000	Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар
12221000	Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар
12221100	Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар
12230000	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери
12231000	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери
12231100	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери
12300000	ММКФ башка кирешелери
12310000	ММКФ башка кирешелери
12311000	ММКФ башка кирешелери
12311200	ММК полисин берүүдөн түшүүлөр
12311300	Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарганандыгы үчүн саламаттык сактоо уюмдары менен соттук жана соттук эмес тартипте төлөтүп алынган каражаттар
12311400	Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын суммасын кошкондо, материалдык, административдик, жазык жоопкерчилигине чара көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

12311500	Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында төлөтүп алынган каражаттар
12311700	Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкөлүк жарандардан түшкөн каражаттар
12311900	Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер
13000000	Алынган расмий трансферттер
13100000	Чет өлкөдөн алынган трансферттер
13110000	Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер
13111000	Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер
13111100	Учурдагы
13111200	Капиталдык
13120000	Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер
13121000	Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер
13121100	Учурдагы
13121200	Капиталдык
13300000	Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери
13320000	Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер
13321000	Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер
13321100	Теңөөчү трансферттер
13321200	Максаттуу трансферттер
13321300	Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер
13330000	Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар
13331000	Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган каражаттар
13331100	Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү
13331210	Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар
13331220	Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар
13331230	Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар
13331300	Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар
13331400	Аскер кызматкерлеринин пенсиялары
13331500	Аскер кызматкерлери курман болгон, майып болгон учурлары боюнча аларды милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу
13331600	Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр

13331700	Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектенүү учурунда зыян келтирүү боюнча компенсациялык төлөмдөр
13331800	Пенсияларга үстөк акылар
13332000	Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар
13332100	Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар
13332200	Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар
13332300	Республикалык бюджеттен пенсионерлердин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар
13332400	Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучулардын жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар
13332500	Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар
13332600	Республикалык бюджеттен калктын жумуштуулук мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар
13332700	Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин, офицерлердин, прапорщиктердин, мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлеринин, милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар
13332800	Республикалык бюджеттен соттун чечимин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар
13332900	Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар
13340000	ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү
13341000	Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандырууга төлөнүүчү төгүмдөр
13341100	Жумушчуларды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү
13341200	Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

13341300	Жеке эмгек ишинде иштегендерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү
13341400	Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү
13341900	Категориялар боюнча бөлүнбөгөн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү
13350000	Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар
13351000	Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар
13351100	Социалдык фонддун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар
14000000	Салыктык эмес кирешелер
14100000	Менчиктен жана пайыздардан кирешелер
14110000	Пайыздар
14111000	Депозиттер боюнча пайыздар
14111100	КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар
14111200	КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар
14111300	Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча пайыздар
14111400	Коммерциялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар
14111500	Пенсиялык топтомго каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар
14111600	КР чет өлкөлүк мекемелер тарабынан мамлекеттерде турган коммерциялык банктарында жайгашкан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттер боюнча пайыздары
14111700	Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар
14112000	Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар
14112100	Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар
14112200	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар чагылдырылат
14120000	Дивиденддер жана пайда
14121000	Дивиденддер
14121100	Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер
14121200	Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер
14122000	Пайда

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14122100	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы
14122200	Мамлекеттик ишканалардын пайдасы
14150000	Ресурстарды пайдалануу, чалгындоо жана ижара акысы
14151000	Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы
14151100	Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн акы
14151200	Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы
14152000	Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы
14152100	Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы
14152200	Жайыт ижарасы үчүн акы
14152300	Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм
14152400	Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм
14152600	Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы
14152700	Өсүмдүк жана жаныбарлар жана козу карындар дүйнөсүнүн жаратылыш объекттерин пайдаланган үчүн төлөм
14152800	Суу ресурстарын жана суу объекттерин пайдалануу үчүн төлөм
14152900	Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр
14153000	Айлана-чөйрөнү булгаандыгы үчүн төлөм
14153100	Айлана-чөйрөнү булгаандыгы үчүн төлөм
14200000	Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер
14210000	Ижара үчүн акы
14211000	Мүлк ижарасы үчүн акы
14211100	Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы
14211200	Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы
14211900	Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы
14212000	Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы
14212100	Радио жыштык тилкелерин колдонуу укугуна сынак жүргүзүүдөн түшүүлөр
14220000	Административдик жыйымдар жана төлөмдөр
14221000	Төлөмдөр
14221100	Лицензиялар үчүн төлөм
14221200	Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы
14221300	Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр
14221400	Кулак биркаларын сатуудан төлөм

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14221500	Мөөнөттүү аскер кызматынын ордуна берилүүчү кызматтарды өтөө үчүн жана жыйындардын түрлөрү үчүн төлөмдөр
14221600	Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр
14221700	Радио жыштык спектрин пайдалануу үчүн төлөм
14221800	Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик буюмдарына проба коюу жана эн тамгалоо
14221900	Дагы башка төлөмдөр
14222000	Алымдар
14222100	Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым
14222200	Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым
14222300	Сот органдары алуучу мамлекеттик алым
14222400	Патенттик алым
14222500	Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым
14222900	Мамлекеттик башка алымдар
14223000	Бир жолку декларациялык төлөм
14223100	Бир жолку декларациялык төлөм
14224000	Жыйымдар
14224100	Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар
14224200	Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн төлөм
14224300	Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар
14224400	Этил спирти жана алкогольдук продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү боюнча иш жүргүзүү үчүн жыйымдар
14224500	Таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жол жүрүү үчүн жыйымдар
14224900	Дагы башка жыйымдар
14230000	Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр
14231000	Медициналык кызмат көрсөтүүлөр
14231100	Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн акы
14231200	Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн акы
14231300	Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы
14231400	Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы
14231500	Медициналык кызматтарды төлөөдө кошо катышуу боюнча жарандардан төлөм
14231600	Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы
14231700	Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы

14231800	Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык)
14231900	Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы
14232000	Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр
14232100	Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ)
14232200	Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирилөөнү жүргүзүү акысы
14232300	Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы
14232400	Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы
14232500	Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы
14232600	ЖОЖго чейин, ЖОЖдон кийин жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы
14232700	Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы
14232800	Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы
14232900	Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы
14233000	Социалдык кызмат көрсөтүүлөр
14233100	Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы
14233200	Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүү үчүн акы
14233300	Интернет-журналда илимий макалаларды жарыялоо үчүн акы
14233400	Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы
14233500	Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чыңдоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы
14233600	Протез-ортопедия буюмдарын даярдоо жана берүү үчүн акы
14233900	Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы
14234000	Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары
14234100	Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы
14234200	Тез жана контракттык кызматтын аскер кызматын өтөөгө милдеттүүлөргө, аскер кызматкерлерине аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүү үчүн акы
14234300	Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий даражарды ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14234400	Маалым каттарды, күбөлүктөрдү, дубликаттарды, ишеним катты жана полисти берүү акысы
14234500	Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы
14234600	Сертификаттарды берүү акысы
14234700	Апостиль коюу үчүн акы
14234900	Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы
14235000	Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр
14235100	Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм
14235200	Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы
14235300	Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы
14235400	Тестирилөөнү жана билимдерди текшерүү акысы
14235500	Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы
14235600	Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы
14235700	Табыштамалар жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү
14235800	Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү
14235900	Классификацияланбаган изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы
14236000	Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү
14236100	Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат берүү акысы
14236200	Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалымат берүү акысы
14236300	Маалыматты издөө, тандоо жана берүү акысы
14236400	Ар кандай иш-чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы
14236500	Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы
14236600	Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы
14236700	Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү
14236800	Илимий-техникалык адабиятты жана документацияларды сканерлөө жана көчүрмөлөө
14236900	Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы
14237000	Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу
14237100	Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы

14237200	Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу
14237300	Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы
14237400	Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы
14237500	Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы
14237600	Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы
14237700	Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы
14237800	Табыштамачынын демилгеси боюнча документтерди, ошондой эле мекемелер үчүн иштердин жеке жана тармактык номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо
14237900	Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы
14238000	Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү
14238100	Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы
14238200	Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы
14238300	Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы
14238400	Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы
14238500	Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы
14238600	Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы
14238700	Суу астында-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы
14238800	Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм
14238900	Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы
14239000	Дагы башка түшүүлөр
14239100	Камкорчулук төгүмдөрү
14239200	Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр
14239300	Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар
14239400	Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишим негизинде көрсөтүлгөн ведомство аралык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм
14239500	Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр
14239900	Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категориясына таандык дагы башка түшүүлөр
14300000	Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14310000	Айыптар, санкциялар, конфискациялар
14311000	Айыптар, санкциялар, конфискациялар
14311100	Айыптар
14311200	Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
14311300	Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
14311400	Контролдоо-көзөмөлдөө чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр
14311500	Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу акысы
14311600	Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы
14311700	Жерди бузгандык үчүн административдик айыптар
14311800	Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдоруна келтирилген залал жана зыяндын ордун толтуруу
14311900	Коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштери боюнча зыяндын ордун толтуруу
14320000	Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар
14321000	Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар
14321100	Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар
14321200	Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында жана толук чегербегендиги үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айып пулдар
14400000	Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар
14410000	Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар
14411000	Учурдагы
14411100	Учурдагы жардам
14412000	Капиталдык
14412100	Капиталдык жардам
14500000	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14510000	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14511000	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14511100	Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер
14511200	Курстук пайда/чыгым
14511400	Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр
14511900	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14512000	Пенсиялык топтомго каражаттарынын түшүшү
14512100	МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомго каражаттарынын түшүшү

»;

– Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр»
2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«

20000000	МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР
21000000	Кызматкерлердин эмгек акысы
21100000	Маяна
21110000	Маяна
21111000	Туруктуу кызматкерлердин маянасы
21111100	Негизги маяна
21111200	Үстөк акы
21111300	Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар
21112000	Убактылуу кызматкерлердин маянасы
21112100	Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер
21200000	Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү
21210000	Социалдык Фондго төгүмдөр
21211000	Социалдык Фондго төгүмдөр
21211100	Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусуна төгүмдөрү
22000000	Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу жана сатып алуу
22100000	Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу
22110000	Кызматтык кыдырууларга чыгашалар
22111000	Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары
22111100	Транспорттук чыгашалар
22111200	Мейманкана чыгашасы
22111300	Суткалык чыгаша
22112000	Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар
22112100	Транспорттук чыгашалар
22112200	Мейманкана чыгашасы
22112300	Суткалык чыгаша
22120000	Байланыш кызматын көрсөтүү
22122000	Байланыш кызматын көрсөтүү
22122100	Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматын көрсөтүү
22122200	Мобилдик байланыш кызматын көрсөтүү
22122300	Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү
22122400	Почта байланыш кызматын көрсөтүү
22122500	Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы
22122900	Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү
22130000	Ижара акысы

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

22131000	Ижара акысы
22131100	Имараттардын жана жайлардын ижарасы
22131200	Жабдуулар жана шаймандар ижарасы
22131300	Транспорт каражаттарынын ижарасы
22131900	Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы
22140000	Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
22141000	Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
22141100	Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар
22141200	Запастык бөлүктөрдү алуу
22141300	Транспорт каражаттарын тейлөө
22141900	Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү
22150000	Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу
22151000	Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу
22151100	Юридикалык кызмат көрсөтүү
22151200	Консультант кызматын көрсөтүү
22151400	Маалымат технологияларынын тармагындагы кызмат көрсөтүү
22152000	Мүлктү күтүү боюнча кызмат көрсөтүүнү алуу
22152100	Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызмат көрсөтүүнү алуу
22152200	Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо кызмат көрсөтүүсүн алуу
22152900	Имарат, жайларды жана мүлктөрдү күтүүнүн дагы башка кызматтары
22153000	Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу чыгымдары
22153100	Мамлекеттик кызматчыларды окутуу чыгымдары
22153200	Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу
22153300	Адистерди окутуу жана кайра окутуу чыгашалары
22154000	Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар
22154100	Өкүлчүлүк чыгашалары
22154200	Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгымдар
22154300	Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы
22154900	Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү
22160000	Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар
22161000	Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар
22161100	Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар
22170000	Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу
22171000	Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

22171100	Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу
22171200	Инсулин жана инсулин камтыган препараттарды алуу
22171300	Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препараттарды алуу
22172000	Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар
22172100	Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар
22180000	Тамак-аш азыктарын алуу
22181000	Тамак-аш азыктарын алуу
22181100	Тамак-аш азыктарын алуу
22181200	Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо
22181300	Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга тамак алуу
22181400	Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөөгө чыгымдар
22190000	Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар
22191000	Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар
22191100	Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар
22200000	Товарларды жана кызматтарды сатып алуу
22210000	Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211000	Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211100	Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211200	Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211300	Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22220000	Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу
22221000	Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу
22221100	Материалдарды жана жабдууларды алуу
22221200	Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу
22230000	Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо
22231000	Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо
22231100	Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

22240000	Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
22241000	Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
22241100	Таш көмүрдү сатып алуу
22241200	Отундун башка түрлөрүн алуу
22250000	Күзөт кызматтарын сатып алуу
22251000	Күзөт кызматтарын сатып алуу
22251100	Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу
22251900	Башка күзөт кызматтарын сатып алуу
22260000	Банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар
22261000	Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана ордун жабуу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар
22261100	Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча финансы кызматтары
22261200	Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөө боюнча башка кызматтар
22261300	Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө
22270000	Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар
22271000	Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө боюнча чыгымдар
22271100	Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктар тарабынан кызматтарды төлөө чыгымдары
22271200	Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызматтарын төлөө чыгымдары
22272000	Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча почта кызматтарына акы төлөө боюнча чыгымдар
22272100	Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча “Кыргызпочтасы” МИ кызматтарын төлөө боюнча чыгымдар
22272200	Пенсиянын топтоо бөлүгүн төлөө боюнча “Кыргызпочтасы” МИ кызматтарын төлөө боюнча чыгымдар.
22300000	Коммуналдык кызматтар
22310000	Коммуналдык кызматтар
22311000	Коммуналдык кызматтар
22311100	Сууга акы
22311200	Электр энергиясына акы
22311300	Жылуулук энергиясына акы
22311400	Газга акы
22350000	Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
22351000	Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

22351100	Лифтти колдонуу үчүн акы
22351200	Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы
22351900	Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
24000000	Пайыздар
24100000	Резидент эместерге пайыздар
24110000	Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө
24111000	Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө
24111100	Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө
24200000	Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар
24210000	Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24211000	Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24211100	Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24211200	Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24220000	Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24221000	Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24221100	Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24300000	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар
24310000	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө
24311000	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө
24311100	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө
25000000	Субсидиялар
25100000	Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25110000	Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25111000	Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25111100	Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25120000	Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25121000	Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25121100	Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25200000	Менчик ишканаларга субсидиялар
25210000	Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар
25211000	Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар
25211100	Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

25220000	Финансы менчик ишканаларга субсидиялар
25221000	Финансы менчик ишканаларга субсидиялар
25221100	Финансы менчик ишканаларга субсидиялар
26000000	Гранттар жана төгүмдөр
26100000	Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө гранттар
26110000	Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26111000	Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26111100	Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26120000	Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26121000	Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26121100	Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26200000	Эл аралык уюмдарга гранттар
26210000	Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр
26211000	КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр
26211100	Эл аралык уюмдарга төгүмдөр
26211200	КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр
26211300	КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр
26211900	Дагы башка кайтарымсыз которуулар
26220000	Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26221000	Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26221100	Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26300000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар
26310000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар
26311000	Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер
26311100	Теңөөчү трансферттер
26311200	Максаттуу трансферттер
26311300	Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер
26313000	Социалдык фондго бөлүнгөн каражаттар
26313100	Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү
26313210	Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсия
26313220	Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсия
26313230	Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине пенсиялар
26313300	Калктын айрым категорияларына пенсиялар
26313400	Аскер кызматкерлеринин пенсиялары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

26313500	Аскер кызматкерлери курман болууда, майып болууда милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу
26313600	Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр
26313700	Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгек учурунда зыян келтирүү боюнча компенсациялык төлөмдөр
26313800	Пенсияларга үстөк акылар
26314000	Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун бюджетине бөлүнүүчү каражаттар
26314100	Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун бюджетине бөлүнүүчү каражаттар
26315000	Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар
26315100	Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна берилүүчү каражаттар
26315200	Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилүүчү каражаттар
26315300	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна берилүүчү каражаттар
26320000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
26321000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
26321100	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
27000000	Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр
27100000	Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27110000	Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27111000	Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27111100	Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр
27111200	Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөк пул
27111300	Аскер кызматчыларына пенсиялар
27111400	Аскер кызматкерлери каза болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр
27111500	Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөм
27115000	Калкты медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм
27115100	16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм
27115200	Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм
27115300	Социалдык жөлөк пул алган адамдарды, анын ичинде бала кезинен майып адамдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

27115400	21 жашка чейинки студенттер үчүн медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациялык төлөмдөр
27115500	Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациялык төлөмдөр
27115600	Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациялык төлөмдөр
27200000	Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27210000	Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27211000	Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27211100	Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөк пул
27211200	Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул
27211300	Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул
27211400	Жумушсуздук боюнча жөлөк пул
27211500	Калкка социалдык төлөөлөр
27211600	Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр
27212000	Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр
27212100	Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул
27212200	Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул
27212300	Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө
27213000	Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер
27213100	Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер
27214000	Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар
27214100	Кесиптик окутууга чыгашалар
27214200	Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар
27214300	Чакан кредиттөөгө чыгашалар
27214400	Жумуш орунуна чек
27215000	Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар
27215100	Кызматкерлерди жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар
27216000	Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
27216100	Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
28000000	Башка чыгашалар
28200000	Дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28210000	Башка классификацияланбаган чыгымдар
28211000	Стипендиялар
28211100	Стипендиялар
28212000	Туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу
28212100	МПТФдан туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу
28212200	Пенсиялык фонддон туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу

28213000	Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө
28213100	Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө
28219000	Башка классификацияланбаган чыгымдар
28219100	Башка классификацияланбаган чыгымдар
28220000	Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28221000	Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28221100	Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28230000	Соттун чечимдердин аткаруу
28231000	Соттун чечимдердин аткаруу
28231100	Соттун чечимдердин аткаруу
28231200	Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар
28240000	Резервдик фонддор
28241000	Резервдик фонддор
28241100	Резервдик фонддор
28250000	Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү
28251000	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо каражаттарын өткөрүп берүү
28251100	Башкаруучу компанияларга ишеним башкарууга пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү
28251200	Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү
28260000	Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар
28261000	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду нун пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар
28261100	Башкаруучу компаниялардын кызматтары
28261200	Депозитарийлердин кызматтары
28261300	Аудиторлордун кызматтары
28261400	Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздоочулардын кызматтары
28261500	Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча башка катышуучулардын кызматтары
28280000	Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду
28281000	Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду
28281100	Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-декабрындагы
№ 2018-П-14/58-8-(ПС)

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

4-пунктундагы «2019-жылдын 1-январынан» деген сөздөр «2021-жылдын 1-январынан» дегенге алмаштырылсын.

2. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын жана эл аралык төлөм системаларын тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-декабрындагы
№ 2018-П-12/58-10-(НПА)

Күрөөнү өндүрүү жана кредитөө суроолору боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

– 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө»;

– 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин» бекитүү жөнүндө»;

– 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө»;

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө»;

- жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө».

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын бирикмеси» ЮЖБсын, коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» ЮЖБсын, микрофинансылык компанияларды, жана «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
«26» декабрындагы
№ 2018-П-12/58-10-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун:

– 4.1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«4.1.1 Нормалдуу активдер деп, активдин суммасынан күрөө менен (кепил катары) эң аз дегенде 120% камсыз кылган, төмөндөгүлөрдөн турган активдер аталат:

– кыска мөөнөттүү мамлекеттик казна векселдери (мындан ары – МКВ) (эгерде МКВны төлөө мөөнөтү, активдерди төлөө мөөнөтүнө чейин келип жетсе, анда банк күрөөлүк камсыз кылуу катары МКВны жабуудан келип түшкөн акча каражаттарын же күрөөлүк камсыз кылуу катары кошумча ушуга окшош МКВ алуусу зарыл);

– ушул банктын өзүнчө депозиттик эсебинде турган каражаттар. Мында, өзүнчө депозиттик эсеп дегенден жеке адамдын же юридикалык жактын өзгөчөлөнгөн депозиттик эсебин түшүнүүгө болот. Кардарлардын эсептешүү эсеби жана банктагы корреспонденттик эсеп камсыз кылуучу катары пайдаланылышы мүмкүн эмес;

– Кыргыз Республикасынын фондулук биржаларында Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык, ушул Жобого карата 1-тиркемеде белгиленген минималдуу талаптар сакталган шартта эң жогорку жана андан кийинки категориядагы

листингге кирген башка баалуу кагаздар (мындан ары – башка баалуу кагаздар).

Нормалдуу катары ошондой эле активдер суммасынын кеминде 100% Улуттук банк тарабынан эмитирленген, аффинаждалган өлчөнгөн куймалар түрүндөгү алтындан турган күрөө (күрөө катары) менен камсыздалган активдер аталат.

Эскертүү: Аффинаждалган өлчөнгөн куймалар – Улуттук банк же аффинаждоочу ишкана тарабынан эмитирленген (чыгарылган) баалуу металлдардан даярдалган жана маркировкаланган, баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы тарабынан сертификацияланган, 1000 грамм жана андан ашык салмактан турган, алтын үчүн куйманын лигатурдук массасынын кеминде 99, 95-99, 99 пайызы жана күмүш/платина үчүн куйманын лигатурдук массасынын кеминде 99,90 пайызы химиялык таза негизги металлдан турган куймалар.

Мында төмөндөгү талаптар аткарылышы зарыл:

1) активди берүү келишиминде жана күрөө жөнүндө келишимде, аталган акча каражаттары, МКВлар жана башка баалуу кагаздар банк тарабынан берилген каражаттарды камсыз кылуучу караты белгилениши зарыл жана банк кардар милдеттенмелерин аткарбаган учурда акцептсиз тартипте аларды алып коюуга укуктуу;

2) депозиттик сертификат же депозиттик китепче банктын сактоосунда турууга тийиш;

3) күрөө жөнүндөгү келишимде аталган акча каражаттарын, МКВлардын жана башка баалуу кагаздарын андан ары кайрадан күрөөгө коюуга жол бербөө да камтылууга тийиш;

4) кандай болбосун учурда банкта тиешелүү жол-жоболор иштелип чыгууга жана күрөөнү тариздөө менен байланыштуу бардык жол-жоболорду камсыз кылган келишимде каралган мөөнөт аяктаганга чейин депозитти жана акча каражаттарын, МКВлар жана башка баалуу кагаздарын сактап турууну камсыз кылуучу ички көзөмөл жүзөгө ашырылууга тийиш;

5) активдерди камсыз кылган депозиттеги каражаттар Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында же жалпы жол берилген жана алгылыктуу валюта котировкаларынын негизинде, кыргыз сомуна жеңил конвертирленүүчү валютада болууга тийиш. Мында,

эгерде депозит кредит берилген валютада болсо, анда ал кредиттин суммасын кеминде 100%, ал эми депозит кредит берилген валютадан айрымаланып турса сом түрүндөгү эквивалентте 120% жабууга тийиш;

6) эгерде активди камсыз кылуучу катары активдин валютасынан айрымаланган валютадагы акча каражаттары сунуш кылынган учурда, депозитти чейрек сайын кайрадан баалоону милдеттүү түрдө өткөрүү зарыл;

7) эгерде кайрадан баалоонун натыйжасында күрөө азайса, анда банк ушул Жобонун талаптарына ылайык дароо эле анын наркынын жогорулатылышын талап кылууга жана ал талаптын 10 жумуш күнү ичинде аткарылышын камсыз кылууга укуктуу;

8) эгерде 1-7-пунктчаларда белгиленген талаптар аткарылбаган болсо, анда мындай актив толук камсыз кылынбаган катары таанылат жана ал классификациянын башка категориясына өткөрүлүүгө тийиш.

Эгерде алар ушул жобонун 4.2-пунктунда белгиленген талаптарга жооп берсе, банктар улуттук валютадагы кредиттерди «нормалдуу активдер» катары классификациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Эгерде алар ушул жобонун 4.2-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга жооп берсе, банктар киреше түзүмүнө карабастан 0%-2% чейинки өлчөмдө потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү менен АКШ долларында жаңыдан берилген кредиттерди банктын ички саясатына ылайык «нормалдуу активдер» катары классификациялашы мүмкүн. Мында бул талаптар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн кызматташуусунун алкагында (Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондусу, мындан ары – Өнүктүрүү фондусу) берилген жеңилдетилген кредиттерге, анын ичинде Өнүктүрүү фондусу тарабынан башка чет өлкө финансылык институттарынан тартылган жана гарантияланган каражаттардын эсебинен берилген кредиттерге, ошондой эле алардын ордун жабуу Өнүктүрүү фондусунун каражаттарынан каржылоонун эсебинен ишке ашырылган, кредиттик келишимдин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшүн караган кредиттерге да таркатылат. Өнүктүрүү фондусунун каражаттарынын эсебинен банктардын кредиттерин реструктуризациялоого, ошондой эле «классификацияланган» активдер категориясына кирген, мурда берилген кредиттерди каржылоого жол берилбейт.»

2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин» бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөлүк мүлк менен иш алып баруу тартибинин:

– 14-пунктунун «б» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«б) кредиттердин жүгүртүүдөгү товарлар жана баалуу металлдар менен гана камсыз кылынышы кредиттин суммасынын кеминде 150% түзүүгө тийиш, мында Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинаждалган өлчөнгөн алтын куймалар эске алынбайт.»;

– 23-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«23-1. Күрөө жөнүндө келишимде өндүрүүнү жүргүзүүдө (мүлктү өндүрүү жагдайлары келип жеткенде), ал күрөө кармоочу менен күрөө коюучу ортосунда түзүлгөн макулдашууда аныкталган, ал эми кыймылсыз мүлккө карата – Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, тиешелүү сертификаты бар көз карандысыз баалоочу адистерди тартуу менен күрөө кармоочу менен күрөө коюучу ортосунда түзүлгөн кошумча макулдашууда аныкталган күрөөлүк мүлктү баалоо жөнүндө ченем каралууга тийиш.

Мында, карыз алуучунун карызынын ордун жабуунун эсебинен кабыл алынган кыймылсыз мүлктү сатып өткөрүү боюнча тоорукту жүргүзүү чечимин кабыл алгандан кийин, бирок жогоруда белгиленген тооруктарды өткөрүүгө чейин анын адилет наркын Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык аныктоо зарыл.»;

– төмөнкү мазмундагы 30-1-пункт менен толукталсын:

«30-1. Эгерде күрөө предметин тоорукта сатууга чейин же аны күрөө кармоочу сатып алуу күнүнө чейин карыз алуучу (күрөө коюучу)

күрөө кармоочуга карыз суммасын жабууга мүмкүн болгон бааны сунуштаган сатып алуучунун талапкердигин сунуштаса, анда ошол адам аны сатып алуу боюнча артыкчылыктуу укукка ээ. Бул учурда күрөө кармоочу күрөө предметин сатууга жол бербөөгө укугу жок. Бул пунктта белгиленген укукту чектеген макулдашуу анык эмес.»;

– төмөнкү мазмундагы 31-1-пункт менен толукталсын:

«31-1. Күрөө кармоочудан билдирүү алган учурда карыз алуучу (күрөө коюучу) төмөнкүлөргө укуктуу:

1) күрөө кармоочу менен күрөө менен камсыздалган анын талаптарын соттон тышкаркы тартипте канааттандыруу жөнүндө макулдашуу түзүүгө; же

2) күрөө кармоочу менен нотариалдык жактан тастыкталган күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү үчүн негиздер келип чыккандан кийин карыздын ордун жабуунун эсебинен күрөөлүк мүлктү өз ыктыярдыгы боюнча өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу түзүүгө; же

3) эгерде мүлктөн соттон тышкары өндүрүүнү жүргүзүү тартиби күрөө жөнүндө келишимде жана/же талаптарды канааттандыруу жөнүндө макулдашууда же болбосо бейтарап макулдашууда каралбаса, сот тартибинде күрөө предметинен өндүрүү жана сатып өткөрүү жол-жобосун жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат менен сотко кайрылууга.».

3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө жобонун:

– 2-пунктундагы «депозиттерди тартуу укугуна ээ микрофинансылык компаниялардын» деген сөздөр «, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомунун» деген сөздөр менен толукталсын;

– 6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«6. Башка кыймылсыз мүлктү күтүү мөөнөтүн эсептөө:

1) тоорук жыйынтыгы жөнүндө протокол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөн жана күрөө кармоочуда мурда берилген, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган кредиттердин/бүтүмдөрдүн ордун жабуунун эсебинен алынган күрөө предметине менчик укугу пайда болгон учурда (анын ичинде жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн негизинде).

Күрөө кармоочунун талаптарын соттук эмес тартипте канааттандыруу жөнүндө макулдашууда бул макулдашууну укук белгилөөчү документ катары тааныган шарттар болбоого тийиш.

1) мүлк банктын балансына тоорук жүргүзүүсүз макулдашуу боюнча кабыл алынса, анда мөөнөт банк мурда берилген, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган кредиттердин/бүтүмдөрдүн ордун жабуунун эсебинен алган кыймылсыз мүлккө менчик укук ыйгарым укуктуу каттоо органында каттодон өткөртүлгөн күндөн тартып эсетелет;

2) банк Башкармасы банкты келечекте кеңейтүү үчүн сатылып алынган кыймылсыз мүлктү пайдаланбоо жана/же банк иши үчүн жайларды пайдаланууну токтотуу жөнүндө (мисалы, обочолонгон түзүмдүк бөлүмдү жабуудан улам, орун алмаштырууда жана актыга ылайык башка себептер боюнча) жана аны сатуу зарылдыгы тууралуу чечим кабыл алса. Мындай чечим Директорлор кеңеши тарабынан макулдашылууга тийиш.»;

– 7-пунктунун «г» пунктчасындагы «ушул Жобонун» деген сөздөр «жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын» деген сөздөр менен толукталсын;»;

– 21-пунктундагы «2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3» деген сөздөр алынып салынсын;

– 22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«22. Күрөөлүк мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында, кыймылсыз мүлк ал боюнча банктын балансына кабыл алынган сумманын кредит боюнча карыздан ашып кетиши, банктын артып калган акча каражаттарын күрөө коюучуга кайтарып берүү жагындагы милдеттенмеси болуп саналат.

Эгерде Банк кыймылсыз мүлктү соттук тартипте өндүрүүнүн жүргүзүүнүн алкагында, баштапкы ачык тоорукту өткөрүлбөгөн катары таанунун жыйынтыгы боюнча кыймылсыз мүлктү сатып алса,

анда банк сатып алуу наркы кредит боюнча карыз суммасынан ашкан учурда күрөө коюучуга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө айырмасын кайтарып берет.

Эгерде кайталап ачык тоорукту өткөрүлбөгөн катары жарыялоонун натыйжасында банк кыймылсыз мүлктү өзүндө калтырса, мүлк банктын балансына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген минималдуу баадан төмөн эмес нарк боюнча кабыл алынат. Банк мүлктү сатып өткөрүүдөн алган сумма кредит боюнча карыз суммасынан ашса, ал банктын күрөө коюучуга кайтарылууга тийиш болгон милдеттенмеси болуп саналат.»;

– 27-пунктунун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Күрөөгө коюлган мүлктөн соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында же кыймылсыз мүлктү «Башка менчик» категориясына которууда мүлктүн адилет наркы көз карандысыз тажрыйбалуу баа берүүчү тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тастыкталууга тийиш.»;

«а» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«а) кредит билдирмесин кароого алууда жана белгиленген коэффициенттерди колдонууга чейинки мүлктүн наркы 1000000 сомдон ашпайт.»;

– 31-пунктунун «а» пунктчасындагы «25», «50» деген сандар тиешелүүлүгүнө жараша «15», «40» дегенге алмаштырылсын;

– 31-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«31-1. Банк кыймылсыз мүлктү финансылык ижарага берүү келишимин/кийин бөлүп төлөө шартында сатып алуу келишимин же башка ушул сыяктуу келишимди түзүүдө банк Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камды 25% өлчөмүндө түзүү менен мындай активди (башка менчикти) «субстандарттык» актив катары классификациялашы мүмкүн. Төлөөлөр кечиктирилген шартта жана жаңыдан түзүлгөн келишим боюнча ордун төлөө графиги бузууга

жол берилген учурда, классификация Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш.

Мында, кыймылсыз мүлктү кийин бөлүп төлөө шартында сатуу, сатып алуучудан алдын ала төлөм бөлүгүн алган учурда, башка менчиктин камсыздалган/алдын ала төлөнгөн бир бөлүгү «нормалдуу актив» катары классификацияланат, ал эми камсыздалбаган/орду жабылбаган Улуттук банктын талаптарына ылайык классификацияланат. Келишимде, сатып алуучу кийин бөлүп төлөө шартында сатып алуу/сатуу келишимин же ушул сыяктуу башка келишимдин шарттарын аткарбаган учурда алдын ала алынган төлөм бөлүгүн банктын талашсыз кайтарбоо укукка ээ экендиги каралууга тийиш.

Алдын ала төлөм катары алынган каражаттар ошол банкагы өзүнчө эсепте эске алынууга жана ал кыймылсыз мүлк наркынын 20% ашпоого тийиш.

Кыймылсыз мүлктү сатып алуунун эсебинен ишке ашырылган төлөмдөр сатып алуу/сатуу келишими токтотулган учурда сатып алуучуга кайтарылат.»

4. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча» нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча нускоонун:

– 4.3-пунктунун:

1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы «з» абзацы менен толукталсын:

«з) Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинажалган өлчөнгөн куймалар түрүндөгү алтын.»;

4-пунктчанын «б» абзацындагы «өлчөнгөн куймалардагы» деген сөздөр «, Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинажалган өлчөнгөн алтын куймаларды эске албаганда,» деген сөздөр менен толукталсын.

5. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 2-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2-1. Жобонун талабы өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган башка активдерге да таркатылат (анын ичинде корреспонденттик эсептерге, баалуу кагаздарга, банктар аралык жайгаштырууларга ж.б.).»;

– төмөнкү мазмундагы 3-2-пункт менен толукталсын:

«3-2. Бланктык кредиттер – бул, эмгек акы долбоорлорунун алкагында төлөм карттары боюнча овердрафтты эске албаганда, банк тарабынан камсыздоосуз берилген кредиттер. Мындай кредит анын аброюна жана анын киреше деңгээлин баалоонун негизинде төлөөгө жөндөмдүү карыз алуучуга гана (резидентке гана) сунушталат.»;

– 4-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Чек аралык кредиттер деп резиденттерге/резидент эместерге, алардын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары гана жүргүзүшкөн иштерин каржылоо үчүн берилген кредиттерди түшүнүү зарыл, мында, резидент/резидент эмес деген түшүнүк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган түшүнүккө дал келет.»;

– жобонун 2-бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Банктын кредиттик саясаты жана кредиттик стратегиясы»;

– 6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«6. Банктын кредиттик операциялары Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген анын ички кредиттик саясатына жана кредиттик стратегиясына ылайык жүзөгө ашырылат.

Кредиттик стратегия банктын бизнес-планына өзүнчө/кошумча бөлүк түрүндө камтылышы мүмкүн.»;

– төмөнкү мазмундагы 6-1, 6-2, 6-3-пунктулар менен толукталсын:

«6-1. Кредиттик стратегияда кеминде төмөнкүлөр камтылууга жана эске алынууга тийиш:

– банк аларга жетүүнү пландаштырган кредиттөөнүн максаттуу рыноктору жана алардын жалпы өзгөчөлүктөрү (анын ичинде диверсификация деңгээли, кредит портфелинин сапатын баалоодо пландаштырылган көрсөткүчтөр);

– кредиттөө боюнча негизги каржылоо булактары (банк кайсы каражаттардын эсебинен кредиттөөнү, кредит портфелин жогорулатууну пландаштырган каржылоо булактарын көрсөтүүсү зарыл);

– кыйыр-валюта тобокелдиктерине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жөнүндө талап;

– кредиттер үлүшүнүн банк активдерине карата катышы;

– рыноктук шарттар жана банктын финансылык абалы, ошондой эле анын тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;

– күтүлгөн пайда алуу ченеми жана банк капиталынын өлчөмү;

– кредиттик тобокелдикке дуушарланган активдерди кайтарууга байланыштуу чыгымдар;

– банктын кыска мөөнөткө/орто мөөнөткө/узак мөөнөткө каралган пландары;

– кредит портфелине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү талабы, ал банктын учурда колдонулуп жаткан кредит портфелинин негизинде жүзөгө ашырылат. Буга кошумча банк кредиттик тобокелдикти жана кыйыр-валюта тобокелдигине баа берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү методологиясына ээ болууга тийиш;

– банктын актуалдуу шайкеш экономикалык көрсөткүчтөрү;

– банктын уюштуруу түзүмү, техникалык мүмкүнчүлүктөр жана банктын кредиттик ишине жооптуу персоналынын жана жетекчилигинин потенциалы (квалификациясы, штаттык тизими). Тиешелүү персоналга кредиттик стратегия жөнүндө маалымат берилүүгө жана ал банктын кредиттик стратегиясынын тактыгын камсыз кылууга тийиш.

6-2. Директорлор кеңеши мезгил-мезгили менен, бирок жыл ичинде кеминде бир жолу кредиттик стратегияга таасирин тийгизген же анда каралган финансылык жана экономикалык көрсөткүчтөрдү кароого алып, зарылчылыкка жараша тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет.

6-3. Банктын Директорлор кеңеши дайындоолор жана сый акы төлөө саясаты кредиттик тобокелдикти тескөө стратегиясына каршы келбегендей болушун камсыз кылууга тийиш.»;

– 12-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«12-1. Кредиттик тобокелдиктин ички контролдук системасына ички аудит жыл сайын банктын кредиттөө иши кредиттик стратегияга, банктын саясатына жана кредиттик тобокелдикти тескөө процессинде, кредиттик саясатта жана кредиттөө боюнча жол-жоболордо кемчиликтерди аныктоо үчүн жүргүзүлүүгө тийиш.

Мындан тышкары, банк ички аудиттин алкагында валюталык тобокелдик менен шартталган кредиттик тобокелдикти, анын ичинде Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык кредиттердин/активдердин классификацияланышын ички контролдук системасын баалоосу зарыл.

Кредиттик тобокелдикти ички контролдук системасына ички аудиттин натыйжасында аныкталган кемчиликтер боюнча түзөтүү чараларын андан ары аткаруу боюнча маалымат мезгил-мезгили менен, бирок жарым жылда кеминде бир жолу банктын Директорлор кеңешине жана чейрек сайын кеминде бир жолу Аудит боюнча комитетке сунушталууга тийиш.»;

– 24-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 25-пунктунун алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- өкмөттүн программаларынан алкагында берилген, айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган кредиттерди эске албаганда, мамлекеттик органдардан каттоодон өткөндүгү жөнүндө документ (эгерде карыз алуучу – күбөлүктүн же патенттин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам болсо);»;

– 26-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- кредитти андан ары реструктуризациялоо өтүнүчү менен кардардын банкка кайрылууга укугу;»;

– 31-пунктундагы «30-пунктунда» сөздөрү «30-пунктунда» дегенге алмаштырылсын;

– 42-пункт төмөнкү мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

«- карыз алуучу-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жак түзүүсүз жеке ишкердин кредити боюнча күрөө предметинен өндүрүү жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө билдирүү жөнөткөндөн күндөн тартып, 15 күн аяктаганга чейин кошумча төлөм (айыптык төлөм, туум) чегерүүнү токтотуу боюнча банктын милдети, мында кредиттин бүтүндөй мезгили үчүн чегерилген кошумча төлөмдүн (айыптык төлөм, туум) өлчөмү берилген кредиттин суммасынын 20 пайызынан ашпоого тийиш;»;

– 55-пунктунун:

экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- күрөөнүн предмети жана анын рыноктук наркы (зарыл болгон учурда белгиленген коэффициенттерди колдонууну эске алуу менен);»;

алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- башка талаптар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, күрөөгө карата тараптардын милдеттери.»;

– 61-пунктунун биринчи сүйлөмү алынып салынсын;

– 75-пунктунун:

алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- зарылчылыкка жараша, карыздардын түзүмүн өзгөртүү программасын иштеп чыгууну (кредитти кайтаруу жана пайыздарды төлөө боюнча төлөмдөрдүн графигин карап чыгуу, кредиттөөнүн формасын өзгөртүү, реструктуризация жүргүзүү ж.б.).».

пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Кредитти реструктуризациялоодо банк карыз алуучунун учурдагы финансылык абалын жана банктын карыз алуучуга көрсөткөн ишеним деңгээлин кароосу зарыл. Банк, карыз алуучу өзүнүн кредитинин өзгөртүлгөн шарттары боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга реалдуу мүмкүнчүлүккө ээ болгон учурда гана кредитти реструктуризациялай алат, бул жүргүзүлгөн талдап-иликтөөлөр жана тиешелүү документтер менен тастыкталууга тийиш.

Кредити реструктуризацияланган карыз алуучунун кредиттик таржымалы өзүндө карыз алуучунун учурдагы финансылык абалы, анын кредитти төлөө мүмкүнчүлүгү жөнүндө бардык маалыматты, ошондой эле жүргүзүлгөн реструктуризация тууралуу маалыматты камтууга тийиш.»;

– 79-пунктунун биринчи абзацындагы «ай сайын» деген сөздөр «чейрек сайын» дегенге алмаштырылсын»;

– төмөнкү мазмундагы 80-1-пункт менен толукталсын:

«80-1. Банк, соттон тышкаркы тартипте күрөө предметин өндүрүү жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө мурда билдирүү жөнөткөн күнгө карата карыз алуучу тарабынан кезеги менен үч айдан ашык (кредитти төлөө боюнча кардардын колдонуудагы графигине ылайык) системалуу түрдө милдеттенмелерин бузган учурда, кредит боюнча күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктү өндүрүү жол-жобосун баштоону демилгелей алат.».

– Жобого карата 1-тиркеменин:

22-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- күрөөнүн рыноктук наркы (зарыл болгон учурда белгиленген коэффициенттерди колдонууну эске алуу менен);»;

25-пунктунун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- күрөөнүн предмети жана анын рыноктук наркы (зарыл болгон учурда белгиленген коэффициенттерди колдонууну эске алуу менен);»;

– Жобого карата 5-тиркеме күчүн жоготкон катары таанылсын.

Редакциялык түшүндүрмөлөр

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары” 2017-жылдагы №14 журналынын:

– 5-пунктунда расмий тилде камтылган (8-бет) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы №2017-П-11/54-1-(БС) “Кыргыз Республикасынын банк системасын өнүктүрүүнүн 2018-2021-жылдарга карата негизги багыттары жөнүндө” токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында расмий жарыяланган күнү катары 2018-жылдын 2-ноябры эсептелсин.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 ноября 2018 года
№ 2018-П-07/49-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 4,75 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 27 ноября 2018 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики курирующего Экономическое управление.

Председатель

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 7 декабря 2018 г.
№ 2018-П-15/52-6-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1»

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1» (прилагаются).

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести настоящее постановление до коммерческих банков Кыргызской Республики, соответствующих структурных подразделений

Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление бухгалтерского учета и отчетности.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 7 декабря 2018 года
№ 2018-П-15/52-6-(НПА)

**Изменения
в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О кредите
на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1»**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1» следующие изменения:

в Положении о кредите на поддержание ликвидности, утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) в Приложении 4 «Договора о залоге (Недвижимого имущества) к Кредитному договору о выдаче кредита/транша»:

– пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Не сдавать в аренду без письменного согласия Залогодержателя, не передавать безвозмездно, не закладывать, не обременять, не менять Предмет залога, а также не распоряжаться Предметом залога каким бы то ни было иным образом»;

– пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон, другие экземпляры – для представления в соответствующие уполномоченные органы для регистрации и нотариальную контору.»;

2) в Приложении 5 «Договора о залоге (Прав требований по кредитным договорам) к Кредитному договору о выдаче кредита/транша»:

– подпункт 6 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«6) кредиты, права требования по которым являются Предметами залога по настоящему Договору, соответствуют характеристикам,

предусмотренным в Минимальных требованиях по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения, утвержденных постановлением Правления Национального банка от 27 декабря 2017 г. № 2017-П-15/54-4-(НПА).»;

- приложение 1 «Перечень кредитных договоров, предоставленных в залог» к «Договору о залоге (Прав требований по кредитным договорам) к Кредитному договору о выдаче кредита/транша» изложить в следующей редакции:

«

№	Наименование клиента	Дата заключения кредитного Договора	Номер кредитного Договора	Дата погашения	Валю-та	Номи-нал	Остаток задолженности в нац. валюте на	Процентная ставка	Отрасль финансируемого проекта	№ Договора о залоге	Дата заключения Договора о залоге	Наименова ние залога	Адрес залога	Оценочная стоимость залога	Другая необходимая информация
							0,00								

Кол-во	сумма (сом)	доля в %					
Кредиты в нац. валюте							
Кредиты в ин. валюте							
Общий кредитный портфель							

Должность _____

(подпись) _____ М.П.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 12 декабря 2018 г.
№ 2018-П-14/53-8-(ПС)

О Положении «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций»

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

– постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» от 25 ноября 2015 года № 71/11;

– постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» от 25 ноября 2015 года № 71/11» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-14/54-11-(НПА)».

3. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

5. Отделу развития государственного языка и документооборота довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области.

6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, операторов платежных систем и платежных организаций Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики, курирующего вопросы платежных систем.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 12 декабря 2018 г.
№ 2018-П-14/53-8-(ПС)**

**Положение
«О лицензировании деятельности операторов
платежных систем и платежных организаций»**

**Глава 1.
Общие положения**

1. Настоящее Положение о лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций (далее – Положение) определяет порядок лицензирования Национальным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) деятельности по:

а) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах, и способах проведения платежей;

б) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра.

2. Настоящее Положение не распространяется на отношения по предоставлению агентами розничных банковских услуг населению на основании агентского договора с коммерческим банком, на деятельность небанковских финансово-кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на основании лицензии Национального банка.

3. В случае нарушения требований настоящего Положения Национальный банк вправе применять меры воздействия в отношении оператора платежной системы и/или платежной

организации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. В настоящем Положении используются следующие понятия, согласно их определениям, предусмотренным в законах Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» и «О платежной системе Кыргызской Республики».

Также в рамках настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее/ий с платежной организацией агентский договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических и юридических лиц в пользу поставщиков.

Агентский договор – договор, заключенный между платежной организацией и агентом о предоставлении услуг, указанных в настоящем Положении, в целях исполнения агентского договора. При этом ответственность за действия агента перед поставщиком несет платежная организация.

Должностные лица – члены исполнительного органа, осуществляющие руководство текущей деятельностью платежной организации, члены Правления, генеральный директор/технический директор/директор (руководитель, отвечающий за техническое функционирование платежной системы), заместитель генерального директора/технического директора/директора, главный бухгалтер/бухгалтер.

Заявитель – юридическое лицо, обратившееся в Национальный банк для получения лицензии для осуществления деятельности оператора платежной системы и/или платежной организации.

Клиент – лицо, пользующееся услугами платежных организаций при осуществлении платежей в пользу третьих лиц.

Клиринг – процесс сбора, обработки, подтверждения платежей и подсчета взаимных обязательств участников системы.

Клиринговый центр – организация, в которой осуществляется клиринг.

Лицензиат – оператор платежных систем и/или платежная организация, получившие лицензию Национального банка на право осуществления соответствующей деятельности.

Поставщик товаров, работ и услуг (далее – поставщик) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающее/ий денежные средства клиента за реализуемые товары (выполняемые работы, услуги).

Связанные лица:

1) должностные лица данного юридического лица и их близкие родственники;

2) другие юридические или физические лица, которые прямо или косвенно имеют значительное участие в капитале юридического лица и/или осуществляют контроль;

3) другие юридические лица, в которых данное юридическое лицо и/или его должностные лица имеют значительное участие и/или осуществляют контроль;

4) члены исполнительного органа других юридических лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего термина, и их близкие родственники;

5) физические лица – близкие родственники физических лиц, указанных в подпункте 2 настоящего термина;

6) другие юридические лица, в которых лица, указанные в подпункте 2 настоящего термина, имеют значительное участие и/или осуществляют контроль.

5. Лицензия, выдаваемая Национальным банком, является бессрочной, неотчуждаемой и не подлежит передаче третьим лицам.

6. Оператор платежной системы и платежная организация осуществляют свою деятельность, в том числе и операции, указанные в выданной Национальным банком лицензии, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. Национальный банк вправе запрашивать от заявителя/лицензиата информацию, касающуюся его деятельности и деятельности его учредителей, информацию об их должностных лицах, аффилированных и связанных лицах, агентах, об осуществленных операциях в пользу аффилированных

и связанных лиц. Заявитель/лицензиат обязан предоставлять запрашиваемую информацию в установленные Национальным банком сроки.

8. Лицензиаты, которые начинают/прекращают деятельность по предоставлению услуг по процессингу и распространению электронных денег, уведомляют об этом Национальный банк не менее чем за один месяц до фактического начала или прекращения данной деятельности, с указанием наименования организации, названия системы, с приложением копий соответствующих договоров с банком-эмитентом. В уведомлении о начале деятельности также указываются сведения о планируемой деятельности, масштабы и характер операций, планируемых с использованием электронных денег. Лицензиаты, прекращающие процессинг и распространение электронных денег, должны информировать банк-эмитент и своих клиентов в соответствии с условиями договоров между ними.

9. Лицензиаты обязаны иметь следующие актуальные сведения о своих агентах:

а) в случаях, если агент является юридическим лицом – наименование юридического лица, юридический адрес (место нахождения), контактные данные (телефон, факс, электронная почта);

б) в случаях, если агент является индивидуальным предпринимателем – сведения, согласно свидетельству о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или патенту, выданному в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10. Лицензиаты обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомлять (с приложением копий подтверждающих документов) Национальный банк обо всех изменениях, включая изменение размера уставного капитала, состава исполнительного органа, учредителей, фактического и юридического адресов, а также сведения об обособленных подразделениях и дочерних юридических лицах.

Глава 2.

Требования к учредителям заявителей/лицензиатов

11. Учредителями оператора платежной системы и/или платежной организации могут быть физические и/или юридические лица.

12. Учредителями оператора платежной системы и/или платежной организации не могут быть следующие лица:

1) физические и юридические лица, проживающие и/или зарегистрированные на территории оффшорных зон либо имеющие в качестве участников аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается Национальным банком;

2) физические и юридические лица, которые в установленном порядке не представили сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников и любые другие сведения, и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников, либо представили такие сведения, которые не позволяют достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников.

Глава 3.

Требования к должностным лицам заявителей/лицензиатов

13. В целях организации надлежащего функционирования деятельности лицензиата в его штате должны быть должности председателя (руководителя), технического директора, главного бухгалтера, которые должны входить в состав исполнительного органа управления. Допускается совмещение должности председателя и технического директора.

14. Председатель исполнительного органа должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 1 (одного) года в течение последних 5 (пяти) лет в области экономических и/или юридических и/или технических вопросов;

- наличие свидетельства уполномоченного государственного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности о прослушивании курса по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, с предоставлением копии свидетельства;

- отсутствие судимости.

15. Технический директор должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее техническое образование;

- опыт работы в области информационных технологий и смежных областях не менее 3 (трех) лет, в том числе на руководящей должности не менее 1 (одного) года;

- отсутствие судимости.

16. Главный бухгалтер должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее или среднее профессиональное образование;

- опыт работы на позиции бухгалтера не менее 1 (одного) года;

- иметь сертификат, подтверждающий наличие знаний международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, который был получен в образовательных учреждениях, имеющих соответствующее разрешение/лицензию уполномоченного государственного органа, с предоставлением копии сертификата;

- отсутствие судимости.

17. Возложение исполнения обязанностей по должностям, указанным в пункте 13 настоящего Положения, на период их временного отсутствия, допускается на лицо, которое является штатным сотрудником лицензиата и владеет соответствующими профессиональными навыками и знаниями для исполнения обязанностей отсутствующего должностного лица.

Глава 4.

Порядок рассмотрения документов

18. Документы для получения лицензии могут быть представлены в Национальный банк, его областные управления и представительство Национального банка в Баткенской области (по месту регистрации заявителя).

19. Все документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы и заверены подписью руководителя и печатью заявителя. По запросу Национального банка отдельные документы могут представляться в электронной форме.

20. Срок рассмотрения документов Национальным банком составляет 30 (тридцать) календарных дней.

21. В период рассмотрения пакета документов на получение лицензии Национальный банк вправе осуществить предварительную проверку заявителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи документов на получение лицензии.

22. Предварительная проверка включает проверку работоспособности автоматизированных систем и соответствия представленных документов заявителя требованиям пункта 26 настоящего Положения.

23. В случае, если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением, и/или при предоставлении неполного пакета документов, и/или если в период рассмотрения заявления и документов будут представлены дополнительные документы, то отсчет срока рассмотрения заявления и документов начинается вновь со дня получения дополнительных документов, удовлетворяющих требованиям настоящего Положения.

24. Дополнительные документы, указанные в пункте 23 настоящего Положения, должны быть представлены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после письменного уведомления Национального банка. При предоставлении документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения, или не в полном объеме более двух раз, либо не в установленные сроки, Национальный банк отказывает в рассмотрении документов. Повторная подача документов для получения лицензии может быть осуществлена по истечении шести

месяцев со дня отказа в рассмотрении документов Национальным банком.

25. В случае отзыва заявления и документов на получение лицензии либо при отказе в лицензировании или отзыве ранее полученной лицензии в рамках настоящего Положения, документы, представленные в Национальный банк, и их копии заявителю не возвращаются.

Глава 5.

Порядок лицензирования

§ 1. Документы, необходимые для получения лицензии

26. Для получения лицензии на осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Положения, заявитель предоставляет в Национальный банк следующие документы в одном экземпляре на государственном или официальном языках:

1) заявление о выдаче лицензии, составленное по форме, установленной в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, за подписью руководителя заявителя;

2) нотариально заверенную копию учредительных документов: устав, свидетельство о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании исполнительного органа управления, заверенную подписью руководителя и печатью этого юридического лица;

3) нотариально заверенную копию документов учредителей – юридических лиц: учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации и финансовую отчетность на последнюю отчетную дату, переданную в налоговые органы, заверенную подписью руководителя и печатью этого юридического лица;

4) справку от налоговых органов об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи документов;

5) бизнес-план, содержащий как минимум:

- определение целей, преследуемых при проведении операций;
- прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от проведения данных операций;

б) копию договора на открытие расчетного счета в коммерческом банке для хранения и использования средств хозяйственной деятельности;

7) для платежной организации – копию договора на открытие расчетного счета в коммерческом банке для хранения и использования денежных средств от населения и от своих агентов за оказание услуг в пользу поставщиков;

8) копию одного из договоров, заключенного с коммерческим банком, обеспечивающих гарантию передачи денежных средств поставщику или их возврат покупателю:

- договор об открытии счета по срочному банковскому вкладу (депозиту) по хранению резерва под возможные риски и потери;

- договор, предусматривающий обслуживание поставщика в форме предоплаты;

- банковскую гарантию или иные договора, обеспечивающие покрытие возможных рисков и потерь в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

9) документ, подтверждающий внесение средств в качестве 100 процентов уставного капитала на счет в коммерческом банке:

- не менее 1 000 000 (одного миллиона) сомов для оператора платежной системы;

- не менее 2 000 000 (двух миллионов) сомов для платежной организации.

В случае, если заявитель подает документы на две лицензии, то уставной капитал должен составлять не менее 3 000 000 (трех миллионов) сомов.

При осуществлении деятельности по оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц – нерезидентов, уставный капитал платежной организации должен быть в размере не менее 5 000 000 (пяти миллионов) сомов.

При осуществлении приема денежных средств плательщиков по уплате налогов, сборов и платежей, подлежащих зачислению на Единый казначейский счет уполномоченного государственного

органа по прогнозированию и исполнению бюджета в Национальном банке Кыргызской Республики, платежная организация должна:

- иметь уставный капитал в размере не менее 10 000 000 (десяти миллионов) сомов;

- предоставить 100% предоплату на всю сумму принимаемых платежей в бюджеты бюджетной системы Кыргызской Республики с установлением данного требования в соответствующих договорных отношениях с уполномоченным государственным органом по прогнозированию и исполнению бюджета и реализацией необходимых механизмов контроля и управления рисками.

Использование денежных средств, внесенных в целях формирования уставного капитала, до принятия решения о выдаче/отказе в лицензии запрещено. Уставный капитал служит обеспечением обязательств заявителя/лицензиата и должен формироваться только в национальной валюте за счет денежных средств учредителей/участников/акционеров. Запрещается формирование уставного капитала за счет основных средств, нематериальных активов и заемных средств;

10) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителей, направленных на формирование уставного капитала, с приложением подтверждающих документов;

11) копию внутреннего документа, регламентирующего порядок осуществления финансового мониторинга, осуществляемого в платежной системе, содержащего как минимум:

- цель и задачи финансового мониторинга;
- принципы осуществления финансового мониторинга;
- комплекс элементов, образующих систему мониторинга;

12) для платежной организации – копии внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления инкассирования и хранения денежных средств;

13) для оператора платежной системы – подписанные руководителем и заверенные печатью правила функционирования платежной системы, которые должны содержать следующее:

- архитектуру системы и схему ее работы;
- процедуры вступления и выхода из системы;

- порядок подключения участника к системе;
- порядок проведения процессинга;
- порядок предоставления сведений участниками платежной системы о своей деятельности оператору платежной системы;
- систему управления рисками в платежной системе, включая используемую модель управления рисками, перечень мероприятий и способов управления рисками;
- требования к защите информации;
- порядок разрешения споров;
- порядок действия участников при возникновении нештатных ситуаций в системе;
- права, обязанности и ответственность участников;
- описание о наличии в системе механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей по проверке клиентов по международному и национальному перечням лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

Правила платежной системы должны быть составлены в виде единого документа. Для платежных организаций дополнительно должна быть представлена детальная схема финансовых потоков и проведения окончательных расчетов с разъяснениями по каждому пункту;

14) заполненную анкету, согласно Приложению 2 настоящего Положения, и подписанную членами исполнительного органа управления и учредителями, с приложением копий документов:

- удостоверяющих личность;
- подтверждающих назначение на соответствующие должности лиц – членов исполнительного органа управления;
- подтверждающих соответствие требованиям, указанным в Главе 3 настоящего Положения;

15) сведения об аффилированных лицах и связанных лицах компании (ФИО физического лица, наименование юридического лица, подтверждающие документы, учредительные документы и др.);

16) акт установки и введение в промышленную эксплуатацию аппаратно-программного комплекса (далее – АПК);

17) копию договора аренды помещения или документа, устанавливающего право собственности заявителя/лицензиата на занимаемое помещение;

18) в случае, если оператор платежной системы использует арендуемое помещение для размещения АПК, необходимо представить договор аренды с техническим описанием помещения, которое должно соответствовать требованиям по технической укреплённости и оснащённости. Договор аренды должен быть со сроком действия не менее одного года;

19) копию предварительного договора с коммерческим банком об открытии расчетного счета по учету электронных денег (для заявителя, предоставляющего услуги по процессингу и распространению электронных денег);

20) копию договора с эмитентом электронных денег об их выпуске (для заявителя, предоставляющего услуги по процессингу и распространению электронных денег);

21) доверенность за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с оттиском печати этой организации, выданную представителю на получение лицензии, в случае, если от имени заявителя действует представитель по доверенности;

22) копию документа, подтверждающего поддержку программным обеспечением лицензируемой организации открытого интерфейса (API) и возможности/наличия интеграции с единым расчетным центром, определенным Национальным банком для обеспечения операционной совместимости и межсистемного взаимодействия;

23) копию предварительного договора с коммерческим банком в области интеграции технических платформ и осуществления финансовых взаиморасчетов по трансграничным платежам (для заявителя, предоставляющего услуги по приему и проведению платежей и расчетов за товары, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц нерезидентов);

24) документ, подтверждающий внесение лицензионного сбора за рассмотрение заявления и выдачу лицензии.

§ 2. Выдача лицензии

27. Лицензия выдается отдельно на каждый из видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения (формы лицензии приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящему Положению).

28. Решение о выдаче лицензии принимает Комитет по платежной системе Национального банка. Лицензия подписывается заместителем председателя/членом Правления – председателем Комитета по платежной системе Национального банка.

29. Лицензия оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю, второй остается на хранении в Национальном банке. При выдаче лицензии доверенное лицо на получение лицензии расписывается о получении лицензии в журнале выдачи лицензий.

30. Выдача лицензии осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность уполномоченного лица лицензируемой организации.

31. Сведения о выдаче, переоформлении, о выдаче дубликата, приостановлении и отзыве лицензии заносятся в реестр, который ведется уполномоченным подразделением Национального банка.

§ 3. Отказ в выдаче лицензии

32. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:

1) несоответствие документов, поданных для получения лицензии, требованиям настоящего Положения или иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

2) несоответствие предоставленных документов видам деятельности, согласно настоящему Положению;

3) предоставление в Национальный банк для получения лицензии недостоверной и/или неполной информации;

4) наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься данным видом деятельности;

5) результаты предварительной проверки, подтверждающие несоответствие деятельности заявителя требованиям настоящего Положения;

б) невнесение лицензионного сбора за рассмотрение и выдачу лицензии.

33. Решение об отказе в выдаче лицензии принимает Комитет по платежной системе Национального банка.

Глава 6. Переоформление лицензии

34. Основаниями для переоформления лицензии являются:

- реорганизация юридического лица;
- изменение наименования юридического лица;
- изменение местонахождения юридического лица (из одной области в другую либо из области в город Бишкек (Ош) и наоборот), а также переименование населенного пункта, в котором расположен оператор платежной системы и/или платежная организация.

35. Изменение местонахождения платежной организации внутри одного населенного пункта не влечет переоформление его лицензии.

36. При возникновении оснований для переоформления лицензии лицензиат обязан обратиться с заявлением в Национальный банк.

37. Заявление о переоформлении лицензии с указанием основания для переоформления и новых сведений с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения, подается лицензиатом лицензиару не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня возникновения оснований для переоформления.

38. Переоформление лицензии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения лицензиаром соответствующего заявления. При переоформлении лицензии лицензиар вносит соответствующие изменения в реестр.

39. За переоформление лицензии взимается лицензионный сбор в размере, соответствующем размеру лицензионного сбора за рассмотрение и выдачу лицензии, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Глава 7.

Выдача дубликата лицензии

40. В случае утери или порчи оригинала лицензии лицензиат подает в Национальный банк заявление о выдаче дубликата с приложением документов, подтверждающих утерю или порчу документа не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня обнаружения утери или порчи. К заявлению в случае порчи лицензии прилагается также испорченный бланк лицензии.

41. Утерянные или испорченные бланки лицензии считаются недействительными со дня подачи лицензиатом заявления.

42. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликата лицензии с надписью «дубликат» в правом верхнем углу или направляет отказ в выдаче дубликата лицензии с обоснованием причины отказа.

43. За выдачу дубликата лицензии взимается лицензионный сбор в размере, соответствующем размеру лицензионного сбора за рассмотрение и выдачу лицензии, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Глава 8.

Прекращение действия лицензии

44. Лицензия, выданная Национальным банком, прекращает свое действие в случаях:

- ликвидации юридического лица;
- отзыва лицензии у лицензиата;
- добровольного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности;
- вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;
- исключения отдельного вида деятельности из перечня лицензируемых видов деятельности.

45. В случае принятия решения о ликвидации/добровольном прекращении деятельности лицензиат должен в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения предоставить заявление о прекращении деятельности и лицензию в Национальный банк,

с указанием причины и приложением соответствующих решений уполномоченного органа управления.

46. Лицензиат до сдачи соответствующей лицензии в Национальный банк должен выполнить условия договора с участниками платежной системы и поставщиками услуг и прекратить лицензируемый вид деятельности, согласно законодательству Кыргызской Республики.

47. Отзыв лицензии осуществляется в соответствии с Положением «О мерах воздействия, применяемых к операторам платежной системы/платежным организациям Кыргызской Республики», утверждаемым Правлением Национального банка.

Глава 9.

Порядок обжалования решений Национального банка

48. Решения, принимаемые Национальным банком в рамках настоящего Положения, могут быть обжалованы в соответствии с Положением «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами», утверждаемым Правлением Национального банка.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Управление платежных систем

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать

(_____)
_____)

(полное название, юридический адрес, фактический адрес, номер телефона)

лицензию для осуществления деятельности по:

а) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах, и способах проведения платежей;

(перечислить перечень услуг)

б) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра.

(перечислить перечень услуг)

Заполняя настоящее заявление, я, являясь руководителем Заявителя, подтверждаю, что ознакомлен с нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики по платежным системам и прилагаю все сведения и документы, требуемые для вышеотмеченных видов деятельности, а именно:

1. Сведения об учредителях:

Состав исполнительного органа управления *(ФИО председателя, технического директора, главного бухгалтера)*:

2. Документы:

2.1. Анкету председателя исполнительного органа;

2.2. Анкету технического директора;

2.3. Анкету главного бухгалтера.

Подпись председателя и печать организации

«___» _____ 20__ г.

Приложение 2

АНКЕТА

(для фото)

(Должность)

(наименование оператора платежной системы или платежной организации)

ФИО

Дата и место рождения _____

Паспорт серия _____ № _____ кем выдан _____

Дата выдачи _____

Гражданство _____

Фактическое место проживания в момент заполнения анкеты,
№ телефона

Семейное положение _____

Образование _____

(высшее)

диплом № _____ дата выдачи _____

кем выдан _____

Название учебного заведения и его местонахождение	Факультет или отделение	Год поступления	Год окончания	Специальность согласно полученному диплому

Обучение на курсах:

Тема семинара или курсов	Организатор семинара	Место прохождения	Дата прохождения	Наличие сертификата

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Общий трудовой стаж работы:

Дата поступления на работу	Дата ухода	Занимаемая должность	Название учреждения, местонахождение	Причина ухода

Укажите все другие организации, ассоциации, учреждения юридических лиц, сотрудником или членом которых Вы являетесь:

Название организации	Местонахождение организации	Занимаемая должность

Укажите имеющиеся родственные связи с сотрудниками оператора платежной системы или платежной организации, связь с лицами или компаниями, контролирующими оператора платежной системы или платежную организацию, все взаимные обязательства и договора и т.п.

Имеется ли непогашенная судимость или решение суда, запрещающее Вам занятие каким-либо видом деятельности?

Применялись ли к Вам предупредительные меры и санкции со стороны Национального банка?

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что выше представленная информация является достоверной и полной, и обязуюсь в дальнейшем представлять в Национальный банк сведения обо всех изменениях, произошедших в ней. Признаю, что в случае допущения с моей стороны искажений и упущений это может повлечь за собой дальнейшее применение санкций в отношении меня и оператора платежных систем и платежных организаций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

« ___ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛИЦЕНЗИЯ № _____

Настоящая лицензия выдана

*(полное наименование платежной организации,
зарегистрированной по юридическому адресу)*

(местонахождение)

и дает право осуществлять деятельность в качестве платежной организации и проводить следующий вид операций:

Оказание услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах, и способах проведения платежей.

Дата выдачи лицензии: «___» _____ 20__ года.

Заместитель председателя (подпись и печать)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛИЦЕНЗИЯ № _____

Настоящая лицензия выдана

(полное наименование оператора платежной системы),

зарегистрированному по юридическому адресу

(местонахождение)

и дает право осуществлять деятельность в качестве оператора платежной системы и проводить следующий вид операций:

Оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра.

Дата выдачи лицензии: «___» _____ 20__ года.

Заместитель председателя (подпись и печать)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 12 декабря 2018 г.
№ 2018-П-15/53-12-(НПА)

**О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Минимальных требований по формированию
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового
обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)»**

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Минимальных требований по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 7 № 2017-П-15/54-4-(НПА)» (прилагаются).

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести настоящее постановление до коммерческих банков Кыргызской Республики, соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление бухгалтерского учета и отчетности.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 12 декабря 2018 г.
№ 2018-П-15/53-12-(НПА)

**Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Минимальных требований по формированию
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового
обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)»**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об утверждении Минимальных требований по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)» следующие изменения и дополнения:

в Минимальных требованиях по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Портфель кредитов – совокупность выданных банком кредитов/ лизингов, соответствующих определенным характеристикам, установленных настоящими минимальными требованиями, права требования по которому могут быть приняты в качестве залога при предоставлении кредитов Национальным банком»;

– пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«Права требования по кредитам (траншам) в рамках кредитной линии могут выступать в качестве залогового обеспечения, при наличии идентифицируемого распределения залогового обеспечения отдельно по каждому кредиту (траншу) с учетом настоящих Минимальных требований.

По кредитным ресурсам, предоставляемым в рамках Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования

и поддержания ликвидности», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 ноября 2013 года N 45/13, залоговым обеспечением выступают кредиты, выданные в национальной валюте.»;

– пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Требования к максимальному объему залогового обеспечения в виде прав требования по кредитам/лизингам определяются Правлением Национального банка или Комитетом денежно-кредитного регулирования Национального банка, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.»;

– пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В случае установления банком и/или выявления Национальным банком несоответствия кредитов/лизингов характеристикам, указанным в настоящих Минимальных требованиях, банк обязан их заменить на кредиты/лизинги, соответствующие данным минимальным требованиям, либо исключить из Портфеля кредитов, предоставленных в качестве залогового обеспечения по кредитным ресурсам Национального банка.»;

– в пункте 15 дополнить подпунктами 6-7 следующего содержания:

«6) предмет лизинга;

7) гарантия ОАО «Гарантийный фонд».».

– Главу 3 дополнить пунктами 15-1 и 18-1 следующего содержания:

«15-1. Залоговое обеспечение по кредитам, входящим в портфель кредитов, не может выступать залоговым обеспечением по другим кредитам.

18-1. При обеспечении кредита гарантией ОАО «Гарантийный фонд» должны быть соблюдены требования Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 июля 2004 года № 18/3.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 19 декабря 2018 г.
№ 2018-П-12/55-6-(НПА)

Об утверждении Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

– постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9;

– постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 11 апреля 2016 года № 17/3;

– постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9» от 28 декабря 2016 года № 51/2;

- абзац девятый пункта 1 постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-12-(НПА) и пункт 8 Приложения к указанному постановлению.

3. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Управлению методологии надзора и лицензирования банков довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация Микрофинансовых организаций», микрофинансовых организаций, специализированной финансово-кредитной организации ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», кредитных союзов, «Ассоциации обменных бюро «Альянс», обменных бюро, кредитных бюро, структурных подразделений, областных управлений и представительств Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления, курирующего Управление методологии надзора и лицензирования банков.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «19» декабря
№ 2018-П-12/55-6-(НПА)**

ИНСТРУКЦИЯ

по рассмотрению дел о нарушениях
в Национальном банке Кыргызской Республики

Настоящая Инструкция по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики (далее – Инструкция) регламентирует процедуру производства по делам о нарушениях (далее – дело о нарушении), предусмотренных в соответствующих статьях Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях (далее – Кодекс о нарушениях), относящихся к компетенции Национального банка Кыргызской Республики (далее – Национальный банк).

1. Общие положения

1. Национальный банк рассматривает дела о нарушениях, предусмотренных статьями 209-216 и 243 Кодекса о нарушениях.

2. Структурными подразделениями Национального банка (далее – Уполномоченное подразделение), уполномоченными к открытию производства по делам о нарушениях, являются:

1) Структурные подразделения надзорного блока – за нарушения, предусмотренные статьями 209-211, 213, 215, 216, 243 Кодекса о нарушениях;

2) Управление финансовой статистики и отчетности – за нарушения, предусмотренные статьей 212 Кодекса о нарушениях;

3) Управление денежной наличности – за нарушения, предусмотренные статьями 213, 214 Кодекса о нарушениях;

4) областные управления и представительство Национального банка в Баткенской области (далее – ОУ) – за нарушения, предусмотренные статьями 209-214, статьей 215 (в рамках компетенции ОУ), 216, 243 Кодекса о нарушениях;

5) Управление платежных систем – за нарушения, предусмотренные статьями 209-211, 215, 216 Кодекса о нарушениях.

3. Рассматривать дела о нарушении и применять взыскания путем вынесения постановления по делу о нарушении вправе лицо, уполномоченное приказом Национального банка (далее – Уполномоченное лицо), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящей Инструкции.

При подготовке дела к рассмотрению и рассмотрении Уполномоченным лицом дела о нарушении в процессе его рассмотрения в обязательном порядке участвуют начальник Уполномоченного подразделения, составившего протокол о нарушении, служащий Национального банка, составивший протокол о нарушении, служащий юридического управления и секретарь заседаний по рассмотрению дел о нарушениях.

4. Ответственности за совершение нарушения подлежат физические и юридические лица в пределах, предусмотренных статьями 209-216, 243 Кодекса о нарушениях.

5. За совершение нарушений, предусмотренных статьями Кодекса о нарушениях, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции, применяется штраф в размерах, указанных в соответствующих статьях Кодекса о нарушениях.

Штраф – денежное взыскание, налагаемое на физических и юридических лиц за совершение нарушения в случаях, размере и порядке, установленных Кодексом о нарушениях.

Взыскание в виде штрафа может быть применено в течение 6 (шести) месяцев со дня совершения нарушения, а при продолжаемом нарушении – в течение 6 (шести) месяцев со дня его выявления.

2. Порядок открытия производства по делам о нарушениях

6. Поводами к открытию производства по делу о нарушении являются:

1) непосредственное обнаружение служащими Уполномоченного подразделения достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения;

2) поступившие от правоохранительных или других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации (в том числе в сети интернет), содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения.

7. В случае выявления факта нарушения Уполномоченным подразделением составляется протокол о нарушении (Приложение 1). Каждый случай составления протокола должен быть внесен в Единый реестр нарушений (далее – ЕРН) служащими Уполномоченного подразделения.

8. Если у лица, в отношении которого составляется протокол, отсутствуют документы, удостоверяющие его личность, и при этом лицо отказывается подтвердить свою личность и предоставить сведения о месте своего проживания, то служащие Уполномоченного подразделения имеют право обратиться в правоохранительные органы, которые уполномочены доставить лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, в помещение правоохранительного органа для установления личности нарушителя. Протокол составляется совместно с представителем правоохранительного органа и срок составления протокола в этих случаях не может превышать 3 (трех) часов.

9. В случае отказа от подписания протокола лица, привлекаемого к ответственности за совершение нарушения, в протоколе делается запись об этом. Лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

10. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности за совершение нарушения.

11. Уполномоченное подразделение направляет протокол о нарушении вместе с другими материалами, содержащими доказательства нарушения и/или объяснения лица, привлекаемого

к ответственности за совершение нарушения, Уполномоченному лицу в течение суток с момента его составления. Кроме того, копии указанных материалов направляются в Юридическое управление (при необходимости - в другие структурные подразделения) для получения соответствующего заключения. Юридическое управление согласовывает материалы в течение двух рабочих дней со дня их получения.

Уполномоченное подразделение представляет заключение Юридического управления по делу о нарушении Уполномоченному лицу в течение рабочего дня, со дня их получения.

12. Если лицо не оспаривает факт совершения нарушения и применения к нему взыскания в виде штрафа и дополнительного правового последствия, нарушение может быть рассмотрено и разрешено на месте совершения нарушения. В этом случае на месте совершения нарушения выносится постановление (Приложение 1).

Постановление подписывается лицом, составившим протокол и вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю.

Согласие нарушителя о рассмотрении нарушения на месте его совершения означает его согласие с наложением на него взыскания и дополнительного правового последствия, в соответствии с требованиями Кодекса о нарушениях.

3. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении

13. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела о нарушении выясняет следующие вопросы:

- относится ли к компетенции Национального банка рассмотрение данного дела;
- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела;
- корректность/правильность составления протокола о нарушении, а также оформления иных материалов по делу;
- наличие обстоятельств, исключающих производство о нарушении;

- достаточность имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;

- наличие ходатайств и отводов.

14. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела о нарушении вправе принять решение о:

- назначении времени и места рассмотрения дела (Приложение 2);

- вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, назначении экспертизы (Приложение 3);

- отложении рассмотрения дела (Приложение 3);

- возвращении протокола о нарушении и других материалов дела в Уполномоченное подразделение в случаях составления и оформления материалов дела неправомочными лицами; некорректного/неправильного составления протокола о нарушении и оформления других материалов дела; неполноты представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела (Приложение 4);

- передаче в течение 3 (трех) рабочих дней протокола о нарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение данного дела не относится к компетенции Национального банка (Приложение 5);

- отводе Уполномоченного лица в случаях, предусмотренных Кодексом о нарушении (Приложение 6);

- прекращении производства по делу при наличии обстоятельств, предусмотренных Кодексом о нарушениях (Приложение 7).

Решения, предусмотренные абзацами вторым-шестым настоящего пункта, выносятся Уполномоченным лицом в виде распоряжения (Приложения 2-5), а абзацами седьмым-восьмым настоящего пункта – в виде постановления (Приложения 6-7).

15. Уполномоченное лицо не вправе рассматривать дело о нарушении, если он:

- 1) является родственником лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, и его законного представителя, защитника;

- 2) лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.

16. При выявлении Уполномоченным лицом в ходе подготовки к рассмотрению дела о нарушении недостатков, связанных с некорректным (неправильным) составлением протокола и/или недостатков оформления других материалов, необходимых для рассмотрения дела о нарушении, Уполномоченное подразделение должно исправить все выявленные недостатки по протоколу и/или по другим материалам дела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения материалов от Уполномоченного лица. Уполномоченное подразделение должно повторно направить протокол и другие материалы дела Уполномоченному лицу, в течение суток со дня устранения недостатков протокола и других материалов дела.

17. Производство по делу о нарушении приостанавливается при наличии оснований, предусмотренных Кодексом о нарушениях. О приостановлении производства по делу Уполномоченное лицо выносит постановление (Приложение 10).

4. Порядок рассмотрения дела о нарушении

18. Дело о нарушении рассматривается в десятидневный срок со дня получения Уполномоченным лицом материалов дела.

Дело о нарушении может быть рассмотрено при отсутствии лица, привлекаемого к ответственности за нарушение или его законного представителя, защитника, если есть данные о своевременном извещении его о месте и времени рассмотрения дела, и, если от него не поступило ходатайства об отложении дела.

19. Уполномоченное лицо может продлить срок рассмотрения дела не более чем на 10 (десять) дней в случае поступления ходатайств от участников производства по делу о нарушении или при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств по делу.

20. Уполномоченное лицо, приступив к рассмотрению дела о нарушении:

- объявляет, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какой статьи Кодекса о нарушениях привлекается к ответственности за нарушение;

- удостоверяется в явке лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

- устанавливает личность участников производства по делу и проверяет полномочия законных представителей лица, защитника и уполномоченного представителя;

- выясняет причины неявки участников производства по делу и принимает решение о рассмотрении дела в их отсутствие либо об отложении рассмотрения дела;

- разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела их права и обязанности;

- разрешает заявленные отводы и ходатайства;

- оглашает постановление по делу о нарушении, а при необходимости и иные материалы дела.

21. При рассмотрении дела о нарушении Уполномоченное лицо в целях правильного разрешения дела в обязательном порядке выясняет:

- было ли совершено нарушение;

- виновно ли данное лицо в его совершении;

- подлежит ли данное лицо ответственности за данное нарушение;

- имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;

- причинен ли материальный ущерб;

- другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела;

- заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, показания других лиц, участвующих в производстве о нарушении;

- исследуются иные доказательства.

22. При рассмотрении дела о нарушении в обязательном порядке ведется протокол заседания, который подписывается Уполномоченным лицом и секретарем заседания по делу о нарушении.

В протоколе рассмотрения дела о нарушении указываются:

- дата и место рассмотрения дела;

- фамилия, имя, отчество, должность Уполномоченного лица;

- какое дело рассматривается;
- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;
- отводы, ходатайства и результаты их разрешения (при необходимости);
- объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела;

- документы, исследованные при рассмотрении дела.

23. Секретарь заседаний по рассмотрению дел о нарушениях:

- присутствует на заседании по делу и ведет протокол заседания;
- обеспечивает Уполномоченное лицо необходимыми материалами по делу о рассматриваемом нарушении;
- ведет реестр постановлений о нарушениях, с прилагаемыми к нему материалами (протокол о нарушении, протокол заседания, отметки об исполнении постановлений и др.).

5. Порядок вынесения постановления по делу о нарушении

24. Уполномоченное лицо по итогам рассмотрения дела о нарушении выносит постановление по делу:

- о наложении взыскания (Приложение 8);
- о прекращении производства по делу (Приложение 7).

Постановление по делу о нарушении подписывают Уполномоченное лицо, служащие Национального банка, принявшие участие в рассмотрении дела о нарушении и секретарь заседаний по делам о нарушениях.

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела и вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано в установленном порядке.

25. Копия постановления по делу о нарушении должна быть вручена лицу, в отношении которого оно вынесено, под расписку или направлена ему в течение 3 (трех) дней по почте с уведомлением (о чем делается соответствующая запись в деле). При этом Уполномоченное подразделение ответственно за соблюдение порядка такого уведомления.

6. Порядок обжалования постановления по делу о нарушении

26. Постановление по делу о нарушении может быть обжаловано лицом, привлеченным к ответственности за нарушение, а также его законным представителем в районный (городской) суд, кроме случаев, предусмотренных Кодексом о нарушениях.

Жалоба на постановление по делу о нарушении может быть подана в течение 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления или получения его по почте.

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок на основании заявления лица, в отношении которого вынесено постановление, восстанавливается судом.

Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении взыскания до рассмотрения жалобы судом.

7. Исполнение постановления о наложении взыскания

27. Обращение постановления о наложении взыскания к исполнению возлагается на то Уполномоченное подразделение Национального банка, которое инициировало рассмотрение дела о нарушении.

28. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 1 (одного) месяца со дня вручения ему постановления о наложении штрафа.

29. В случае обжалования постановления о наложении взыскания взыскание должно быть уплачено нарушителем не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления его об оставлении жалобы без удовлетворения.

30. В случае неуплаты в установленный законом срок в добровольном порядке штрафа за нарушение начинается начисление пени.

Пеня является денежной платой, которая исчисляется в процентах от суммы несвоевременной уплаты штрафа за каждый день просрочки уплаты в размере, равном 0,05 процента.

Максимальный размер пени не может превышать размер штрафа, который был применен к нарушителю.

31. По окончании срока уплаты штрафа и начисления пени Уполномоченное подразделение направляет постановления

о наложении штрафа и начислении пени (Приложение 9) судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

32. Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении (при необходимости с приложением документального подтверждения об уплате) возвращается Уполномоченным подразделением секретарю заседаний по делам о нарушениях для учета.

8. Регистрация нарушений и лиц, их совершивших

33. Каждый случай составления протокола о нарушении, включая всю информацию по нарушению, в том числе сведения по лицам их совершившим подлежат регистрации Уполномоченным подразделением в ЕРН.

34. Основанием регистрации нарушений, лиц, их совершивших, а также примененных взысканий и дополнительных правовых последствий являются заявление, протокол и постановление о нарушении, составленные в соответствии с Кодексом о нарушениях.

35. Регистрация информации о нарушении производится лицами, имеющими соответствующий доступ к ЕРН.

36. Регистрация нарушения в ЕРН должна быть осуществлена не позднее 24 часов с момента составления протокола о нарушении в соответствии с Кодексом о нарушениях.

37. Уполномоченное подразделение в течение суток после вынесения решения по делу о нарушении, вносит информацию относительно итогов рассмотрения дела в ЕРН.

38. Уполномоченное подразделение ответственно за достоверность, своевременность и полноту информации, вводимой в ЕРН.

39. Данные, содержащиеся в ЕРН, подлежат защите в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственных секретов, а также в сфере сбора, обработки и использования персональных данных.

40. При работе с ЕРН необходимо руководствоваться требованиями, установленными Правительством Кыргызской Республики.

Приложение 1

**ПРОТОКОЛ
о нарушении**

«___» _____ 20__ г.

_____ (место составления)

_____ (время составления)

_____ (наименование Уполномоченного подразделения Национального
банка Кыргызской Республики – далее Национальный банк)

В лице _____

(ФИО работника(ов) Национального банка полностью, должность)
составил(и) настоящий протокол о нарушении со стороны

_____ (ФИО лица/наименование юридического лица, привлекаемого
к ответственности за нарушение, полностью)

Дополнительные сведения о нарушителе (по физическим лицам):

Паспортные данные: _____

Дата рождения: _____

Место рождения (необязательно): _____

Место прописки: _____

Место фактического проживания: _____

Контактные данные: _____

Место работы (при необходимости): _____

Дополнительные сведения о нарушителе (по юридическим лицам):

Регистрационный номер: _____

ИНН: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Адрес, где совершено нарушение: _____

Дата и время совершения нарушения: _____

Обстоятельства, свидетельствующие о совершении нарушения:

_____ ,
что является нарушением статьи _____ Кодекса
Кыргызской Республики о нарушениях.

Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются):

*(ФИО полностью, дата рождения, место проживания/
прописки, контактные телефоны)*

Объяснение лица, привлекаемого за совершение нарушения
(если имеется):

Другие сведения, необходимые для разрешения дела о нарушении
(если имеются): _____

(например, акт об отказе в подписании, мотивы отказа от подписания, или др.)

Со стороны Национального банка:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Лицо, привлекаемое к
ответственности за нарушение
(подпись нарушителя в данном
поле свидетельствует о получении
им своего экземпляра протокола):

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Примечание:

1. Перед составлением протокола о нарушении служащий Уполномоченного подразделения обязан разъяснить каждому из лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение, его право:

- 1) пользоваться помощью представителя;
- 2) давать объяснение или отказаться давать объяснение и отвечать на вопрос;
- 3) подавать в суд жалобу на решение уполномоченного органа.

По просьбе лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, служащий Уполномоченного подразделения обязан детально разъяснить каждое из указанных прав.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу о нарушении**

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики рассмотрев дело о нарушении в отношении:

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью):

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):

Паспортные данные: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место прописки: _____

Место фактического проживания: _____

Контактные данные: _____

Место работы (при необходимости): _____

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):

Регистрационный номер: _____

ИНН: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

и установив факт: _____

_____ ,

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях:

(статья(и), которая(ые) была(и) нарушена(ы))

постановляет наложить на _____

*(ФИО/наименование лица, привлекаемого
к ответственности за нарушение, полностью)*

в соответствии со статьей 310 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, штраф в соответствии со статьей(ми) _____ Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях _____ (_____) категории, в размере _____ (_____) сомов, *(сумма цифрами) (сумма прописью)*

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета.

Настоящее постановление вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю.

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Копию постановления
получил

*(подпись нарушителя в данном поле
свидетельствует о его согласии
с нарушением и добровольной
оплатой штрафа)*

Приложение 2

**Распоряжение
о назначении времени и места рассмотрения дела**

_____ « ____ » _____ Г.
(место вынесения) (дата вынесения)

_____ ,

рассмотрев материалы дела № _____, о нарушении со стороны

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/
или др. нормативных правовых актов)

1. назначить рассмотрение дела на « ____ » _____ 20__ года,
по адресу: _____ .

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Приложение 3

**Распоряжение
об отложении рассмотрения дела о нарушении**

_____ « ____ » _____ Г.
(место вынесения) (дата вынесения)

_____,
рассмотрев материалы дела № _____, о нарушении со стороны

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/
или др. нормативных правовых актов)

и установив _____

_____,
(изложение мотивов и/или оснований отложения: ходатайство сторон,
необходимость запроса дополнительных материалов, привлечение
к участию в деле заинтересованных лиц, проведение экспертизы и т.п.),

1. отложить рассмотрение по делу № _____ (протокол
о нарушении от « ____ » _____ года);

2. назначить рассмотрение дела на « ____ » _____ 20__ года;

3. предоставить _____ дополнительные
документы _____ в срок до « ____ » _____ 20__ года
(при необходимости);

4. привлечь к участию в рассмотрении дела
_____ (при необходимости);

5. назначить экспертизу _____
(при необходимости).

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Приложение 4

**Распоряжение
о возвращении протокола о нарушении и других
материалов дела в Уполномоченное подразделение**

_____ « ____ » _____ Г.
(место вынесения) (дата вынесения)

_____,
рассмотрев материалы дела № _____, о нарушении со стороны

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/
или др. нормативных правовых актов)

и установив _____

_____,
*(изложение мотивов и/или оснований возвращения протокола или
других материалов дела в Уполномоченное подразделение: составление
и оформление материалов дела неправомочными лицами, некорректное/
неправильное составление протокола о нарушении и оформление других
материалов дела, представление неполного перечня материалов,
которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела)*

1. вернуть протокол (другие материалы дела) по делу № _____
в _____ для устранения выявленных недостатков;
(наименование Уполномоченного подразделения)

2. _____ устранить выявленные недостатки в
(наименование Уполномоченного подразделения) сроки, предусмотренные
пунктом 16 Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях
в Национальном банке (далее – Инструкция);

3. _____ представить доработанные с учетом

(наименование Уполномоченного подразделения) замечаний материалы Уполномоченному лицу в сроки, предусмотренные пунктом 16 Инструкции;

4. назначить рассмотрение дела на « ____ » _____ 20__ года.

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Приложение 5

**Распоряжение
о передаче рассмотрения дела о нарушении
по подведомственности**

_____ « ____ » _____ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

,
рассмотрев материалы дела № _____, о нарушении со стороны

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

и установив _____
_____,

*(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела,
свидетельствующие о том, что рассмотрение данного дела
не относится к компетенции Национального банка),*

что рассмотрение дела о нарушении согласно _____
(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативный акт)

относится к компетенции _____

*(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного
рассматривать дело о нарушении по подведомственности),*

1. Передать протокол о нарушении и другие материалы дела № _____ о нарушении со стороны

_____ (ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

на рассмотрение _____

(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного рассматривать дело о нарушении по подведомственности).

Уполномоченное лицо:

_____ (ФИО)

_____ (Должность)

_____ (подпись)

Приложение 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отводе

_____ (место вынесения)

« ____ » _____ 20__ г.
(дата вынесения)

_____ ,

рассмотрев материалы дела № _____, о нарушении со стороны

_____ (ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

и установив _____

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, свидетельствующие о том, что Уполномоченное лицо не может рассматривать дело в соответствии со статьей 323 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях),

1. Объявить самоотвод _____

Уполномоченное лицо:

_____ (ФИО)

_____ (Должность)

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), рассмотрев материалы дела № _____, о нарушении со стороны

(ФИО / наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью)

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):

Паспортные данные: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место прописки: _____

Место фактического проживания: _____

Контактные данные: _____

Место работы (при необходимости): _____

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):

Регистрационный номер: _____

ИНН: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

установил _____

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, исключающих производство по делу о нарушении в соответствии со статьей 302 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях).

На основании вышеизложенного, Национальный банк руководствуясь пунктом _____ статьи 302 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, постановляет прекратить дело о нарушении в отношении

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью)

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Копию постановления
получил

*(подпись нарушителя/ почтовая
квитанция с уведомлением)*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу о нарушении**

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики рассмотрев дело о нарушении в отношении:

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью):

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):

Паспортные данные: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место прописки: _____

Место фактического проживания: _____

Контактные данные: _____

Место работы (при необходимости): _____

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):

Регистрационный номер: _____

ИНН: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

и установив факт: _____

_____ ,

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях:

(статья(у), которая(ые) была(у) нарушена(ы))

постановляет наложить на _____

*(ФИО/наименование лица, привлекаемого
к ответственности за нарушение, полностью)*

штраф в соответствии со статьей(ми) _____ Кодекса Кыргызской
Республики о нарушениях _____ (_____)
категории, в размере _____ (_____) сомов,
(сумма цифрами) (сумма прописью)

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления нарушителю или отправки его по почте, если оно не было обжаловано в соответствии со статьей 332 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. В случае обжалования настоящего постановления, оно вступает в законную силу немедленно в день вынесения решения суда по результатам рассмотрения жалобы.

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Копию постановления
получил _____

*(подпись нарушителя/ почтовая
квитанция с уведомлением)*

Приложение 9

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о начислении пени**

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики в связи с неуплатой

(ФИО/наименование лица, привлеченного
к ответственности за нарушение, полностью)

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):

Паспортные данные: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место прописки: _____

Место фактического проживания: _____

Контактные данные: _____

Место работы (при необходимости): _____

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):

Регистрационный номер: _____

ИНН: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

штрафа в срок, установленный ч. 1 ст. 342 Кодекса Кыргызской
Республики о нарушениях,

постановляет начислить пению

(ФИО/наименование лица, привлеченного
к ответственности за нарушение, полностью),

начиная с « ____ » _____ года по « ____ » _____
года в размере, равном **0,05** процента от суммы несвоевременной
уплаты штрафа _____ (_____) категории

в размере _____ сомов за каждый день просрочки уплаты. Итого, общая сумма начисленной пени по состоянию на «_____» _____ года составляет _____ (_____) _____ сомов.

В соответствии со статьей 343 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, начисленная пеня в размере _____ (_____)

сомов, подлежит уплате в пользу государственного бюджета.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня вручения копии постановления нарушителю или отправки его по почте, если оно не было обжаловано в соответствии со статьей 332 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. В случае обжалования настоящего постановления, оно вступает в законную силу немедленно в день вынесения решения суда по результатам рассмотрения жалобы.

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

Копию постановления
получил

(подпись нарушителя/ почтовая
квитанция с уведомлением)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении производства по делу

_____ « ____ » _____ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), рассмотрев материалы дела № _____, о нарушении со стороны

(ФИО / наименование лица, привлекаемого
к ответственности за нарушение, полностью)

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):

Паспортные данные: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место прописки: _____

Место фактического проживания: _____

Контактные данные: _____

Место работы (при необходимости): _____

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):

Регистрационный номер: _____

ИНН: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

установил _____

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, являющихся основанием приостановления дела в соответствии со статьей 300 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях).

На основании вышеизложенного, Национальный банк руководствуясь пунктом _____ статьи 300 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, постановляет приостановить дело о нарушении в отношении

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью)

_____ принять меры к обнаружению и (наименование Уполномоченного подразделения) установлению нарушителя.

Уполномоченное лицо:

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 19 декабря 2018 г.
№ 2018-П-36/55-10-(НПА)

Об утверждении Положения о сервис-бюро СВИФТ Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О сервис-бюро СВИФТ Национального банка Кыргызской Республики» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:

– постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении положения об узле коллективного пользования SWIFT» от 11 февраля 2009 года № 7/4;

– абзац седьмой пункта 1 постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты и признании утратившими силу некоторых нормативных актов Национального банка Кыргызской Республики» от 08 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11-(ПС) и пункт 6 Приложения к вышеуказанному постановлению.

3. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для

включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Отделу сервис-бюро СВИФТ довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений Национального банка и коммерческих банков Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка, курирующего Отдел сервис-бюро СВИФТ.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению **Правления**
Национального банка
Кыргызской Республики
от «19» декабря 2018 года
№ 2018-П-36/55-10-(НПА)

ПОЛОЖЕНИЕ

о сервис-бюро СВИФТ Национального

банка Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные понятия и принципы функционирования сервис-бюро СВИФТ (далее – сервис-бюро) Национального банка Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), а также основные требования к подключению и доступу коммерческих банков (далее – Участники) к SWIFTNet через сервис-бюро и поддержке Участников.

2. Сервис-бюро представляет собой совокупность инфраструктуры коллективного доступа к SWIFTNet с соответствующим персоналом (далее – персонал сервис-бюро), поддерживающим данную инфраструктуру и обеспечивающим взаимодействие Участников с SWIFTNet.

3. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Телекоммуникационная сеть SWIFTNet обеспечивает надежную и безопасную передачу данных и сообщений для проведения трансграничных и внутренних платежей между пользователями системы SWIFT.

4. Оператором сервис-бюро, осуществляющим поддержку и функционирование инфраструктуры коллективного доступа в систему SWIFT, является Национальный банк. Функции оператора сервис-бюро могут быть переданы другой организации, при выполнении требований, установленных настоящим Положением, а также в соответствии с правилами и требованиями SWIFT.

5. Персонал сервис-бюро – это структурное подразделение Национального банка. Сотрудники персонала сервис-бюро в соответствии с требованием SWIFT проходят соответствующую сертификацию.

6. Участниками сервис-бюро являются банки – члены сообщества SWIFT, использующие техническую инфраструктуру сервис-бюро для доступа к SWIFTNet.

7. Взаимоотношения Участников сервис-бюро в процессе функционирования сервис-бюро и эксплуатации инфраструктуры коллективного доступа в SWIFTNet, распределение рисков, ответственность, права и обязанности устанавливаются в многостороннем соглашении и двухсторонних договорах, заключенных между Участниками и оператором сервис-бюро (далее – договора).

2. Основные принципы функционирования сервис-бюро

8. Поддержка и функционирование инфраструктуры коллективного доступа к SWIFTNet обеспечивается сервис-бюро совместно с провайдерами связи – сетевыми партнерами компании SWIFT. При этом:

1) сервис-бюро обеспечивает поддержку и функционирование программного обеспечения (далее – ПО), оборудования интерфейса/ сервера SWIFT и сетевого оборудования (далее – инфраструктура сервис-бюро), находящегося в зоне ответственности сервис-бюро в соответствии с договорами;

2) провайдеры связи обеспечивают поддержку и функционирование каналов связи сервис-бюро в соответствии с условиями, установленными в договоре между оператором сервис-бюро и провайдером связи.

9. Техническая инфраструктура сервис-бюро включает в себя:

1) серверное оборудование (основное и резервное);

2) сетевое оборудование;

3) каналы связи (основной и резервный) от сервис-бюро до провайдера связи SWIFT.

10. Обслуживание и поддержка технической инфраструктуры сервис-бюро осуществляется персоналом сервис-бюро.

11. Функционирование сервис-бюро обеспечивается:

1) технической инфраструктурой коллективного доступа к SWIFTNet;

2) персоналом сервис-бюро;

3) правилами и рекомендациями, регулирующими работу в SWIFTNet, разработанными SWIFT (далее – документы SWIFT);

4) нормативными правовыми актами Национального банка;

5) договорами.

12. Сервис-бюро предоставляет Участникам услуги в пределах полномочий, представленных со стороны SWIFT и Национального банка.

13. Существует два способа подключения Участников к сервис-бюро:

1) с использованием инфраструктуры сервис-бюро для работы в сети SWIFTNet - Access connection;

2) с использованием собственных серверов и инфраструктуры сервис-бюро – Gateway connection.

14. В случае использования инфраструктуры сервис-бюро (Access connection) для работы в системе SWIFT доступ Участника к интерфейсу осуществляется через рабочие станции (далее – терминалы SWIFT) с использованием браузера. Поддержка и функционирование соответствующего терминала SWIFT на стороне Участника обеспечивается специалистами по сопровождению каждого Участника самостоятельно.

15. В случае использования собственных серверов (Gateway connection) для работы в системе SWIFT доступ Участника к сети SWIFTNet осуществляется через терминалы SWIFT, подключенные к собственным серверам SWIFT. Поддержка и функционирование соответствующих серверов и терминалов SWIFT обеспечивается персоналом по сопровождению каждого Участника самостоятельно.

16. По всем вопросам касательно системы SWIFT Участники должны обращаться к персоналу сервис-бюро. В случае, если вопрос не будет в компетенции персонала сервис-бюро, то данный вопрос

должен быть перенаправлен в Службу поддержки SWIFT от имени Участника.

17. Сервис-бюро не имеет доступа к терминалам/серверам SWIFT Участника и не несет ответственности за формирование и отправку SWIFT-сообщений Участника.

18. Персонал сервис-бюро в своей деятельности руководствуется документами SWIFT, нормативными правовыми актами Национального банка, внутренними процедурами и договорами.

19. Каждый Участник должен иметь основной и дублирующий состав специалистов в системе SWIFT, выполняющих функции по формированию и отправке сообщений в сети SWIFTNet, согласно требованиям и рекомендациям SWIFT. Состав специалистов и распределение их функций (ролей) по отправке сообщений в системе SWIFT утверждается внутренними документами Участника.

20. Участник несет ответственность за все риски, связанные с операционной деятельностью своих специалистов при формировании и отправке SWIFT-сообщений (ошибки специалистов, несанкционированный доступ, мошенничество и т.д.).

21. Регламент, порядок проведения работ и взаимодействия персонала сервис-бюро и Участников, условия подключения, требования по доступности услуг, расчет стоимости услуг и порядок оплаты, распределение ответственности сторон устанавливаются в договорах между оператором сервис-бюро и Участниками с учетом настоящего Положения.

22. Деятельность сервис-бюро подлежит обязательной сертификации по программе Shared Infrastructure Program, разработанной и утвержденной компанией SWIFT для организаций, предоставляющих услуги подключения других участников к SWIFTNet через общую инфраструктуру коллективного доступа.

3. Основные требования по обеспечению безопасности и надежности функционирования инфраструктуры сервис-бюро

23. Безопасность и надежность функционирования сервис-бюро должны обеспечиваться в соответствии со следующими принципами:

1) защитой от операционных рисков и рисков среды функционирования;

2) конфиденциальностью и целостностью данных Участников, подключенных к SWIFTNet через инфраструктуру сервис-бюро по схеме Access connection;

3) непрерывностью доступа Участников к SWIFTNet;

4) ежегодным аудитом/самооценкой на соответствие требованиям компании SWIFT.

24. Защита от операционных рисков и рисков среды функционирования должна обеспечиваться наличием:

1) основного и дублирующего персонала с достаточной квалификацией для обеспечения поддержки и функционирования инфраструктуры сервис-бюро;

2) отдельного сегмента локальной сети для терминалов/серверов SWIFT Участников;

3) основного и резервного серверного и сетевого оборудования, расположенных друг от друга на удаленном расстоянии;

4) основного и резервного каналов связи до провайдера связи SWIFT;

5) специального серверного помещения с ограниченным доступом, видеонаблюдением и оборудованным охранно-пожарной сигнализацией;

6) соответствующего оборудования по обеспечению бесперебойного электрического питания;

7) средств по защите от несанкционированного доступа Участников и персонала сервис-бюро к интерфейсу/серверу SWIFT.

25. Конфиденциальность и целостность данных Участников (информация входящих/исходящих сообщений, шифровальных и идентификационных ключей и т.п.) должны обеспечиваться наличием:

1) разграничения доступа каждого пользователя SWIFT Участника к терминалу/серверу SWIFT в соответствии с документами SWIFT;

2) распределения ответственности персонала сервис-бюро по обеспечению конфиденциальности и целостности данных Участников в соответствии с внутренними процедурами сервис-бюро;

3) проведения ежедневного мониторинга со стороны сервис-бюро за функционированием инфраструктуры сервис-бюро (конфиденциальности, хранения данных, несанкционированного доступа к ним) и оперативного реагирования по выявленным ошибкам и сбоям;

4) регулярного проведения тестирования на выявление уязвимостей (не реже одного раза в квартал) в инфраструктуре сервис-бюро, а также, при необходимости, привлечения независимой организации для проведения работ по тестированию и выявлению уязвимостей (не реже одного раза в год);

26. Бесперебойность доступа Участников к сервису SWIFTNet должна обеспечиваться круглосуточным функционированием инфраструктуры сервис-бюро, за исключением времени выполнения регламентных работ и периода времени восстановления (максимальное время простоя системы – 4 (четыре) часа).

27. При возникновении нештатной ситуации в функционировании инфраструктуры сервис-бюро персонал сервис-бюро уведомляет об этом Участников в соответствии с условиями договоров.

28. При необходимости приема/передачи срочных платежей, до устранения причины возникновения нештатной ситуации, Участники должны использовать альтернативные каналы передачи данных в соответствии с условиями договоров.

29. Персонал сервис-бюро осуществляет техническую поддержку Участников в режиме 8/5 (восемь часов в день, пять рабочих дней в неделю).

4. Основные требования по подключению Участников к SWIFTNet через сервис-бюро

30. Подключение Участников к сервису SWIFTNet через сервис-бюро осуществляет персонал сервис-бюро.

31. Основными требованиями для подключения Участника к сервис-бюро являются:

- 1) вступление в члены сообщества SWIFT;
- 2) заключение с оператором сервис-бюро договора на подключение к сервис-бюро;

3) установка и подключение терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection), включающее проведение следующих мероприятий:

- подготовка терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) для подключения к сервису SWIFTNet в соответствии с документами SWIFT и условиями договора на подключение к сервис-бюро SWIFT;

- организация для работы терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) с интерфейсом/сервером SWIFT, находящимся в сервис-бюро в отдельной подсети, независимой от общей локальной сети Участника;

- обеспечение безопасной среды функционирования терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) (специальное помещение с ограниченным доступом и оборудованным охранно-пожарной сигнализацией и др.);

- наличие альтернативного канала передачи данных в качестве резервного для обеспечения отправки/получения сообщений при возникновении нештатных ситуаций в работе инфраструктуры сервис-бюро либо обязательная установка такого средства в случае его отсутствия;

- наличие основного и резервного каналов связи с шифрованием от терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) до основного и резервного сайтов сервис-бюро, обеспечивающих передачу данных;

- обучение сотрудников, непосредственно работающих в системе SWIFT;

- по готовности инфраструктуры и персонала Участника автоматизированная система SWIFT вводится в опытную эксплуатацию на основании акта приема;

- проведение тест-тренингового режима работы терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection);

- ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы SWIFT Участника.

32. В случае несоблюдения Участником основных требований для подключения к инфраструктуре сервис-бюро оператор сервис-

бюро, предварительно уведомив Участника, может приостановить действия по подключению к сервис-бюро и не несет ответственности за возможные последствия.

5. Основные требования по предоставлению доступа Участников к терминалу (Access connection)/серверу SWIFT (Gateway connection)

33. Для получения доступа к системе SWIFT Участник должен соблюдать следующие требования:

1) назначить состав специалистов Участника, которые непосредственно должны принимать участие в эксплуатации системы SWIFT;

2) распределить права доступа к системе SWIFT и ответственность каждого специалиста строго в соответствии с документами SWIFT;

3) обеспечивать соответствующий уровень защиты информации терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) от несанкционированного доступа;

4) обеспечивать поддержку и функционирование терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) и нести ответственность за все риски, связанные со сбоями оборудования, программного обеспечения, каналов связи, операционной деятельностью специалистов (ошибки сотрудников, несанкционированный доступ, мошенничество);

5) разработать внутренние процедуры формирования и отправки сообщений, соблюдения конфиденциальности, хранения данных и предотвращения несанкционированного доступа к ним в соответствии с документами SWIFT, нормативными правовыми актами Национального банка, законодательством Кыргызской Республики и договорами, а также порядок работы персонала при возникновении нештатных ситуаций в процессе эксплуатации терминала SWIFT (Access connection) /сервера SWIFT (Gateway connection);

6) при возникновении нештатной ситуации (инцидента, киберинцидента) на стороне Участника персонал Участника уведомляет об этом сервис-бюро в соответствии со сроками и условиями договоров;

7) поддерживать в рабочем состоянии альтернативные каналы передачи данных для обеспечения отправки/получения сообщений при возникновении нештатных ситуаций в работе инфраструктуры сервис-бюро.

34. Для обеспечения соответствующего уровня защиты информации необходимо:

1) распределение обязанностей персонала, имеющих доступ к терминалу SWIFT (Access connection)/серверу SWIFT (Gateway connection), в соответствии с принципами безопасности: доступ к информации только по служебной необходимости, минимальные полномочия и разграничение обязанностей, согласно с требованиями и рекомендациями SWIFT;

2) систематический контроль со стороны сервис-бюро и Участника за выполнением требований предоставления доступа персонала к системе SWIFT в соответствии с внутренними процедурами Участника;

3) шифрование трафика от терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) до сервис-бюро.

35. В случае нарушения данных требований сервис-бюро оператор сервис-бюро, предварительно уведомив Участника, может приостановить доступ Участника к сети SWIFTNet через сервис-бюро и не несет ответственности за возможные последствия.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 24 декабря 2018 года
№ 2018-П-07/57-1-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 4,75 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 25 декабря 2018 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики курирующего Экономическое управление.

Председатель

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 декабря 2018 г.
№ 2018-П-14/58-7-(ПС)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести предлагаемые изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4.

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Управлению платежных систем Национального банка направить настоящее постановление в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики для последующей государственной регистрации в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати рабочих дней со дня официального опубликования.

5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники кодов платежей в Главной книге Национального банка Кыргызской Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени.

6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление платежных систем.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «26» декабря 2018 г.
№ 2018-П-14/58-7-(ПС)

**Изменения
в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного
оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4 следующие изменения:

в Государственном классификаторе платежного оборота, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– Раздел 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложить в следующей редакции:

«

Код платежа	Наименование назначения платежа
10000000	ПЛАТЕЖИ ПО ДОХОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
11000000	Налоговые доходы
11100000	Налоги на доходы и прибыль
11110000	Налоги на доходы и прибыль
11111000	Подходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики
11111100	Подходный налог, уплачиваемый налоговым агентом
11111200	Подходный налог по единой налоговой декларации
11112000	Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
11112100	Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
11113000	Налог на прибыль
11113100	Налог на прибыль
11113200	Налог на проценты
11113300	Налог на доходы золотодобывающих компаний
11120000	Налоги по специальным режимам

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11121000	Поступления по единому налогу
11121100	Единый налог для субъектов малого предпринимательства
11122000	Налог на основе патента
11122100	Налог на основе обязательного патента
11122200	Налог на основе добровольного патента
11130000	Налоги, нераспределяемые по категориям
11131000	Налог на валовый доход «Кумтор»
11131100	Налог на валовый доход «Кумтор»
11300000	Налоги на собственность
11310000	Налог на имущество
11311000	Налог на недвижимое имущество
11311100	Налог на недвижимое имущество, неиспользуемое для осуществления предпринимательской деятельности
11311200	Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы
11311300	Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы
11312000	Налог на движимое имущество
11312100	Налог на транспортные средства юридических лиц
11312200	Налог на транспортные средства физических лиц
11320000	Земельный налог
11321000	Земельный налог
11321100	Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками
11321200	Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями
11321300	Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения
11400000	Налоги на товары и услуги
11410000	Общие налоги на товары и услуги
11411000	Налог на добавленную стоимость (НДС)
11411100	НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики
11411200	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС
11411300	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС
11411400	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран
11412000	Налог с продаж
11412100	Налог с продаж

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11420000	Акцизный налог
11421000	Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР
11421100	Алкогольная продукция
11421110	Спирт этиловый
11421120	Водка и ликероводочные изделия
11421130	Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
11421140	Вина
11421150	Коньяки
11421160	Вино игристое, включая шампанское
11421170	Пиво расфасованное
11421180	Пиво нефасованное
11421190	Виноматериалы
11421200	Табачные изделия
11421210	Табачные изделия с фильтром
11421220	Табачные изделия без фильтра
11421230	Сигары и сигариллы
11421290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11421300	Нефтепродукты
11421310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11421320	Топливо реактивное
11421330	Дизельное топливо
11421340	Мазут
11421350	Масла и газоконденсат
11421360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11421400	Прочие подакцизные товары
11421410	Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
11421490	Прочие подакцизные товары
11422000	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС
11422100	Алкогольная продукция
11422110	Спирт этиловый
11422120	Водка и ликероводочные изделия
11422130	Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
11422140	Вина
11422150	Коньяки
11422160	Вино игристое, включая шампанское
11422170	Пиво расфасованное

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11422180	Пиво нефасованное
11422190	Виноматериалы
11422200	Табачные изделия
11422210	Табачные изделия с фильтром
11422220	Табачные изделия без фильтра
11422230	Сигары и сигариллы
11422290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11422300	Нефтепродукты
11422310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11422320	Топливо реактивное
11422330	Дизтопливо
11422340	Мазут
11422350	Масла и газоконденсат
11422360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11422400	Прочие подакцизные товары
11422410	Прочие подакцизные товары
11423000	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики от государств-членов ЕАЭС
11423100	Алкогольная продукция
11423110	Спирт этиловый
11423120	Водка и ликероводочные изделия
11423130	Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
11423140	Вина
11423150	Коньяки
11423160	Вино игристое, включая шампанское
11423170	Пиво расфасованное
11423180	Пиво нефасованное
11423190	Виноматериалы
11423200	Табачные изделия
11423210	Табачные изделия с фильтром
11423220	Табачные изделия без фильтра
11423230	Сигары и сигариллы
11423290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11423300	Нефтепродукты
11423310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11423320	Топливо реактивное
11423330	Дизельное топливо
11423340	Мазут

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11423350	Масла и газоконденсат
11423360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11423400	Прочие подакцизные товары
11423410	Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
11423490	Прочие подакцизные товары
11424000	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран
11424100	Алкогольная продукция
11424110	Спирт этиловый
11424120	Водка и ликероводочные изделия
11424130	Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
11424140	Вина
11424150	Коньяки
11424160	Вино игристое, включая шампанское
11424170	Пиво расфасованное
11424180	Пиво нефасованное
11424190	Виноматериалы
11424200	Табачные изделия
11424210	Табачные изделия с фильтром
11424220	Табачные изделия без фильтра
11424230	Сигары и сигариллы
11424290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11424300	Нефтепродукты
11424310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11424320	Топливо реактивное
11424330	Дизельное топливо
11424340	Мазут
11424350	Масла и газоконденсат
11424360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11424400	Прочие подакцизные товары
11424410	Прочие подакцизные товары
11460000	Налоги за пользование недрами
11461000	Бонусы
11461100	Горючие полезные ископаемые
11461110	Нефть
11461120	Газы горючие
11461130	Уголь

11461190	Прочие горючие полезные ископаемые
11461200	Металлические полезные ископаемые
11461210	Благородные металлы
11461220	Ртуть
11461230	Сурьма
11461240	Олово, вольфрам
11461290	Прочие металлы, неклассифицированные выше
11461300	Неметаллические полезные ископаемые
11461310	Облицовочные камни
11461320	Песок строительный
11461330	Гипс
11461340	Известняк, строительный камень
11461350	Цветные камни (самоцветы)
11461390	Прочие неметаллы, неклассифицированные выше
11461400	Подземные воды
11461410	Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
11461420	Минеральные воды для бальнеолечения
11461430	Термальные воды для отопления
11461440	Воды питьевые и технические
11462000	Роялти
11462100	Горючие полезные ископаемые
11462110	Нефть
11462120	Газы горючие
11462130	Уголь
11462190	Прочие горючие полезные ископаемые
11462200	Металлические полезные ископаемые
11462210	Благородные металлы
11462220	Ртуть
11462230	Сурьма
11462240	Олово, вольфрам
11462290	Прочие металлы, неклассифицированные выше
11462300	Неметаллические полезные ископаемые
11462310	Облицовочные камни
11462320	Песок строительный
11462330	Гипс
11462340	Известняк, строительный камень
11462350	Цветные камни (самоцветы)
11462390	Прочие неметаллы, неклассифицированные выше
11462400	Подземные воды

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11462410	Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
11462420	Минеральные воды для бальнеолечения
11462430	Термальные воды для отопления
11462440	Воды питьевые и технические
11462490	Прочие подземные воды
11500000	Налоги на международную торговлю и внешние операции
11510000	Таможенные платежи
11511000	Таможенные платежи с ввозимой продукции
11511100	Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС
11511200	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
11511300	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС
11511400	Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
11511500	Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов
11511600	Совокупный таможенный платеж
11512000	Таможенные платежи с вывозимой продукции
11512100	Экспортная таможенная пошлина
11512200	Экспортная сезонная таможенная пошлина
11513000	Таможенные сборы
11513100	Сборы с иностранных автоперевозчиков
11513200	Сборы за таможенное оформление
11514000	Другие таможенные сборы и платежи
11514100	Другие таможенные сборы и платежи
11515000	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС приостановлено
11515100	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено
11515200	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено
11515300	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено
11515400	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено
11516000	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС

11516100	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан
11516200	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь
11516300	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Российской Федерации
11516400	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения
11516500	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики
11517000	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
11517100	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан
11517200	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь
11517300	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Российской Федерации
11517400	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения
11517500	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики
11518000	Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11518100	Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11520000	Ввозные таможенные пошлины
11521000	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
11521100	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан
11521200	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь
11521300	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации
11521400	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения
11522000	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11522100	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

11522200	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11522300	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской Федерации по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11522400	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11523000	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам, при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС
11523100	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Казахстан
11523200	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Беларусь
11523300	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Российской Федерации
11523400	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Армения
11524000	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
11524100	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Казахстан
11524200	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь
11524300	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации
11524400	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения
11525000	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
11525100	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
11525200	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

11525300	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской Федерации по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
11525400	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
11526000	Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте приостановлено
11526100	Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено
11526200	Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено
11526300	Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено
11526400	Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено
11600000	Прочие налоги и сборы
11610000	Прочие налоги и сборы
11611000	Прочие налоги и сборы
11611100	Прочие налоги и сборы республиканского бюджета
11611200	Прочие налоги и сборы местного бюджета
12000000	Взносы/отчисления на социальное обеспечение и социальные нужды
12100000	Взносы/отчисления на обязательное государственное социальное страхование
12110000	Страховые взносы в Социальный фонд
12111000	Страховые взносы в Социальный фонд
12111110	Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся
12111120	Страховые взносы по полисам (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда)
12111130	Страховые взносы крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица
12111210	Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный фонд
12111220	Страховые взносы по полисам по Государственному накопительному пенсионному фонду
12200000	Прочие доходы Социального фонда
12210000	Прочие доходы Социального фонда

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

12211000	Прочие доходы Социального фонда
12211100	Капитализируемые суммы для выплаты пенсий
12211200	Средства, взыскиваемые с работодателей и граждан в результате предъявления регрессных требований
12211900	Прочие доходы Социального фонда
12220000	Проценты по доходам Социального фонда
12221000	Проценты по доходам Социального фонда
12221100	Проценты по доходам Социального фонда
12230000	Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
12231000	Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
12231100	Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
12300000	Прочие доходы ФОМС
12310000	Прочие доходы ФОМС
12311000	Прочие доходы ФОМС
12311200	Поступления от выдачи полиса ОМС
12311300	Средства, взыскиваемые в судебном и во внесудебном порядке с организаций здравоохранения за ненадлежащее исполнение договорных обязательств
12311400	Средства, получаемые в результате применения мер материальной, административной и уголовной ответственности, включая суммы возмещения ущерба по решениям суда
12311500	Средства, взыскиваемые в результате незаконного или нецелевого использования средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
12311700	Средства, поступающие от благотворительных фондов, международных организаций и иностранных граждан
12311900	Другие доходы, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики
13000000	Полученные официальные трансферты
13100000	Трансферты из-за границы
13110000	Трансферты от правительств иностранных государств
13111000	Трансферты от правительств иностранных государств
13111100	Текущие
13111200	Капитальные
13120000	Трансферты от международных организаций
13121000	Трансферты от международных организаций
13121100	Текущие
13121200	Капитальные
13300000	Трансферты сектора государственного управления
13320000	Трансферты местным бюджетам

13321000	Трансферты местным бюджетам
13321100	Выравнивающие трансферты
13321200	Целевые трансферты
13321300	Целевые трансферты между уровнями местного бюджета
13330000	Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления
13331000	Средства, полученные из республиканского бюджета Социальным фондом
13331100	Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному страхованию
13331210	Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
13331220	Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
13331230	Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
13331300	Пенсии отдельным категориям населения
13331400	Пенсии военнослужащим
13331500	Государственное обязательное страхование военнослужащих при гибели, получении инвалидности
13331600	Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
13331700	Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, по трудовым увечьям
13331800	Надбавки к пенсиям
13332000	Средства, полученные из республиканского бюджета Фондом обязательного медицинского страхования
13332100	Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое государственное медицинское страхование
13332200	Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование детей до 16 лет
13332300	Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование пенсионеров
13332400	Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные пособия
13332500	Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года

13332600	Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование безработных граждан, официально зарегистрированных в государственной службе занятости населения
13332700	Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на обязательное медицинское страхование военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы
13332800	Средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты компенсаций по исполнению решений суда
13332900	Прочие средства, полученные из республиканского бюджета
13340000	Страховые взносы в ФОМС
13341000	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые плательщиками взносов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
13341100	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работников
13341200	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работодателей
13341300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование занятых индивидуальной трудовой деятельностью
13341400	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование сельхозпроизводителей
13341900	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, нераспределенные по категориям
13350000	Средства, полученные из бюджета Социального фонда
13351000	Средства, полученные из бюджета Социального фонда
13351100	Средства, полученные из бюджета Социального фонда на обязательное медицинское страхование
14000000	Неналоговые доходы
14100000	Доходы от собственности и проценты
14110000	Проценты
14111000	Проценты по депозитам
14111100	Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, размещенным в Национальном банке КР
14111200	Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, размещенным в коммерческих банках КР
14111300	Проценты, начисленные по размещению временно свободных денежных средств Социального фонда в ГЦБ, ноты Национальном банке КР, на краткосрочные депозиты
14111400	Проценты, начисленные на остатки денежных средств Социального фонда и ГНПФ на счетах в коммерческих банках

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14111500	Проценты, начисленные по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты, государственные ценные бумаги, облигации кыргызских эмитентов, в ипотечные ценные бумаги
14111600	Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, размещенным заграничными учреждениями КР в коммерческих банках государства пребывания
14111700	Проценты за предоставление отсрочки по уплате страховых взносов Социальному фонду
14112000	Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
14112100	Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
14112200	Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам от других единиц сектора государственного управления
14120000	Дивиденды и прибыль
14121000	Дивиденды
14121100	Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций
14121200	Дивиденды по акциям предприятий, принадлежащих Социальному фонду
14122000	Прибыль
14122100	Прибыль Национального банка Кыргызской Республики
14122200	Прибыль государственных предприятий
14150000	Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов
14151000	Плата за право разведки, разработки и /или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
14151100	Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
14151200	Плата за удержание лицензии на право пользования недрами
14152000	Плата за использование природных ресурсов
14152100	Плата за аренду земли в населенных пунктах
14152200	Плата за пользование пастбищными угодьями
14152300	Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь сельскохозяйственного производства
14152400	Плата в местный бюджет от возмещения упущенной выгоды
14152600	Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель
14152700	Плата за пользование лесными ресурсами и пользование природными объектами растительного, животного мира и грибами
14152800	Плата за пользование водными ресурсами и водными объектами
14152900	Прочие платежи за использование природных активов
14153000	Плата за загрязнение окружающей среды
14153100	Плата за загрязнение окружающей среды
14200000	Доходы от продажи товаров и оказания услуг
14210000	Плата за аренду

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14211000	Плата за аренду имущества
14211100	Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности
14211200	Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности
14211900	Плата за аренду прочего имущества
14212000	Плата за аренду нематериальных активов
14212100	Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра
14220000	Административные сборы и платежи
14221000	Платежи
14221100	Плата за выдачу лицензий
14221200	Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов
14221300	Поступления от проведения государственных лотерей
14221400	Плата от реализации ушных бирок
14221500	Платежи за прохождение видов служб и сборов, предоставляемых взамен срочной военной службы
14221600	Отчисления на развитие отрасли связи
14221700	Плата за использование радиочастотного спектра
14221800	Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов
14221900	Прочие платежи
14222000	Пошлины
14222100	Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами
14222200	Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
14222300	Государственная пошлина, взимаемая судебными органами
14222400	Патентная пошлина
14222500	Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании
14222900	Прочая государственная пошлина
14223000	Единовременный декларационный платеж
14223100	Единовременный декларационный платеж
14224000	Сборы
14224100	Сборы за государственную регистрацию
14224200	Плата за вывоз мусора населенных пунктов
14224300	Сбор за парковку и стоянку автотранспорта
14224400	Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции
14224500	Сборы за взвешивание, измерение, пропуск и проезд
14224900	Прочие сборы

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14230000	Поступления от оказания платных услуг
14231000	Медицинские услуги
14231100	Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне
14231200	Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне
14231300	Плата за оказание медицинской помощи в стационароразмещающих отделениях
14231400	Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах
14231500	Плата граждан по соучастию в оплате медицинских услуг
14231600	Плата за оказание стоматологической помощи
14231700	Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий
14231800	Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной квоты)
14231900	Плата за неклассифицированные медицинские услуги
14232000	Образовательные и культурные услуги
14232100	Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ)
14232200	Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ-претендентов на получение документов особого образца
14232300	Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах
14232400	Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями
14232500	Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций
14232600	Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования
14232700	Плата за показ театральных постановок
14232800	Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры
14232900	Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги
14233000	Социальные услуги
14233100	Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом
14233200	Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и разрешения на работу
14233300	Плата за публикацию научных статей в интернет-журнале
14233400	Плата за предоставление комнат для свиданий
14233500	Плата за предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14233600	Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических изделий
14233900	Плата за неклассифицированные социальные услуги
14234000	Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов
14234100	Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги связи
14234200	Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб
14234300	Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий
14234400	Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и полиса
14234500	Плата за подтверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции, персонала и так далее
14234600	Плата за предоставление сертификатов
14234700	Плата за проставление апостиля
14234900	Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и другие
14235000	Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
14235100	Плата за определение активности дезинфекционных средств по заявкам и договорам
14235200	Плата за проведение внеплановых работ
14235300	Плата за проведение экспертизы и исследований
14235400	Плата за проведение тестирования и оценки знаний
14235500	Плата за проведение анализа и обследования
14235600	Плата за ветеринарный и клинический осмотр
14235700	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по заявкам и договорам
14235800	Проведение экспертизы эффективности и безопасности ветеринарных лекарственных средств по заявкам физических и юридических лиц
14235900	Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
14236000	Предоставление информации и услуги печати
14236100	Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций и диссертациям
14236200	Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление статистической информации
14236300	Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации
14236400	Плата за организацию, проведение различных мероприятий
14236500	Плата за выдачу документов во временное пользование
14236600	Плата за оформление документов и документирование граждан

14236700	Предоставление в пользование геологических информационных ресурсов
14236800	Сканирование и копирование научно-технической литературы и документации
14236900	Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати
14237000	Обеспечение безопасности и хранения
14237100	Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей
14237200	Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений
14237300	Плата за содержание животных в карантинном изоляторе
14237400	Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств
14237500	Плата за подготовку, прием и хранение документов
14237600	Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам
14237700	Плата за сопровождение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ
14237800	Подготовка документов к сдаче на государственное хранение и по инициативе заявителя, также отраслевых и индивидуальных номенклатур дел для учреждений
14237900	Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения
14238000	Другие виды услуг
14238100	Плата за поставку воды водопользователям
14238200	Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий
14238300	Плата за реализацию древесины и посадочного материала
14238400	Плата за классификацию темы по международной патентной классификации
14238500	Плата за индексирование авторефератов диссертаций
14238600	Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений
14238700	Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга
14238800	Плата за организацию и проведение мероприятий сверх формата
14238900	Плата за неклассифицированные другие виды услуг
14239000	Прочие поступления
14239100	Попечительские взносы
14239200	Отчисления от международных институтов для проведения совместной научно-исследовательской работы
14239300	Средства от реализации товаров собственного производства
14239400	Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе государственными и муниципальными учреждениями

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

14239500	Отчисления выше/ниже стоящих учреждений
14239900	Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг
14300000	Штрафы, пени, санкции, конфискации
14310000	Штрафы, санкции, конфискации
14311000	Штрафы, санкции, конфискации
14311100	Штрафы
14311200	Поступления от реализации выявленной контрабанды
14311300	Поступления от реализации конфискованного имущества
14311400	Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий
14311500	Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим преступлениям
14311600	Плата по возмещению экологического ущерба
14311700	Штрафы за порчу земель
14311800	Возмещение вреда и ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования
14311900	Возмещение ущерба по уголовным делам коррупционного характера
14320000	Штрафы и пени по страховым взносам
14321000	Штрафы и пени по страховым взносам
14321100	Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное перечисление страховых взносов Социальному фонду
14321200	Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование
14400000	Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
14410000	Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
14411000	Текущие
14411100	Текущая помощь
14412000	Капитальные
14412100	Капитальная помощь
14500000	Прочие неналоговые доходы
14510000	Прочие неналоговые доходы
14511000	Прочие неналоговые доходы
14511100	Доходы обращенные в пользу государства
14511200	Курсовая прибыль/убыток
14511400	Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения
14511900	Прочие неналоговые доходы

14512000	Поступление средств пенсионных накоплений
14512100	Поступление средств пенсионных накоплений в ГНПФ от управляющих компаний

»;

– Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета» изложить в следующей редакции:

«

20000000	ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
21000000	Оплата труда работников
21100000	Заработная плата
21110000	Заработная плата
21111000	Заработная плата постоянных работников
21111100	Основная заработная плата
21111200	Надбавки
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации
21112000	Заработная плата временных работников
21112100	Работники, нанятые по контракту или на временной основе
21200000	Взносы/отчисления на социальные нужды
21210000	Взносы в Социальный фонд
21211000	Взносы в Социальный фонд
21211100	Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся
22000000	Приобретение и использование товаров и услуг
22100000	Использование товаров и услуг
22110000	Расходы на служебные поездки
22111000	Командировочные расходы внутри страны
22111100	Транспортные расходы
22111200	Гостиничные расходы
22111300	Суточные расходы
22112000	Командировочные расходы за границу
22112100	Транспортные расходы
22112200	Гостиничные расходы
22112300	Суточные расходы
22120000	Услуги связи
22122000	Услуги связи
22122100	Услуги телефонной и факсимильной связи
22122200	Услуги мобильной связи
22122300	Услуги фельдъегерской связи

22122400	Услуги почтовой связи
22122500	Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм
22122900	Прочие услуги связи
22130000	Арендная плата
22131000	Арендная плата
22131100	Аренда зданий и помещений
22131200	Аренда оборудования и инвентаря
22131300	Аренда транспортных средств
22131900	Аренда прочего имущества
22140000	Транспортные услуги
22141000	Транспортные услуги
22141100	Бензин, дизель и прочее топливо
22141200	Приобретение запасных частей
22141300	Обслуживание транспортных средств
22141900	Прочие транспортные услуги
22150000	Приобретение прочих товаров и услуг
22151000	Приобретение прочих услуг
22151100	Приобретение юридических услуг
22151200	Приобретение услуг консультантов
22151400	Услуги в области информационных технологий
22152000	Приобретение услуг по содержанию состояния имущества
22152100	Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений
22152200	Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры
22152900	Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного имущества
22153000	Расходы на обучение государственных служащих, специалистов и населения
22153100	Расходы на обучение государственных служащих
22153200	Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях профтехобразования на краткосрочной основе
22153300	Расходы на обучение и переобучение специалистов
22154000	Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
22154100	Представительские расходы
22154200	Расходы за изготовление бланков, медалей, значков
22154300	Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг
22154900	Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг
22160000	Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161000	Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161100	Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

22170000	Приобретение медицинских товаров и услуг
22171000	Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171100	Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171200	Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов
22171300	Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных животных, задействованных в оборонных и правоохранительных органах
22172000	Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг
22172100	Расходы на приобретение лабораторных и диагностических исследований
22180000	Приобретение продуктов питания
22181000	Приобретение продуктов питания
22181100	Приобретение продуктов питания
22181200	Компенсационные выплаты на продукты питания
22181300	Приобретение корма для служебных животных, задействованных в оборонных и правоохранительных органах
22181400	Расходы на оплату котлового довольствия.
22190000	Расходы, представленные единой статьей в системе высшего профессионального образования
22191000	Расходы, представленные единой статьей в системе высшего профессионального образования
22191100	Расходы, представленные единой статьей в системе высшего профессионального образования
22200000	Приобретение товаров и услуг
22210000	Расходы на текущий ремонт имущества
22211000	Расходы на текущий ремонт имущества
22211100	Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
22211200	Расходы на текущий ремонт сооружений
22211300	Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
22220000	Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22221000	Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22221100	Приобретение оборудования и материалов
22221200	Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22230000	Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования
22231000	Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

22231100	Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования
22240000	Приобретение угля и других видов топлива
22241000	Приобретение угля и других видов топлива
22241100	Приобретение каменного угля
22241200	Приобретение других видов топлива
22250000	Приобретение услуг охраны
22251000	Приобретение услуг охраны
22251100	Приобретение услуг вневедомственной охраны
22251900	Приобретение прочих охранных услуг
22260000	Расходы на оплату услуг банков
22261000	Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг
22261100	Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг
22261200	Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг
22261300	Оплата услуг Национального банка, коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений по обслуживанию бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики
22270000	Расходы по оплате услуг по выплате пенсий и пособий
22271000	Расходы по оплате услуг коммерческих банков по выплате пенсий и пособий
22271100	Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате пенсий и пособий
22271200	Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате накопительной части пенсии
22272000	Расходы по оплате почтовых услуг по выплате пенсий и пособий
22272100	Расходы по оплате услуг ГП «Кыргызпочтасы» по выплате пенсий и пособий
22272200	Расходы по оплате услуг ГП «Кыргызпочтасы» по выплате накопительной части пенсии
22300000	Коммунальные услуги
22310000	Коммунальные услуги
22311000	Коммунальные услуги
22311100	Плата за воду
22311200	Плата за электроэнергию
22311300	Плата за теплоэнергию
22311400	Плата за газ
22350000	Плата за прочие коммунальные услуги
22351000	Плата за прочие коммунальные услуги

22351100	Плата за пользование лифтом
22351200	Плата за аренду автостоянок и гаражей
22351900	Плата за прочие коммунальные услуги
24000000	Проценты
24100000	Проценты нерезидентам
24110000	Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
24111000	Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
24111100	Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
24200000	Проценты резидентам, кроме сектора госуправления
24210000	Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211000	Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211100	Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным бумагам
24211200	Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам
24220000	Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221000	Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221100	Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24300000	Проценты другим единицам сектора госуправления
24310000	Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311000	Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311100	Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
25000000	Субсидии
25100000	Субсидии государственным предприятиям
25110000	Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111000	Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111100	Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25120000	Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121000	Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121100	Субсидии финансовым государственным предприятиям
25200000	Субсидии частным предприятиям
25210000	Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211000	Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211100	Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25220000	Субсидии финансовым частным предприятиям
25221000	Субсидии финансовым частным предприятиям
25221100	Субсидии финансовым частным предприятиям
26000000	Гранты и взносы

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

26100000	Гранты правительствам иностранных государств
26110000	Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111000	Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111100	Текущие гранты правительствам иностранных государств
26120000	Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121000	Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121100	Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26200000	Гранты международным организациям
26210000	Текущие взносы международным организациям
26211000	Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ
26211100	Взносы в международные организации
26211200	Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ
26211300	Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР
26211900	Прочие безвозмездные перечисления
26220000	Капитальные гранты международным организациям
26221000	Капитальные гранты международным организациям
26221100	Капитальные гранты международным организациям
26300000	Гранты другим единицам сектора государственного управления
26310000	Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления
26311000	Трансферты местным бюджетам
26311100	Выравнивающие трансферты
26311200	Целевые трансферты
26311300	Целевые трансферты между уровнями местного бюджета
26313000	Ассигнования Социальному фонду
26313100	Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному страхованию
26313210	Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
26313220	Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
26313230	Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
26313300	Пенсии отдельным категориям населения
26313400	Пенсии военнослужащим
26313500	Государственное обязательное страхование военнослужащих при гибели, получения инвалидности
26313600	Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
26313700	Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, по трудовым увечьям
26313800	Надбавки к пенсиям
26314000	Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования
26314100	Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

26315000	Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда
26315100	Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда Фонду обязательного медицинского страхования
26315200	Средства, передаваемые уполномоченному органу по распределению средств фонда оздоровления трудящихся
26315300	Средства, передаваемые Государственному накопительному пенсионному фонду
26320000	Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
26321000	Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
26321100	Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
27000000	Социальные пособия и выплаты
27100000	Пособия по социальному обеспечению
27110000	Пособия по социальному обеспечению
27111000	Пособия по социальному обеспечению
27111100	Выплаты по государственному социальному страхованию
27111200	Пособие на погребение пенсионера
27111300	Пенсии военнослужащим
27111400	Выплаты по государственному обязательному страхованию военнослужащих при гибели, получения инвалидности
27111500	Выплата накопительной части пенсии
27115000	Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию населения
27115100	Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию детей до 16 лет
27115200	Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию пенсионеров
27115300	Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию лиц, получающих социальные пособия, в том числе инвалидов с детства
27115400	Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию по медицинскому страхованию студентов до 21 года
27115500	Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию безработных
27115600	Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию военнослужащих
27200000	Пособия по социальной помощи населению
27210000	Пособия по социальной помощи населению
27211000	Пособия по социальной помощи населению
27211100	Пособия малообеспеченным семьям
27211200	Единовременное пособие при рождении ребенка
27211300	Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет
27211400	Пособия по безработице

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

27211500	Социальные выплаты населению
27211600	Компенсационные выплаты в связи с потерей кормильца
27212000	Прочие социальные пособия и выплаты
27212100	Пособия по временной нетрудоспособности
27212200	Пособия по беременности и родам
27212300	Выплата ритуальных пособий (на погребение)
27213000	Компенсации взамен льгот и льготы населению
27213100	Компенсации взамен льгот и льготы населению
27214000	Прочие расходы по содействию занятости населения
27214100	Расходы на профессиональное обучение
27214200	Расходы на организацию общественных работ
27214300	Расходы на микрокредитование
27214400	Чек на рабочее место
27215000	Расходы на оздоровительные мероприятия
27215100	Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их семей
27216000	Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
27216100	Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
28000000	Другие расходы
28200000	Различные прочие расходы
28210000	Другие неклассифицированные расходы
28211000	Стипендии
28211100	Стипендии
28212000	Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств
28212100	Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
28212200	Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из Пенсионного фонда
28213000	Выплата прочих платежей по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
28213100	Выплата прочих платежей по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
28219000	Другие неклассифицированные расходы
28219100	Другие неклассифицированные расходы
28220000	Капитальные различные прочие расходы
28221000	Капитальные различные прочие расходы
28221100	Капитальные различные прочие расходы
28230000	Исполнение решений суда
28231000	Исполнение решений суда

28231100	Исполнение решений суда
28231200	Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным от занимаемой должности
28240000	Резервные фонды
28241000	Резервные фонды
28241100	Резервные фонды
28250000	Передача средств пенсионных накоплений
28251000	Передача средств пенсионных накоплений Государственным накопительным пенсионным фондом
28251100	Передача средств пенсионных накоплений управляющим компаниям в доверительное управление
28251200	Передача средств пенсионных накоплений накопительным пенсионным фондам
28260000	Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений
28261000	Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений Государственного накопительного пенсионного фонда
28261100	Услуги управляющих компаний
28261200	Услуги депозитария
28261300	Услуги аудиторов
28261400	Услуги страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности
28261500	Услуги других участников отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений
28280000	Фонд развития Социального фонда
28281000	Фонд развития Социального фонда
28281100	Фонд развития Социального фонда

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 декабря 2018 г.
№ 2018-П-14/58-8-(ПС)

О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8»

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8» следующее изменение:

в пункте 4 слова «с 1 января 2019 года» заменить словами «с 1 января 2021 года».

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения действующих коммерческих банков и международных платежных систем.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление платежных систем.

Председатель

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 декабря 2018 г.
№ 2018-П-12/58-10-(НПА)

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам взыскания залога и кредитования

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

- «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3»;

- «Об утверждении «Порядка работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7»;

- «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/ операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом» от 29 августа 2012 года № 36/2»;

- «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2»;

– «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования банков довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых компаний и ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», всех структурных подразделений, областных управлений, представительства Национального банка в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления, курирующего Управление методологии надзора и лицензирования банков.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «26» декабря 2018 года
№ 2018-П-12/58-10-(НПА)

**Изменения и дополнения
в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3» следующие изменения и дополнения:

в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции:

«4.1.1. Нормальными называются те активы, которые обеспечены, как минимум, на 120% от суммы актива залогом (в виде залога), состоящим из:

– краткосрочных государственных казначейских векселей (далее - ГКВ) (если срок погашения ГКВ наступает до срока погашения актива, то банк должен в качестве залогового обеспечения принять денежные средства, полученные от погашения ГКВ, либо принять в качестве обеспечения дополнительно аналогичный (аналогичные) ГКВ;

– средств, находящихся на отдельном депозитном счете в этом банке. Под отдельным депозитным счетом понимают обособленный депозитный счет физического или юридического лица. Расчетный счет клиентов и корреспондентский счет банка не могут использоваться в качестве обеспечения;

– других ценных бумаг, включенных в листинги фондовых бирж Кыргызской Республики по наивысшей и следующей за наивысшей категорией листинга в соответствии с законодательством Кыргызской

Республики (далее - другие ценные бумаги) при условии соблюдения минимальных требований, установленных Приложением 1 к настоящему Положению.

Нормальными также называются те активы, которые обеспечены как минимум на 100% от суммы актива залогом (в виде залога), состоящим из золота в виде аффинированных мерных слитков, эмитируемых Национальным банком.

Примечание: Аффинированные мерные слитки - изготовленные и маркированные слитки из драгоценных металлов, эмитируемые (выпускаемые) Национальным банком или аффинажным предприятием, сертифицированным Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, массой 1000 грамм и менее, с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,95-99,99 процентов лигатурной массы слитка для золота и не менее 99,90 процентов лигатурной массы слитка для серебра/платины.

При этом должны выполняться следующие условия:

1) в договоре о предоставлении актива и договоре о залоге должно быть указано, что данные денежные средства, ГКВ и другие ценные бумаги являются обеспечением выданных банком средств, и банк вправе в безакцептном порядке обратиться на них взыскание в случае неисполнения клиентом своих обязательств;

2) депозитный сертификат или депозитная книжка должны находиться на хранении в банке;

3) в договоре о залоге должно быть предусмотрено недопущение дальнейшего перезалога данных денежных средств, ГКВ и других ценных бумаг;

4) в любом случае в банке должны быть разработаны соответствующие процедуры и осуществляться внутренний контроль, обеспечивающие все процедуры, связанные с оформлением залога, и сохранность денежных средств, ГКВ и других ценных бумаг до окончания срока, предусмотренного договором;

5) средства на депозите, обеспечивающие активы, должны быть в национальной валюте Кыргызской Республики, либо в валюте, свободно конвертируемой в кыргызские сомы, на основании общедоступных и достоверных котировок валют. При этом если депозит в той же валюте, что и кредит, то он должен покрывать

сумму кредита не менее чем на 100%, а депозит в валюте, отличной от валюты кредита, - не менее, чем на 120% в сомовом эквиваленте;

6) обязательное проведение еженедельной переоценки депозита, в случае, если в качестве обеспечения актива предоставлены денежные средства в валюте, отличной от валюты актива;

7) если по результатам переоценки стоимость залога уменьшилась, то банк обязан немедленно потребовать увеличения его стоимости в соответствии с требованиями настоящего Положения и обеспечить исполнение этого требования в течение 10 рабочих дней;

8) в случае если требования, указанные в подпунктах 1-7, не выполнены, то такой актив будет считаться не полностью обеспеченным, и он должен быть переведен в другую категорию классификации.

Банки могут классифицировать кредиты в национальной валюте как «нормальные активы» в случае, если они соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего Положения.

Банки могут классифицировать вновь выданные кредиты в долларах США как «нормальные активы» в случае, если они соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего Положения, с формированием РППУ в размере от 0% до 2% вне зависимости от структуры доходов, в соответствии с внутренней политикой банка. При этом данные требования распространяются на льготные кредиты, выданные в рамках сотрудничества Правительства Кыргызской Республики с Правительством Российской Федерации (Российско-Кыргызский Фонд развития - далее Фонд развития), в том числе по кредитам за счет средств, привлеченных и гарантированных Фондом развития от иных зарубежных финансовых институтов, включая ранее выданные кредиты, погашение которых будет осуществляться за счет финансирования из средств Фонда развития и предусматривает изменение первоначальных условий кредитного договора. За счет средств Фонда развития не могут быть реструктурированы кредиты банков, а также профинансированы ранее выданные кредиты, которые входят в категорию «классифицированных» активов.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Порядка работы

коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7» следующие изменения и дополнения:

в Порядке работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с залоговым имуществом», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– подпункт «б» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«б) обеспечение кредитов только товарами в обороте и драгоценными металлами должно быть не менее 150% от суммы кредита, за исключением золотых аффинированных мерных слитков, эмитируемых Национальным банком.»;

– пункт 23-1 изложить в следующей редакции:

«23-1. Договор о залоге должен содержать норму о проведении оценки заложенного имущества на момент взыскания (при наступлении событий по взысканию имущества), которая определяется соглашением залогодержателя с залогодателем, а в отношении недвижимого имущества - определяется дополнительным соглашением залогодержателя с залогодателем с привлечением независимых специалистов-оценщиков, имеющих соответствующий сертификат согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики.

При этом, после принятия решения о проведении торгов по реализации недвижимости, принятой в счет погашения долга заемщика, но до начала проведения вышеуказанных торгов необходимо определить ее справедливую стоимость, в соответствии с требованиями Положения «Об отдельных сделках/ операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики.»;

– дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

«30-1. Если до даты продажи предмета залога на торгах или его приобретения залогодержателем, заемщик (залогодатель) предлагает залогодержателю кандидатуру покупателя, который может

предложить цену, покрывающую сумму задолженности, то данное лицо имеет право преимущественной покупки. В этом случае залогодержатель не должен отказывать в реализации предмета залога. Соглашение, ограничивающее право, указанное в настоящем пункте, недействительно.»;

– дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:

«31-1. При получении извещения от залогодержателя заемщик (залогодатель) вправе:

1) заключить соглашение с залогодержателем об удовлетворении его требований, обеспеченных залогом, во внесудебном порядке; или

2) заключить нотариально удостоверенное соглашение с залогодержателем о добровольной передаче заложенного имущества в счет погашения долга после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога; или

3) обратиться в суд с заявлением о проведении процедуры обращения взыскания и реализации предмета залога в судебном порядке, если внесудебный порядок обращения взыскания имущества не предусмотрен договором о залоге и/или соглашением об удовлетворении требований, или третейским соглашением.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом» от 29 августа 2012 года № 36/2» следующие изменения и дополнения:

в Положении «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2 после слов «имеющим право на привлечение депозитов» дополнить словами «, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Отсчет срока удержания прочего недвижимого имущества начинается с даты, когда:

1) протокол о результатах торгов зарегистрирован в уполномоченном государственном органе, и у залогодержателя возникает право собственности на предмет залога, полученного в счет погашения ранее выданных кредитов/сделок, несущих в себе кредитный риск (в том числе на основании гражданско-правовых сделок).

Соглашение об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке не должно предусматривать условий, признающих данное соглашение правоустанавливающим документом.

2) имущество принято на баланс банка по соглашению без проведения торгов, то отсчет срока начинается с даты, когда право собственности на недвижимое имущество, полученное банком в счет погашения ранее выданных кредитов/сделок, несущих в себе кредитный риск, зарегистрировано в уполномоченном регистрационном органе;

3) Правление банка принимает решение о неиспользовании приобретенной для будущего расширения банка недвижимого имущества и/или прекращении использования помещения для банковской деятельности (например, в результате закрытия обособленного структурного подразделения, переезда и по другим причинам в соответствии с актом) и о необходимости его продажи. Данное решение должно быть одобрено Советом директоров.»;

– в подпункте «г» пункта 7 после слов «настоящим Положением» дополнить словами «и законодательством Кыргызской Республики.»;

– в пункте 21 слова «№ 18/3 от 21.07.2004 года» исключить;

– пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В рамках взыскания заложенного имущества превышение суммы, по которой принимается недвижимое имущество на баланс банка, над задолженностью по кредиту, является обязательством банка по возврату излишков денежных средств залогодателю.

В случае если Банк приобретает недвижимое имущество по результатам объявления первых публичных торгов несостоявшимися, в рамках судебного порядка взыскания, то банк возвращает залогодателю превышение стоимости

покупки над задолженностью по кредиту в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики.

В случае если по результатам объявления несостоявшимися повторных публичных торгов, банк оставляет за собой недвижимое имущество, то имущество принимается на баланс банка по стоимости не ниже минимальной цены, установленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Превышение цены при реализации имущества банком над задолженностью по кредиту является обязательством банка, которое подлежит возврату залогодателю.»;

– в пункте 27:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«При принятии в рамках внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество или переводе недвижимого имущества в категорию «Прочая собственность», справедливая стоимость имущества должна быть подтверждена независимым профессиональным оценщиком в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) стоимость имущества при рассмотрении заявки на кредит и до применения установленных коэффициентов не превышает 1000000 сом;»;

– в подпункте «а» пункта 31 цифры «25», «50» заменить на «15», «40» соответственно;

– пункт 31-1 изложить в следующей редакции:

«31-1. При заключении банком договора финансовой аренды/ договора продажи недвижимого имущества в рассрочку или другого подобного договора банк может классифицировать данный актив (прочую собственность) как «субстандартный» актив с формированием резерва на покрытие потенциальных потерь и убытков в размере 25% в соответствии с Положением о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики. В случае допущения просрочек по платежам и нарушения графика погашения по вновь заключенному договору,

классификация должна осуществляться согласно установленным требованиям Национального банка.

При этом, в случае продажи недвижимого имущества в рассрочку и получения задатка от покупателя то, часть прочей собственности, обеспеченная / покрытая задатком классифицируется как «нормальный актив», а не обеспеченная/не покрытая, согласно установленным требованиям Национального банка. Договор должен содержать безусловное право банка не возвращать полученный задаток покупателю в случае неисполнения им договора купли/продажи в рассрочку или другого подобного договора.

Средства, полученные в качестве задатка, должны учитываться на отдельном счете в этом банке, и не могут превышать 20% от стоимости недвижимого имущества.

Последующие платежи, осуществленные в счет покупки недвижимого имущества, в случае расторжения договора купли продажи возвращаются покупателю.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2 следующие изменения и дополнения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– в пункте 4.3:

подпункт 1 дополнить абзацем «з» следующего содержания:

«з) золото в виде аффинированных мерных слитков, эмитируемых Национальным банком.»;

в абзаце «б» подпункта 4 после слов «в мерных слитках» дополнить словами «, за исключением золотых аффинированных мерных слитков, эмитируемых Национальным банком».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующие изменения и дополнения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Данное Положение распространяется на другие активы, несущие в себе кредитный риск (в том числе корреспондентские счета, ценные бумаги, межбанковские размещения и т.п.).»;

– дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Бланковые кредиты - это кредиты, которые выдаются банком без какого-либо обеспечения, за исключением овердрафтов по платежным картам в рамках зарплатных проектов, и выдается исключительно кредитоспособному заемщику (только резиденту) на основании его репутации и оценки уровня его доходов.»;

– второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Трансграничные кредиты – кредиты, выданные резидентам/нерезидентам, для финансирования деятельности исключительно за пределами Кыргызской Республики, при этом понятие резидента/нерезидента соответствует понятию, определенному в законодательстве Кыргызской Республики.»;

– наименование раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Кредитная политика и кредитная стратегия банка»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Кредитные операции банка осуществляются в соответствии с его внутренней кредитной политикой и кредитной стратегией, утверждаемой Советом директоров банка.

Кредитная стратегия может быть включена в Бизнес план банка отдельным/дополнительным разделом.»;

– дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3 следующего содержания:

«6-1. Кредитная стратегия должна как минимум учитывать и включать в себя следующее:

- целевые рынки кредитования и их общие характеристики, которые банк планирует достичь (в том числе уровень диверсификации, планируемые показатели при оценке качества кредитного портфеля и т.д.);

- основные источники финансирования по кредитованию (банку необходимо указать источники финансирования кредитования, за счет каких средств планируется кредитовать, увеличивать кредитный портфель);

- требование о проведении анализа косвенно-валютного риска;

- соотношение доли кредитов к активам банка;

- рыночные условия и финансовое состояние банка, а также его риск - аппетит;

- ожидаемую норму прибыли и размер капитала банка;

- возможные издержки, связанные с возвратом активов подверженных кредитному риску;

- краткосрочные/ среднесрочные/ долгосрочные планы банка;

- требование о проведении анализа кредитного портфеля, который будет осуществляться на основе действующего кредитного портфеля банка. В дополнение к этому, банк должен иметь методологию проведения такого анализа, которая позволит оценивать кредитный риск и косвенно-валютный риск;

- актуальными адекватными экономическими показателями банка;

- организационную структуру банка, технические возможности и потенциал (квалификации, штатная численность) персонала и руководства банка, ответственных за кредитную деятельность банка. Соответствующий персонал должен быть проинформирован о кредитной стратегии, и обеспечивать ясность кредитной стратегии банка.

6-2. Совет директоров периодически, но не реже одного раза в год рассматривает финансовые и экономические показатели, влияющие или предусмотренные, заложенные в кредитной стратегии, и при необходимости вносит необходимые изменения.

6-3. Совет директоров банка должен обеспечивать, чтобы политика по назначениям и вознаграждениям в банке не противоречила стратегии по управлению кредитным риском.»;

- пункт 12-1 изложить в следующей редакции:

«12-1. Внутренний аудит системы внутреннего контроля кредитного риска должен проводиться ежегодно для определения соответствия деятельности банка по кредитованию кредитной стратегии, политике банка и выявления недостатков в процессе управления кредитным риском, в кредитной политике и в процедурах по кредитованию.

Также банку необходимо, в рамках внутреннего аудита, оценивать систему внутреннего контроля кредитного риска, обусловленного валютным риском, в том числе классификацию кредитов/активов в соответствии с установленными требованиями Национального банка.

Информация по последующему исполнению корректирующих мероприятий по недостаткам, выявленным в результате внутреннего аудита системы внутреннего контроля кредитного риска, должны периодически, но не реже одного раза в полгода передаваться Совету директоров банка и, как минимум, не реже одного раза в квартал в Комитет по аудиту.»;

- пункт 24 признать утратившим силу;
- абзац шестой пункта 25 изложить в следующей редакции:

«- документ из государственных органов о регистрации (если заемщик - юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента) за исключением, кредитов, выданных в рамках правительственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства;»;

- абзац четвертый пункта 26 изложить в следующей редакции:

«- право клиента обратиться к банку в последующем с просьбой о реструктуризации кредита;»;

- в пункте 31 слова «п.30» заменить словами «пункте 30»;

- пункт 42 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«- обязанность банка прекратить начисление неустойки (штрафов, пени) по истечении 15 дней с момента направления

извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет залога по кредиту заемщика - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, при этом размер неустойки (штрафа, пени), начисленной за весь период действия кредита не должен превышать 20 процентов от суммы выданного кредита;»;

- в пункте 55:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«- предмет залога и его рыночная стоимость (при необходимости с учетом применения установленных коэффициентов);»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- другие требования, а также обязанности сторон по отношению к залогу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

- первое предложение пункта 61 исключить;

- в пункте 75:

шестой абзац изложить в следующей редакции:

«- в случае необходимости, разработку программы изменения структуры задолженности (пересмотр графика платежей по возврату кредита и выплате процентов, изменение форм кредитования, проведения реструктуризации и др.).»;

дополнить пункт абзацами следующего содержания:

«При реструктуризации кредита, банку необходимо рассматривать текущее финансовое состояние и степень доверия банка к заемщику. Банк может реструктуризировать кредит, только в том случае если заемщик имеет реальные возможности по исполнению своих обязательств по измененным условиям своего кредита, что должно подтверждаться проведенным анализом и соответствующими документами.

Кредитное досье заемщика, чей кредит был реструктурирован, должно включать в себя всю информацию о текущем финансовом состоянии заемщика и его возможности погасить кредит, а также информацию и соответствующие документы о проведенной реструктуризации.»;

– в первом абзаце пункта 79 слово «ежемесячной» заменить словом «ежеквартальной»;

– дополнить пунктом 80-1 следующего содержания:

«80-1. Банк может инициировать процедуру обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество по кредиту при систематическом нарушении исполнения обязательств заемщиком более чем на три последовательных месяца (согласно действующему графику погашения клиента), предшествующих дате направления извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке.»

– в Приложении 1 к Положению:

второй абзац пункта 22 изложить в следующей редакции:

«- рыночная стоимость залога (при необходимости с учетом применения установленных коэффициентов);»;

восьмой абзац пункта 25 изложить в следующей редакции:

«- рыночная стоимость залога (при необходимости с учетом применения установленных коэффициентов);»;

– Приложение 5 к Положению признать утратившим силу.

Редакционные уточнения

В журнале «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» № 14 за 2017 год:

- в пункте 5 Содержания, изложенном на официальном языке (стр. 8) датой официального опубликования постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 декабря 2017 года № 2017-П-11\54-1-(БС) «Об Основных направлениях развития банковской системы на 2018-2021 годы» на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики считать - 2 ноября 2018 года.